

ТӨРӨКАН уулу ЭСЕНКУЛ

КЫРГЫЗДЫН  
КЫСКАЧАСАНЖЫРАСЫ  
1-ТОМ

БИШКЕК  
«МАМЛЕКЕТТИК «УЧКУН» КОНЦЕРНИ 1995

ББК — Т 24

Төрөкан уулу Эсенкул

Т 24 Кыргыздын кыскача санжырасы. — Б.: Учкун. ККИ. 1994 — 6.228.

ISBN — 5 = 665 = 00852-1

Бул китепте кыргыз элиниң чыгыш тегин, уруулук түзүлүшүн әл оозунда айтылган түрү боюнча Долон бийден кийинки таралышы кеңири көрсөтүлгөн. Китеп окурмандардын кеңири чөйрөсүнө арналат.

4702300600-08 беэз. об.

М 451(11) — 94

В книге впервые происхождение киргизов и их родоплеменные связи освещаются с привлечением источников устного творчества.

ISBN — 5 — 665 — 00852 — 1

© «Учкун» мамконцерни, 1995.



## СӨЗ БАШЫ<sup>1</sup>

Эс тартып әл ичинде жүргөндө улуу аксакалдардын көп сөздөрүнө кулак салганыма караганда, кыргыз байыркы элдин бири. Советтик доордо коомдун, улут тун тарыхын изилдеп жазган окумуштуулар бир топ әле бар, ошолордун ичинде кыргыздын тарыхын изилдеп жазгандар да кыйла. Менин оюмча алардын ичинен академик В. В. Бартольддун кыргыз жөнүндө жазганы башкаларга караганда өтө адилеттүүрөөк. Анткени, анын жазганы, фактылары кыргыз жөнүндө айткан биздин ата-бабалардын сөздөрүнө өтө жакын.

1495-жылы жазылган «Мажму аттаворыхте» («Тарыхтар жыйнагында»), кыргыз 1127-жылы «Оңго» жана «Солго» бөлүнгөнү, алардын түпкү атасы Аналхак болгону, Аналхактан Ак уулга (Оңго) чейин 20 ата, Күү уулга (Солго) чейин 23 ата өткөнү, азыркы окумуштуулардын изилдөөсүндө да, биздин ата-бабаларыбыздын айтууларына караганда да, кыргыздын тарыхы өтө терең экенин баяндап олтурат.

Академик В. В. Бартольддун жазган маалыматтары боюнча кытайдын каны Тандин династиясынын тушунда кытайлар «Кыргыз» деген элдин атына тили так келбей «Хагас» дешчү экен. Демек «Хагас» Кыргыз деген әл. Бизден мурунку доордун I кылымынын экинчи жары- мынданагы болгон окуялардын аңгемелеринде «Кыргыздар» деген әл айтылат.

Кытайдын окумуштуулары VI кылымдагы жазгандарында «хыгыстардын (кыргыздардын) жери менен Энисей дарыясы агат» деген сөз айтылат.

VI кылымда Түрк элиниң Тумини жана Шемени деген эки бир тууган көп кол менен келишип, Кытайдын чегинен тартып Византияга (Греция) жана Персияга чейинки жерлерди, элдерди каратып алган. Ошол жерлердин ичинде кыргыз эли

<sup>1</sup> Төрөкан уулу Эсенкул 1915-жылы Чүй районундагы Бурана айлында туулган. Жогорку билимдүү. Отуз жылдан ашуун партиялык-советтик жооптуу кызматтарда (райкомдун биринчи катчысы, райаткомдун төрагасы) иштеген. 1976-жылдан бери республикалык маанидеги пенсионер. Азыр республикалык археолого-архитектуралык Бурана музейинин директору. Санжырачылардын республикалык I конкурсунун женүүчүсү.

бар экендингин баяндашат. Кыргыздар Энисейдин боюнда жашоочу экен. Тумини 553-жылы, Шемени 576-жылы өлүшүптур, бирок элди ошолордун тукумдары башкара беришкен, түрк тилин өздөрүнө караган элге ошол таркатыптыр.

IX кылымдын башында (биринчи жарымында) уйгурлар кыргыздарды багынтып алууга максат коюшуп, чабуул жасашат. Күрөш 20 жыл созулат. Бирок, кыргыздарды багынта алышкан эмес. Кыргыздар 840-жылы уйгурларды жеңип, алардын Орхондогу борбор шаарын басып алышкан. Уйгурлар жеңилип калса да күрөштү 847-жылга чейин тынбастан уланта беришкен. Бирок аягында өздөрүнүн күчү жетпей, кыргыздардан биротоло жеңилип калышкан. Жеңилгендөн кийин жарымы кыргызга карап, жарымы качып Япон, Турпан аймагына келишкен. Ошондон кийин бийлик кыргызга берилет, ошентип, чыгыш Азияда кыргыз көчмөндүү чоң, күчтүү мамлекет болуп калат.

IX—X кылымда кыргыздар монголду чаап алган деген да маалымат бар. Буга монголдордун карыяларынын ооз эки айткан эпизоддорунда «Кыргыздар бизди чапкан» деген сөздөрү күбө боло алат.

Профессор Туманский өзүнүн эмгегинде: «Х кылымда аты жок жазылган кол жазмада, кыргыздар жеке гана түндүк жакта эмес, азыркы Аксыда, Турпанда да жашашкан. Ордосу Келтүккем деген калаа экен деп жазган. Арабдардан алынган маалыматтарда «Кыргыздар өздөрүнүн маданий деңгээлиниң өнүгүшү жагынан түндүк жана чыгыш жагынdagы коңшулаштарынан алда канча жотору турушат» деп белгиленген.

Кыргыздардын карыяларынын айтуусунда кыргыз эли «чыгыш Тянь-Шанда, Үрүмчү айланасында, Үч-Күшолай, Жылдыз, Күнөс, Манас, Бостон, Терек деген жерлерде турушчу экен. XVIII кылымдын аягында калмактар (ойроттор) кыргыздарды чыгыш Тянь-Шандан кууп, Анжыян тарапка сүрүп таштаптыр. Бирок, кийин катуу салгылашуулар болуп, калмактар куулгандан кийин, кыргыздар кайта мурунку ордуна Тянь-Шанга келишкен. Кыргыздардын карыяларынын айткан кабарларында «Калмактардын бийлигин талкалап, аларды кыргыздардын жеринен кууп чыккан Манас, андан кийин Табылды» деп бекеринен айтышпаган. Ошентип, жогорудагы айтылган маалыматтардан кийин төмөндөгүдөй жыйынтык чыгарууга болот.

Кыргыз эли бизден мурунку доордун бириңчи кылымынан берки эл экендинги билинди. «Хагас» деген эл кыргыз экендинги даана көрүнүп турғандыгы билинди. Кыргыздын мурунку жашаган жери Энесай менен Орхан дарыясынын аралыгы жана Кыргыз-Нор деген көлүнүн аймагы болгон.

Кыргыздар Тянь-Шанга IX—X кылымдарда уйгурларды, калмактарды чапканда келишкен, бирок бардыгы эмес, көпчүлүгү XV кылымдын аягында жайгаш-кан.

VI—VIII кылымдарда кыргыз түрктөрдүн кол астында турган кезде кыргыздар түрк тилин үйрөнүшкөн экен. Мен бул санжыраны жазууда айрым окумуштуулардын эмгектерине багыт алыш, көбүнчө көзү өткөн жана көзү өтө элек санжырачы аксакал бабалардын ооз эки айткандарына таянып жаздым. Ошону менен биргө, кийинки он жылдын ичинде, кыргыздын санжырасын аздыр-көптүр билген 200дөн ашык адам менен пикир алмаштым. Алардын ичинде Найманбаев Мукаш, Супатаев Аман, Үркүнчиев Саамат, Эгинчиев Сансызбай, Байсабаев Мансур, Борбуев Сулайман, Асанкулов Мамбеталы жана башкалар бар. Мени менен чын пикир алмашканы учун буларга терең алышымды айтам.

Акырында айтарым — бул санжыраны жыйнап, 530 бет (эки томдук) өлчөмүндө 1990-жылы Кыргыз Илимдер Академиясынын Кол жазмалар бөлүмүнө (809, 809-а деген шифр менен белгиленген) тапшыргам. Ал эми 1991-жылы Умар уулу Турдубай деген «мырзанын» автордугу менен шашылыш түрдө «Кыргыз санжырасы» деген темада чакан сүрөө (схема) түрүндө жазылган китепче чыкты. Мында көрсөтүлгөн

кыргыздын «оң» канаты бүт менин кол жазмамдан пайдаланып жазгандыгын окурмандардын эсine салып койгум келди.

Мен бул китебимдеги фактылардын бардыгын тарыхый чындык, такталган маалымат катары кабыл алуусун көздөбөйм, талаш-тартыштарды туудура турган пикирлердин пайда болушуна ишенем. Китептеги айрым фактылар кыргыз тарыхына аздыр-көптүр салымын кошсо, анда менин эмгегим да текке кетпегенине көзүм жетип, кубанычта болоор элем.

Айрым уруулардын, кишилердин ысымдары туура эмес жазылып калышы, айрым уруулардын так эмес берилиши мүмкүн. Кемчиликтер кетсе, окурмандардан кечирим сурайм. Тарыхчылар, санжырачылар дагы тактап жазышат деп ишенем.


### **САНЖЫРА ДЕГЕН ЭМНЕ?**

Санжыра — «Сен кимсин, атаң ким, чоң атаң ким, кайсы уруктансың, кайсыл уруудансың, кайсыл улуттансың» деген суроого так жооп берет. Өзүнүн түбүн билбеген адам ал адам эмес. Ата-бабалар: «Эң эле болбой калганда жети атаңды билип ал» же «Жети атасын билбеген күл» деп айтчу экен. Чынында эле өзүбүздүн чыккан түбүбүздү, уругубузду, уруубузду так жазышыбыз керек. Эгер муну так жазбасак анда элдин тарыхын, улут-уруунун тарыхын чаташтырган болобуз, аны билген эл, уруу нааразычылык кылышы да мүмкүн. Анткени, санжыра айтуу кыргызда муундан-муунга уланып келе жаткан жакшы салт, мындан ары да бул салт улана берсе экен деген ойдобуз.

Санжыраны айтуудагы негизги максат — бир туугандардын ортосундагы, уруулардын ортосунда, ошонун негизинде бүт бир элдин ортосунда бирдикти, биримдүүлүктү, ынтымактуулукту сактоого, аларды биримдүү кылып баш коштуруу болуп келген. Биздин ата- бабаларыбыз санжыраны айтууда мына ушул багытта пайдаланып келишкен. Ошондуктан алар нечен кылымдар бою өзүнүн кыргыз улутун, кыргыз уруусун бириктирип, душмандарын талкалап, көз карандысыз жашап келишкен.

Бирок, турмушта санжыраны туура түшүнбөгөндүктөн жана аны туура пайдалана албагандыктан улутчулук да, уруучулук да, ал тургай улуу шовинисттик умтулуулар да пайда болушу мүмкүн. Эгерде бирөөнү кызматка алышп жатып, «уруун ким, улутун ким» деп сурасаң «бул киши улутчул же уруучул неме окшойт» деп тетири түшүнгөндөр да бар. Буга жол берүүгө болбайт. Мындаи ишти саясий жагынан бышып жетпеген, эс-акылы төмөн, өзүнүн жеке кызыкчылыгын көздөгөн жетекчилер гана кылышат.

Мен жогору жакта түпкү атабыз Аналхак болгонун, андан Ак уулга (оңго) чейин 20 ата, Күү уулга (солго) чейин 23 ата өткөндүгүн баяндап кеткем.



Ал эми андан бери жагынан Орто Азия жана казак әлдеринин теги жана уруусунун таралышы Нух пайгамбардан таралгандыгы жөнүндө ата-бабалардан уламыш сөз бар. Нух пайгамбарга чейинкилер: Аналхак, Арсланбай, Марыбий, Шүкүрбий, Сагынбий, Сарыбий. Андан Домбур (Думбулбий), мындан Долонбий. Долонбийден баштап кыргыздын санжырасы тагыраак айтыла баштайды. (Аны китечте жазабыз). Ата-бабаларыбыздын айтууларына караганда Долонбийге чейин кыргызды башкарған көп кишилер болуптур, алардын баарына токтолуп олтурбай эле Барғанбек дегенден баштайын.

Бул жерден Алачкан (Алашкан) жөнүндө бир-эки ооз сөз. Бириңчиден, Алачкандан казактардан тарапганын айтып кетели. Алачкан эки балалуу болот, алар Жайылкан жана Сейилкан. Жайылкандан — Кыргыз, Созак, Казак, Разак деген төрт бала. Ал эми Казактан — Байчоро, Караборо, Жанчоро деген үч уул. Үчөөнүн төң үкүм-түкүмдары өсүп, ар бирөөнүкү жүздөн кем эмес болуп кеткендиктен, улуусунукун — Байчоронун түкүмү — «Улуу жүз», ортончусунукун — Жанчоронун түкүмү — «Орто жүз», кичүүсүнүкүн — Караборонун түкүмү — «Кичи жүз» деп аталып калган. Мына ушундан улам казак агайындар үч жүзгө бөлүнүп кеткени да ушундан.

## Барганбек түкүмүнүн таралышы



### **Барганбек жөнүндө баян**

Кыргыз уулдары Энесай дайрасынын бойлорунда, анын ыңгайлуу ой-тоолуу жайларында жашап жүрүшкөндө, ошол элди башкарған Барганбек болгондугун санжырачы айыл аксакалдары чогулуп олтурғанда баяндаар эле. Барганбек ошол мезгилде кыргыз урууларынын башын кошуп, аларды душмандан сактоого баш-көз болуп, эл башкарған кадырлуу киши болуптур. Ошол мезгилиnde эле кыргыз, казак аралаш бир урук экендингин да айтышчу эле.

Барганбектин уулу Каврамбек. Каврамбектен Калдамбек, анын уулдары Арстанбек (Кылымбек), Үрестембек болгон экен.

Үрестембектин отуз уулу болуп, алар ичкилик аталып, Кыйва, Самаркан, Букар (Бухара), Анжыян, Кашкар, Кеңкол, Саркол, Опол жактарда чачкынды болуп турушкан экен. Нечен-нечен жылдар өтүп, мезгил алмашып, булардын уруктары Таган, Кыпчак, Карагетин (Курама), Каңды, Кызылаяк, Кыдырша, Тейит, Каракалпак, Сарыкалпак делип аталып кетишкен. Бул уруктар түштүк Кыргызстандан, Өзбекстандан азыр далае учурайт.

Арстанбектин өз аты Кылымбек экен. Ал кичинесинен тың, баатыр мүнөздүү жигит болуп чоңойгондо эл аны ата мурасын улантып деп хандыкка көтөрүшөт. Ошентип, ал ата мурасын улантып хан болуп, кыргыз урууларынын башын кошуп, кол салган душмандарына моюн сунбай, кандык даража укум-тукумуна уланып 15 баласына чейин кандык дооран сүрүшкөн. Бардык учурда алар өз элин ар дайым душмандардан арстандай сактап келишкен. Ушуга байланыштуу анын аты Арстанбек деп аталып калган. Арстанбектин өзү башкарған элиниң ичинде гана эмес, коншу башка элдерге да кадыр-баркы өтө чоң болгон экен. Арстанбектин (Кылымбек), Алачкан (Алашкан деп да айтылат), Каракан, Асанкан, Табалкан, Толукан деген беш уулу болгон.

Баргамбектин небереси Арстанбектин (Кылымбектин) Толукан деген уулу эл-журтка белгилүү мыкты болуп чыгыптыр. Бул эл арасында Каракан деп аталып калган. Бул дагы ата мурасын тартып бир топ жылдар кандыктын доорун сүргөн экен. Толукандан Төрөкан, андан Баракан. Төрөкандын экинчи уулу Кызчоро. Булар жалпы эле өз учурунда «Самбаркан» деген атак алышып, өз элин башкарып, душмандардан сактап турушкан экен. Төрөкандын баласы Баракандан Бөөнкан, андан Чаянкан болгон. Төрөкандын экинчи баласы Кызчородон — Атамбий, андан Шекербий, Шекербийден Телкозу.



### Телкозунун уулу Думбулбий жөнүндө

Ал эл ичинде кадыр-барктуу болуп, эл-журтун душмандардан сактап турган. Думбулбийдин Нойгуткан, Ногойкан, Катаган деген үч уулу болот.

Ал эми Думбулбийдин Нойгутунан Акбалта, Шыгай деген эки бала.

Нойгуттун Акбалтасынан Чубак, ал эми Шыгайынан Чынкожо дегендер.

Жүрүп-жүрүп Чынкожонун тукумдары «Нойгуттар» деп аталып калган.

Акбалтанын Чубагынан Турсун, Турсундан Теңизбек, андан Челенкан, андан Көкүнкан, андан Элдешкан, андан Бекчубак, андан Жыргалбек, андан Сапарбек, андан Чанчарбек, андан Күттубек, андан Жыгатай, Субатай, Муратай деген үч уул. Бул балдар да учурунда эл билген мыкты жоокер — баатырлар болгон. «Эр жигит эл-четинде, жоо бетинде» дегендей ошол учурда булар өздөрүнүн жоокерлери менен кыргызга кол салган душмандын жазасын колуна берип, элди сактап турушкан.

Думбулбийдин Ногойканынан Жакыпкан . (Жакып- бек), Улакан, Көкчөкөз, Бай (Каманбай) деген төрт уул.

Думбулбийдин Катаганынан — Кошой (кан Кошой) деген жалгыз бала.

А эми Ногойкандын уулу Жакыпкандан Манас, андан Семетей, андан Сейтек (Сейитбек). .

Эгемендүү кыргыз өкмөтүнүн токтомунун негизинде «Манас» дастанынын миң жылдыгы 1995-жылы белгиленет. Бул кыргыз эли үчүн өтө кубанычтуу окуя. Анткени, ал кыргыз элинин өлбөс-өчпөс шамчырагы, баатырдык эпосу. Кыргыздардын кылымдар бою өз баштарынан өткөн жакшылык, жамандыктары, достору жана душмандары менен болгон мамилелери, коом- го жана жаратылышка болгон көз карашы, моралдык нормалары ушул чыгармада топтолгон. Ошондуктан, Манас кыргыз элинин улуттук сыймыгы, бакты-таалайы.

Кыргыздан чыккан Манастын ысмы Менен биздин республиkanын гана эли эмес, бардык өлкөлөрдүн булуң-бурчунда жашаган кыргыздар да сыймыктанышат.

Ногойкандын Көкчөкөз уулунан Көзкаман деген бир уул. Булардын тукуму да өз учурунда мыктысынып чыгып, тең түүгандык кылып кәэде Манаска баш ийбей, андан кандык даражаны ар дайым талашып келишкен. Кай бирде эки бир

туугандын ортосунда чыр-чатактар да болуп- кетчү. Манастын бул кысымчылыгына чыдабай Көкчөкөздүн тукуму таарынып, калмак-кытайды көздөй качып көчүп кетишиптири.

Ногойкандин Улаканынан Сыргак деген бала, ал эми Байдан (Каманбайдан) Бакай.

Бакай аксакал «Манас» эпосунда белгилүү, кадырлуу аксакалдардын бири. Байдан Байтайлак, андан Сулайман, андан Шабирбий, андан Арыстанбий, андан Атанбий, андан Зөөкүрбий, андан Сагынбий, андан Муратбий, андан Сарыбий, андан Домбулбий, Домбулбийдин Рыс (Рысадаркан), Долонбий деген эки уулу болгон.

Рыс учурунда мыкты чыгып, кыргыз-казактын башын бириктирип, элди башкарып турган. Ошондо эл ичинде «Кимдин-кимдин заманы, Рысадарканы заманы» деп эл ичинде айтылып калган. Ошол мезгилде кандык даражаны «даркан» деп атап койчу, ошондон улам Рыс - Рысадаркан деп аталып калган. Рыс жалпы эле кыргыздын (анын ичинде казактар да бар) кутманы болуп туруп, каршылашкан душмандарына оңо менен баш ийбей, кыргыз кылымга толуп, жыргап жашап жатканда, Чыңгызхан аскер күчү менен келип калат да, анын күчүнүн кубаттуу экенин байкап, муну амал-айла менен өзүнө багындышуунун жолун ойлоп тапкан. Ал өзүнүн вазири Субатай дегенди тогуз шумкар менен Рыстын алдына жиберип «сага ушул тогуз шумкарды сый кылып, Чыңгызхандын атынан келдим, Чыңгызхан сilerге чабуул салбайт, өздөрүнүн ыктыяры менен баш ийип берсин, Рыстын өзүн ушул элге кан кылып калтырам — деп айттырган. Субатай келип бул жөнүндө толугу менен түшүндүргөндө Рыс каршылык көргөзбөй, Чыңгызхандын айткандарына макул болуп, тынч эле күтүп тура берген экен.

Чыңгызхан муну уккандан кийин, «Кудай берди бизге, Рыс мага карап бергенден кийин бүт Түркстан колума өттү» деп эсептеп, өз жортуулун андан ары уланта берет. Ал жортуулга чыкканда куулук кылып, өз аскерлеринин алдына кыргыздарды биринчи салып, душман менен беттешкенде кыргыздар көп кырылат. Мындан тышкary Чыңгызхан куулук кылып, кыргыздын кээ бир мыкты жоокер баатырларын Жагатай, Субатайларды баш кылып кытайды көздөй айдатып жиберет да, алар кайра келип кол салбасын деген максат менен алардын жолун тостуруп таштайт.

Кыргыздын жетекчиси Рыстын согуштук жагынан күч-кубаттуу экенин сезип, Чыңгызхан түз кол салалбай амал менен аны жоошуткан, аны менен тынчтык мамиледе болгон. Бу да болсо кыргыздар илгертен эле өздөрүн, өз мекенин коргоого ар дайым даяр экендигин көргөзүп турат жана душмандар алар менен эсептешүүгө мажбур болгон.

### ***Сагынбийдин баласы Муратай жөнүндө***

Чыңгызхандын Рысадарканга (Рыска) көргөзгөн мытаамдык мамилесин байкап, Муратай менен Долон- бий андан чочуй башташты. Чыңгыз куулук кылып Рысты жоошутуп коюп, Нойгут тукумунан Куттубектин Жыгатай жана Субатай деген балдарын кытайды көздөй кууп жиберип, өз билгенин кыла баштады. Муну көрүп турup Муратай менен Долон: «Чыңгызхандын бул кылганы кандай, бүгүн Жыгатай менен Субатайды чаңдатып кууп-сүрсө, эртең бизди ошондой кылышы ыктымал» дешип шектенишип, агайын-туугандары менен ақылдашышат да, ал турган жеринен (Энесей-Алтайдан) жылып Ала-Тоо аймагындағы Тянь-Шанды көздөй көчүп жер которушту чечишет.


Ошентип, болгон эли менен көчө башташат. Долон- бий өзүнүн эки уулу — Ак уул, Күү уулдары менен тоо этектеп жөнөп олтуруп Тянь-Шань тоолорунун арасына

келип токтойт. Муратай болсо Ала-Тоону аралап, улам жыла берип, түштүктөгү Кожантка барып токтойт. Муратайдын чоң аталары Толукан (Каракан), Баракан, Кызчоро, Бөөнкан, Чаянкандар көп жылдар эл башкарып кандык даңқы-атагы алысса кеткен экен. Ушуга байланыштуу Муратай Кожантка баргандан кийин, көп калкка маалим кандын тукуму болгон соң, аны кадырлашат, сыйлашат. Муратай ал жерден Кожонасирден аял алып, Кожантка туруп калат. Адегенде Муратай Кожанттын каны Султан Жалилдин вазири болуп, андан кийин Кандын ишенимине киргендөн кийин кандык даража Муратайга тиет. Ошентип, Муратай Кожанттын элине кан болуп калган. Муратайдын Узункалпак жана Шооке деген эки уулу болгон. Шоокеден Калпакбай, Аккалпак, Каракалпак деген үч бала.

Муратай Кожантта кан болуп турганда Ала-Тоодо калган тууганы Долондон кабар алып турган. Долон- бий Ала-Тоодогу калган-каткан кыргыздарын жыйнап баш коштуруп, аз болсо да көпмүн деп, жок болсо да бармын деп элди башкарып жата берген экен.

### **ДОЛОНБИЙ ЖӨНҮЛДЕ**

Домбул бийдин уулу Долон өз курактуулардын ичинен тың жигит болуп чыгат. Адегенде анын кадыр-баркы өз теңдүү жолдош-жоролорунун арасында өсүп, андан кийин эл оозуна алына баштайт. Үйлөнүп жайланат. Бара-бара кыргыз эли, ата салты кылышп Долонду бий кылышп алышат. Бий болгондон кийин элдин жоопкерчилигин сезип алардын ар-намысын сактап, душмандан коргоого аракет кылат.



Чыңгызхандын мезгилинде анын колуна түшпес аракетинде болуп, эли менен акырын жылып олтуруп, Тянь-Шань тоолорунун арасына келип, элин башкарып токтоп калган экен.

Долонбий улгайып калган учурунда, байбичеси элүүгө жакындап калганда эки эгиз бала төрөйт, анын бирөөнү «Оң», экинчиси «Сол» деп атап коёт. «Ондун» аты — Ак уул (Агул) — Абыл, «Солдун» аты — Куба уул (Куул) — Кабыл экен. Эмине үчүн «Оң», «Сол» деп айтылган? Мунун муундан-муунга айтылып келе жаткан себеби көп. Анын ичинен санжырачы аксакалдар арасындағы бир нече болжолун же себебин айтып кетели.

«Оң», «Сол» деген ат балдар төрөлө электе эле коюлган экен. Себеби, Долонбий көп жылдар балалуу болбой жүрүп, байбичеси элүүгө жашы барып калган кезде кош бойлуу болуп калат. Долонбий сүйүнгөндүктөн байбичесинин боюнда бар кезинде эле чоң той берип: «Элим, байбичемдин боюнда бар, кудай буюрса балалуу болмок болдум, силердин батаңарды алайын деп чакырдым» деген имиш. Бир карыя Долондун байбичесине карап туруп: «Балам аман-эсен эки эркек эгиз бала төрөйсүн, балдарыма ат коюп бергин» деп сурап жатасың. Он бөйрөгүндөгүнү «Оң» деп кой, сол бөйрөгүндөгүнү «Сол» деп койгун, оомийин», деп бата берген экен. Ошентип, кийин Долонбийдин байбичеси аман- эсен көз жарып, эки эркек бала төрөйт. Балдар төрөлгөндө кадимкидей асан чакырылып, он бөйрөктөн төрөлгөн балага Абыл (Ак уул), сол бөйрөктөн төрөлгөн балага (Куу уул) Кабыл деп ат коюлган дешет. Мына ушундан улам эл ичинде «Оң» канат, «Сол» канат деп айтылганын биринчи себеби ушул. Экинчи себеби мындай: эненин ичинен мурун түшкөн балага — Абыл (Ак уул), кийинки түшкөн балага — Кабыл (Куу уул) деп ат коюшат да, мурун түшкөн балага оң эмчегин, кийин түшкөн балага сол эмчегин эмизчү экен, ошондон «Оң», «Сол» деп атап калган дешет. Эл арасында айтылып жүргөн үчүнчү себеби, ал Долонбийдин эки аялы болгон имиш. Улув аялышынын аты Абыл, кичүү аялышынын баласы Кабыл экен. Кичүү аялы өлүп, бала эмчекте калгандан кийин байбичеси эки баланы багат. Өз баласы Ак уулга оң эмчегин, күңүнүн баласына сол эмчегин эмгизчү экен. Мына ушундан «Оң», «Сол» болуп аталаپ калган деп да айтылат.

Эң акырында дагы бир себептери бул — Долонбийдин байбичеси эгиз төрөп, аттарын Абыл, Кабыл (Ак уул, Куу уул) деп коёт. Балдар секелек чоңоюп, күндөрдүн биринде чүкө ойноп жүрүшүп кечке жуук чүкө талашып «бул менин чүкөм, бул сенин чүкөң» дешип чатакка айланып кетет. Ата-энеси чүкөлөрүн бөлүп, сооротуп койсо да болбой уруштарын уланта беришет, чарчаганда экөө тен атасы Долонбийге даттанып келишет. Муну байкаган атасы улуусу Ак уулга он чүкөлөрдү, кичүүсү Куу уулга сол чүкөлөрдү бөлүп берип, мындан ары чырлашпай ушул өз чүкөлөрүндү таанып бөлүп алып жүргүлө дейт. Мына ошондон улам «он», «сол» деп аталаپ калган дешет.

Мындаicha айтканда Ак уулдан (Абылдан) тарагандар «Оң» канат, Куу уулдан (Кабылдан) тарагандар «Сол» канат деп аталаپ калган.

Биз бул жерден эл арасына айтылып жүргөн төрт себептерин көрсөттүк, ал эми кайсынысы туура экендигин окурмандардын, өзгөчө санжыраны жакшы чечкен адамдардын оюна койдук. Бирок, биздин оюбузча эң акыркы себеби туура го деген ойдобуз. Ак уул (Абыл) эки аял алган экен. Биринчисинен. — Моңаш, Наалы, экинчисинен Адигине, Тагай.

Моңашту кәэ бир эл ичиндеги санжырачылар «Муң- күш» же «Могуш» дешип жаңылыш айтып жүрүшөт. Чындыгында андай эмес, анын чын аты Моңаш. Аны бурмалабай айтуу керек. Демек, Адыгинеден, Тагайдан, Моңаштон жана Наалы кыздан тараган тукумдар «Оң» канат деп айтылат. Ал эми Куба уулдун (Кабылдан)

Чоңбагыш, Карапал деген эки уулу болгон. Бул (экөөнөн тараган түкүмдөр «Сол» канат деп айтылат.

Адигиненин (он) канат) түкүмүнүн көпчүлүгү Кыргызстандын түштүк жагында, айрыкча Өзгөн, Совет, Алай ж. б. райондорунда жашашат. Бириң-серин Чүй боорунда — Онбир-Жылгада, Кызыл-Сууда, Ак-Бешимде ж. б. жерлерде жайгашып калышкан.

Тагайдын (он) канат) түкүмү негизинен Тянь-Шань аймагындагы Кочкор, Нарын, Ат-Башы, Ысык-Көлдүн айланасында, Сары өзөн Чүйдүн башы Чон-Кеминден тартып, аягы Кара-Балтанын ары жагында — Казактын Меркесине чейин жашашат. Бул жерлерде жашаган элдердин басымдуу көпчүлүгү Тагайдын түкүмүнан тарагандар.

Ал эми он канатына кошулган Моңштүн түкүмү «өтө аз, алар кыргыз аймагынын бардык жерлеринде бириң-серин жайгашып калышкан.

Ал эми Наалы кыздан тарагандарды Моңдор түкүмү деп айтылат. Булар да кыйла көп, бирок, кыргыздын бардык аймактарында айыл-айыл, топ-топ болуп жашашат. Булар АкМоңдор, КараМоңдор делип экиге бөлүнөт. Булардын баары «Оң» канаттан тарагандар.

«Сол» канаттан тарагандар — Чоңбагыш менен Карапалдын түкүмдөрү. Бул экөөнүн түкүмдөрү бүт бойдан түштүк Кыргызстанда, Таласта жана Өзбекстандын Фергана аймагында жайгашкан.



### Тагай (Тагайбий) жөнүндө

Абылдын (Ак уулдун) эки аялынан үч эркек, бир кыз болгондукун жогору жакта белгилеп кеттик. Мына ошолордун ичинен Тагай деген баласы тың чыккан экен. Тагай кичинесинен эле тири карак болуп, акыл-эстүүлүгү менен адегендө жолдош-жоролорунун арасында кадыр-баркы өсүп чыгат. Бара-бара калыптанып кыргыз элиниң ичинде таанымал адамдардан болуп чыгат. Мына ушундан улам эл Тагайды бий кылып көтөрүшөт.

Бий болгондон кийин Тагай ата мурасын улантып, кыргыз элин башкарат, алардын өсүп-өнүгүшү, душмандардан коргонушу жөнүндө көп камкордукту көргөн.

Тагай кен пейил, жетим-жесирге кайрымдуу, боорукер болуптур. Анын дагы бир өзгөчөлүгү өтө калыс, акыйкаттуу, кишини кемсингепген, бардыгын бирдей көргөн адам экен. Тагай бийдин мындай адамкерчилик сапаттары жөнүндө аксакалдар арасында көп айтылат. Тагай Тянь-Шань тоосундагы, Ысык-Көл айланасындағы, Сары өзөн Чүй боорундагы кыргыздарды биримдикте башкарып, аларга көз-баш болуп турган. Элге калыс көз караш менен мамиле кылган, жетим- жесирлерге, кедей-кембагалдарга жардамын аябаган, элине келген бөлөк-бөтөн кишилерди өз балдарындай көрүп, элине кошуп алган анык элдик адам болуптур. Ошондуктан кыргыз эли ал кишини өтө кадырлашып, Тагайбий деп сыйлашкан.

Тагайбий эки аял алып, алардын төрт бала көрөт. Бириңисинен Богорустон, Койлон, Сарыбагыш (Кылжыр) болгон.

Ал эми экинчи Зуракан же (Зулайка деп да коёт) сарт аялышынан Караборо деген баласы болот.

Эзелтеден элибизде айтылып келе жаткан кыргыз санжырасында:

«Богорустондон болгон солто,  
Койлондон кооз жедигер,  
Сарыбагыштын барынан жогу» деп айтылып жүрөт эмеспи.

Мунун мындай айтылып калышынын себеби да болуш керек. Ал алардын көрүнүшүнө, жүрүш-турушуна, сапатына жараза айтылган болуу керек. Богорустондун көрүнүктүү жортуулчулары, жеке-сайышчылдары болгон сыйктанат. Ошого жараза «Богорустондон болгон солто» деп айтылып жүрөт. Койлондордун жүрүш- турушу короздонгон кишилер болгон окшойт. Ошол себептүү «Койлондон кооз жедигер» деп айтылат. Сарыбагыштын түкуму ынтымагы жок, бири менен бири согушуп, өлүмдөр болчу экен, ошого жараза «Сарыбагыштын барынан жогу» — улгайган адамдардын арасында көп айтылат.

Тагайбийдин даңын, кадыр-баркын кыргызга коңшулаш казактар, өзбектер да жакшы билишкен. Натыйжада алар менен достук байланыштар, алыш-бериш соода-сатыктар да болуп турган. Кыргыз мал чарбачылыгына байланыштуу көчмөн калк, өзбектер отурукташкан калк болгонуна байланыштуу малдын азык-түлүгүн кыргыздан көп сатып алып турган.

Мына ушул себептүү өзбектер кыргыздар менен байланышты күчөтүп, Тагай бийди колго алуу максатында өзбектин ханы ар качан Тагайбийди жыйынга, сый-конокко чакырып турган. Чакырган учурда Тагайбий жол азыгын камдап, жолдош-жоролору менен барчу. Күндөрдүн биринде өзбектин ханы Тагайбийди чакырып, ал өзүнүн бир топ жигиттери менен келип, айлап жүрүп калат. Айлар өтүп, бир күнү өзбектин каны ак конок болуп, ак сарайда кандын сый-сыпаатын көрүп сарайда жыйын курат, ал жыйында Тагайбийдин жок экенин байкап калат. Ал жигиттерине айтып караштырса Тагайбий конок сарайдын бийик дубалдарынын артында көйнөгүн чечип алып , сууга жууп олтурганын көрүшөт. Бул көрүнүштүү дароо ханга айтып келишет. Муну көргөндөн кийин өзбектин ханы жана Тагайбийдин жанжоокерлери: «Кокуй, Тагайбий бир нече айдан бери байбичеси жоктугунан жуунбай кир басып кеткен турбайбы, муну ушул конок сарайда кызмат кылып жүргөн кыздардын бирөөнө үйлөнүп коёлу» деп ақылдашып, Тагайбийге бул сунушту айтышат. Тагайбий буга макул болот. Ошентип, кандын сарайынан бир кыз тандалып ага Тагайбий макул болуп үйлөнүп калат, кыз сарт тукумунан болуп, анын аты Зуракан (Зулайка) экен. Зуракан Тагайбийдин сарт аялы болуп калганы да мына ушул себептен. Тагайбий сарт аялы менен бирге бир нече ай өзбектин хан сарайында жашайт. Өзбектин ханы кыргыздын бийин күйөө бала кылып алдым, кыргыздар менен соода-сатык жакшы болмок болду деген ой менен ичинен тынып калган.

Айлар өтүп Тагайбий эл-журтума кайтууга туура келди деген ойго келет. Бул мезгилде Зуракан аялынын боюна бутүп калган болот.

Тагайбий сарт аялын эл-журтуна кошо ала кетүүгө сунуш кылат. Ал аялы болбой коёт. Бул окуядан кийин Тагайбий аялы Зураканга: «Эй айым, сен менин өмүрлүк аялымсын, эл-журтума ала кетейин десем болбодун, сен кош бойлуусун, эгер аман-эсен көз жарып, ал эркек болуп калса атын Караборо кой, кыз болуп калса анын атын өзүң билип кой. Бала эркек болсо акыр атам деп мени издээр. Чын эле мени издеп калса, менин белгим катары мобу кестигимди баламдын колуна бер. Ушуну мага көргөзсө менин балам экенин билип, мен аны кабыл алам» деп жолго азық-түлүк камдап, сарт кайын-журту менен коштошуп, жолдоштору менен элин көздөй жөнөп кеткен.

Тагайдын сарт аялы аман-эсен көз жарып, андан эркек бала төрөлөт. Атабабанын салтынча асан чакырылып, баланын атын Тагайбийдин өтүнүчүн аткарып Караборо деп коюшат. Таякелери баланын жакшылыгына той беришет да, өзүнүн баласындай багып чоңойтушат. Бала тестиер тартып калат, тышка чыгып жолдош-жоролору менен ар кандай оюндарды ойношот, кәэде алар менен талаш-тартыш да болот, ал эми кәэ бир учурларда мушташа да кетишет. Таяк жеп ызаланып калган балдар ич күйдүүлүк менен «Тентиген жетим кыргыз, жангыз короздой кийондөбөй атанды таап ал» дешип, Караборону бир нече жолу чычалатып, ал тургай көзүнө да жаш алган күндөрү болгон экен. Мындай сөздү бир эмес, бир нече жолу уккандан кийин, күндөрдүн бириnde Караборо апасына кайрылып: «Апа менин атам ким? Эмине үчүн балдар мени тентиген жетим кыргыз... дешип шылдыңдашат» дейт, Апасы Караборонун бул суроосуна так жооп бербей: «Мына сенин атаң» деп таякелеринин бириң көрсөтүп, алдап сооротуп койчу. Бирок, ал кийинчөрөк бир чоң жаңжалдан кийин ызасына чыдабай үйүнө келип апасын катуу кыйнайт: «Мен атамды издейм» дегенге чейин барат. Мына ошондо гана: «Кой, чындыгын айтпасам болбостур» деп апасы болгон чындыкты Караборого айтып берет. Ал: «Балам, сен атаң Тагайбий деген кыргыз болгон, ал Ала-Тоо жергесинде жашайт, эгерде издейм десен мыйнабу кестикти берейин. Атаң Тагайбий сен бул жарык дүйнөнү көрө электе эле өз жерине кайткан болучу. Ал кетер алдында бул кестикти мага берип жатып : «Эгерде эркек балалуу болсоң атын Караборо кой, ал акыл-эсине жетилип, мени издейм деген суроо түулса, анда тамак ашын мол кылып, ушул кестикти жанына берип жолго чыгар. Бул кестик ал үчүн да, мен үчүн да чоң белги болуп калаар» деп айткан. Ошентип, Караборо атасы Тагайбийди издеп, азыгын аркасына көтөрүп үйүнөн жөнөп кетет.

Караборо атасы Тагайды издеп жол журуп келе жатса алдынан бир бала жолугат. «Эй, бала, сен кимсин, кайдан келе жатасың?» деп сураса, анда: «Мен жетим болуп калдым, себеби, бий эне-атамды, бир туугандарымды, мени да кошо белибизге таш байлап, Дарыянын суусуна салып жибериши. Кандайдыр буйрук менен мен суудан калкып чыгып, эптеп оокатымды кылып жүрөм» дейт. «Андай болсо сен мага жолдош болуп ээрчи, мен Тагайбий деген атамды издеп баратам, мыйнабу Ала-Тоо жакта дейт, сен бул баштыктагы күл азыкты көтөрүп ал» десе, бала макул болот, Бир нече күн жол журуп келе жатышса, бул экөөнүн алдынан өзү карараак келген, дагы бир бала жолугуп калат. Анын жайын сурашса: «Мен селсаяк болуп жүргөн бир жетиммин, ата-энем катуу согуштан кайтыш болуп, тууган-туушкандар жан сактап калуу үчүн башка жакка качышып, мен ошол журтта калган экенин. Мына ошондон бери ар кайсы жерде сандалып эптеп-септеп оокат кылып жүрөм» дейт. Муну уккан Караборо: «Селсаяк болуп, ар жерде жүргөнчө, бизге кошуулуп атамды издейли», деп кошо ээрчитип алат. Ошентип, үчөө эрмектешип, бир нече күн жол жүрүшөт. Бир күнү кетип бара жатышса калын токайдун арасынан чедирейген бир бала чыга калат. Үчөө аны ортого алышып, ал-жайын сураштырышса, калмак- кыргыздардын катуу салғылашуусунда коркуп, калын

токойдун арасына кире качкандыгын, ал салгылаш аяктагандан кийин ата-энесин таппай, жүрттә калгандыгын, ачкалыктын айынан токайдогу болгон жер-жемиштерди жеп оокаттангандыгын, мына ошонун натыйжасында курсагы чедирейип кеткендиги жөнүндө толугу менен баяндаган. Карагордо атасын издең бараткандыгын жана жаңындагы эки жолдошу жөнүндө түшүндүрүп берип, баяғы баланы жандарына кошуп, төртөө биригип Каражоронун атасы Тагайбийди издең жол тартышат.

Ал төртөө көп күн, көп түн бир канча айыл аралап сураштырып жүрүп олтурушат. Құндөрдүн бириnde бир айылга келип сураштырса, әлдері: «Тагайбийдин айылы тетиги көрүнгөн боз үйлөр» деп көрсөтүшөт. Күн кеч бешим мезгили, малдар айыл четине жакындалап, айыл аксакалдары боз үйлөрдүн жаңындагы дәбәчөдө олтурушкан экен. Төрт бала дәбәдө олтурған аксакалдарга жақын келип салам беришет. Үй мүйүз тартып, өткөн-кеткенди кеп салып олтурған аксакалдар чоочун балдардын берген саламына алик алышып, алардын ал-жайын, әлин, жерин жана кайсы жакка бара жаткандыгын сурап калышат. Берилген суроого балдар, айрыкча Карагордо толугу менен жооп берип, Тагайбий атасын издең келе жаткандыгы жөнүндө түшүндүрүп айтат.

Оптурғандардын арасында Тагайбий да бар эле. Ал бериилген суроону жана айтылган жоопту толугу менен угуп олтурған. Бир аз убактан кийин Тагайбий Каражорого «Тагайбийдин баласы әкендикинди эмине белгің менен аныктайсың» деп сураганда, ал баяғы апасы берген кестикти көрсөтөт.

Ошондо Тагайбий кестикти баладан алып карап, аны өзүнүн аялына таштап келген кестиги әкендикине көзү жеткенден кийин «чын, сен менин балам әкенсін, Тагайбий деген атаң мен болом», деп жаңына олтургузуп, Каражоронун чекесинен өбөт. Андан кийин Тагайбий Каражорону ээрчип келген балдардын ал-жайын сураштырат. Каражордо атасына аларды бирден түшүндүрүп берет.

Ошондо Крачоро: «Сизди издең келе жатсам бириңи бул бала жолукту, сураштырса ата-энесин айылдын бийлери белине таш байлап, дарыянын суусуна салып жибериптири, өзү өлбөй калып суудан эптең чыгыптыр. Жол азығымды көтөртүп ээрчитип алдым», дейт.

— «Ии, андай болсо ажалдан аман калган жакшы бала экен, азығыңды көтөртүп алсаң бул да менин балам болсун, атын Азық койдум», — деген экен бий.

Каражордо әкінчи баланы баяндайт. «Бул бала болсо жүрттә калган селсаяк бала экен, макул болгондуктан муны да ээрчитип алдым» дегенде, Тагайбий «Бул да менин балам болсун, аты Саяк болсун», акырында үчүнчү баланы баяндаганда. Тагайбий: «Курсагы чедирейген бала экен, бул дагы менин балам болсун, аты Черик болсун» деген экен. Бардыгын чекелеринен өөп, үйүнө алып киргизет. Нечен күн, нечен түн жөө чаалыгып-чарчап келген балдарга тамак бердирип, эс алдырып, әртеси Каражордо менен бирге төрт балалуу болгондугунун урматына әлине чоң той берген.

Мына ушул окуядан кийин эл арасында Тагайдын Азық, Саяк, Черик деген үч бакма баласы болгон деп айтылып калган.

Каражордо, Саяк, Азық жөнүндө эл арасында бир топ уламыш сөздөр бар. Анын бириң биз жогоруда кеп салдық, андан кийинкиси мындей деп айтылып жүрет: Тагайбий Қыпчак кандыгынан Түштүктөгү Төрө-Кочкор Деген жерге ак үйлүүгө өкүл болуп барып эки жыл жашап туруп калат. Ал жерден Манисаханум деген кызды аялдыкка алат. Ал кош бойлуу болгондо Тагай өкүлдүктөн түшүп, өз жерине кайтып келет. Ал жерде калган аялы Манисаханумга «Эркек төрөсөң атын Жоро (Чоро) коюп, чоңайсо Ысық-Көлгө мени издетип жибер» деп өтүнүч кылыш, ага белгі катарында өзүнүн кемери менен кестик бычагын таштаган экен.

Ал эми Саяк менен Азыктын Каракорого кабылышы жөнүндө ар кандай сөздөр айтылат.

Эл арасында таралгандардан дагы бирөө бул, Манисаханум Жорону (Каракорону) төрөп багып жүргөндө, кыпчак элин, башка бир элдин жоокерлери келип бүт чаап, кырып, талап кетет. Ошол кезде Кыпчактын Домохан деген бир мыктысынын Шаамурза деген баласы жетим калып, аны да Манисаханум Жорого кошуп багып чоңойtot.

Жоро чоңоюп атасын издеп жөнөгөндө Шаамурза Манисаханумга кеңешип, мен кошо кетпесем душмандар билип калышса мени өлтүрүп коюшат. Андан көрөкчө Чоронун азыгын көтөрүп жүрөйүн, деп кошо кетет, бул балага Тагайбий Азык деген ат койгон деген эл арасында сөз бар. Ал эми Чоро менен Шаамурза бир нече күн жол жүрүп чарчап, ат чалдырып ээн талаада уктап калса, бир курал жабдыктуу жигит келип ал экөөнү караптап, аты-тонун олжолоп алмак болот. Балдар чынын айтып өтүнүп сурашкандан кийин, жай сурашып олтурup «каракчы» жигит да сырга келет.

Кыргыз Энисейден Жети Сууга көчүп келгенде Долонбийдин жакын туугандарынын бири Муратбай экөө таарыныша кетип, Фергана тарапка бөлүнө көчүп кетип калган экен. Ошол Муратбайдын баласынын баласы — Жаныш деген мен боломун. Ата-энем өлгөн. Мен дагы тууган таппай жүрөмүн. Эми мен сiler менен кошо барып, Тагай абамды, эл-жерди табам деп кошо жөнөйт. Бул баланы Тагайбий Саяк деп ат койгон экен.

Тагайбий өз уулу Жорону алып келген белгисинен таанып, жол жүрүп, күнгө күйүп бети шамалга, күнгө карайып күйүп келгендиктен «Каракоро» деп койгон экен.

Дагы бир айтылып жүргөн нерсе, Манисаханум өзү жаш калгандыктан Тагайбий кеткендөн кийин Мыты деген чоң сакал молдого тийип, Байызбекти (Саякты) төрөйт. Балдар жашынан тентек-шок чыгышып, хандын (корун) зоокасына уялаган түйгүндүн жалгыз балапанын уядан алып бага албай өлтүрүп алышат, кан буга ачуусу келип, түйгүнду, Мыты молдо сен өлтүрттүң деген шылтоо менен аны сууга ыргыттырып жиберет. Манисаханум андан кийин элчи тажикке тийип, андан Сарычорону (Азыкты) төрөйт. Ошентип, Жоро (Каракоро), Сарычоро экөөнүн энеси бир, аталары башка жатындаш бир тууган болушат деген сөз бар.

Манисаханум бара-бара балдарды кан өлтүрүп коюшу мүмкүн деп Жорону, Саякты, Азыкты Ысык-Көлгө Тагайга качырат. Жөнөтүп жатканда энеси балдарына жериңер Ысык-Көлгө жеткендөн кийин биз үчөөбүз бир тууганбыз деп эч кимге айтпагыла, анткени Тагайдын башка аялынан көргөн балдары сilerге душмандык кылуулары мүмкүн деп акыл-насаат айтып жиберген имиш. Мына ошол себептен үч бала үч жактан кошулдук деп айтылганы да ушундан.

Эми Каракоро, Азык, Саяк, Черик жөнүндө бул эл арасында айтылып жүргөндөрдүн кайсынысы туура экендигин окурмандардын ортосуна койдук, бирок, Каракоро Тагайдын баласы экендиги элдин жана санжырачы карыялардын айтуулары так жана чындык го деп ойлойбуз.

### ***Моңолдор, Коңурат, Черик жана Чертекелердин тагдыры***

Коңурат, Черик, Чертеке да Тагайбийдин бакма балдары. Ал эми Моңолдор болсо Адигине менен Тагайдын эжеси Наалы төрөгөн бала. Бул үч баланын тагдыры Наалы эжеге байланыштуу. Кыргыз элинде айтылып жүргөн санжырада булардын тагдыры төмөндөгүдөй түшүндүрүлөт.

Илгери Фергана өрөөнүндөгү Арсланбап жеринен Тору Кыпак уруусунан Султан Жалил деген бийдин уулу Султан Кылыш деген кан болуптур. Ал эми Султан Кылыштын уулу Кылыш

Арыстан ата мурасын улантып, өз заманында кара кылды как жарган кан болуп чыккан. Ал алдын ала билген олужа да болгон экен. Ал Өзгөнгө мунара, Ат-Башынын Таш Рабатына таштан тиздирип 40 бөлмөлүү Караван сарай жана көптөгөн кооз күмбөздөр салдырыптыр.

Ал кезде Орто Азиянын жүнгарлар бийликтүү кылышып турган заманда Кылыш Арстандын калмактын динине кирип «Буркан» болуп кетти деген ушак-айың сөздөр эл арасына тарайт. Мына ошондон кийин жергиликтүү элдин молдолору, динге берилген кожолору куугунтукка алышып, өлтүрө турган болгондо Кылыш качып чыгып, казактын Ак-Дөбө (азыркы Ак-Тюбинск) деген жерине барып жашап, акыры ошол жерден дүйнөдөн кайтат. Кылыш Арыстандын эки (аялы болгон. Анын улуусунан уч, кичүүсүнөн Дайыр жана Көкө деген эки бала болгон. Улуу аялышын балдары кичүү аялышын балдарын жектеп, күн көргөзбөй куугунтукташкан. Мындай кысымга чыдашпай, Дайыр менен Көкө атасы Кылыш өлөөрдө «өз жериңдерди тапкыла» деген керезин эске алышып, качып чыгышат да, элин издең олтуруп Адигине менен Тагайга келишет. Алар экеөнү бөлөк-бөтөн дебей кабыл алышып, малын бактырып, тиричиликке аралашып калышат. Көкө эр жүрөк баатыр жана дени калбаттуу балбан, эмгекчил жана олужа чалыш адам экен. Ошол мезгилдерде кытай менен кыргыз эли жер талашып чабышып калышат. Бул чабышта Көкө кыргыздын арнамысын сактап чоң эрдик көргөзгөн экен. Мына ошондон кийин Адигине менен Тагай Көкөнү жактырып калган деген сөз айтыват. Бул бир жагы, экинчиси, мурда эч бир күйөө жактырбай, турмушка чыкпай жашы бир топко келип калган Наалы эже менен Көкө биришибири жактырып сүйүп калышкан болот. Муну байкаган Адигине менен Тагай аялдарына: «Эжеге айткыла, көңүлүнө жаккан кишиси болсо той кылышып нике кыйдырып коёлук» дешет. Бул сөздү келиндери Наалы эжесине айтышса: «Мага эки жактан күйөө издең убара болбогула, өз баладай болуп калды, мынабу Көкөгө эле нике кыйып койгула» деп жооп айтат. Мына ушул эки себепке байланыштуу Адигине менен Тагай эжеси Наалыны Көкөгө нике кыйдырган. Көкөнүн агасы Дайыр: «Иним менден мурун үйлөнүп алды» деп таарышып, казак жергесине көчүп кетет. Ал жактан үйлөнүп-жайлансып, балалуу-чакалуу болуп калат. Анын бир баласынын аты Жалайыр, жанагы казак элиндеги Жалайыр тукуму, мына ошол Дайырдын баласы да.

Бул жерден белгилеп айтышп кете турган бир нерсе — Көкөнүн бир өзгөчөлүгү бар экен, ал денесин эч кимге көргөзчү эмес экен, себеби, эгер бет алдынан киши караганда анын боор-эти айнектен көрүнгөндөй көрүнүп турчу экен деп айтышат. Ал дайыма аялы Наалыга: «Аялдык кылышып мен сууга киринип жатканда алдыымдан чыгып карабай жүр» деп айтчу. Бул сөзүнө Наалы эже: «Эмне себептен минтип айтат» деп оюна пикир алышп жүрсө, күндөрдүн биринде Көкө сууга түшүп жатканда Наалы эже шартты бузуп, аны ооз үйдүн тешигинен шыкаалап караса, жүрөк-боору, айнектен көрүнгөндөй болуп көрүнёт. Олужа киши болгондуктан Көкө муну билип калышп, Наалыга: «Эмне үчүн алдыымдан карадың, болду эми күнүм бүттү, ичиндеги бала эркек болсо, атын Моңол кой» деп, мына ушундан көп узабай эле Көкө дүйнөдөн кайтат. Наалы эркек төрөп, атын Моңол коюшат. Баланы апасы чоңойтуп, үйлөнүп-жайлантат, укум-тукуму өсүп Моңол деген айыл болуп калат.

Ошол учурдагы бир чабышта калмактын Тыргоо деген уруусунан Дор деген калмак жигит кыргыздын колуна түшөт. Ал үйлөнүп кыргыз арасына эл болуп, өсүп өнөт, өзүнчө дор деген уруу болуп моңол уруусу менен жанаша жашайт. Жанаша жашаган эки айылды «бул кимдин айылы» деп сурагандарга Моңолдордун айылы деп жооп айтышп жүрүп, моңолдор уруусу болуп кетиптири. Бул бир жагы. Экинчиси, кыргыз-калмактын бир чабышында колго түшкөн бир калмак кызды — Дорду (Дор калмакча кыз деген сөз) Наалы эжеге үйүндө кызматын жасап жүргөнгө күң кылышп берген. Моңол төрөлгөндө аны дайыма көтөрүп, ойнотуп багып жүрчү. Экөө эшикте жүрсө аларды ар дайым моңолдор бери келгиле деп чакырышчу. Мына ушундан улам Моңол — моңолдор болуп аталышп калыштыр санжырада.

## **Наалы эженин баласы Мондолдордун түкүмүнүн таралышы**

Мондолдор деген ат кандай пайда болгонун биз жогору жакта айтып кеттик. Мондолдор уруусу көп, кыргыз жеринин бардык аймагында бар.

Эл арасында мондолдорду «Ак мондолдор, Кара мондолдор» деп экиге бөлүп айтылат. Анын себеби балдардын өңүнө жараза айтылган болуу керек дешет. Ак баладан тарагандар — Ак мондолдор, кара баладан тарагандар — Кара мондолдор деп аталып калган көрүнөт.

Кара мондолдор жөнүндө санжырачылардын арасында мындай айтуулар бар. Илгери кыргыз-калмактын ортосунда болгон согушта калмактар кыргыздын Темир жана Темиржан деген эки жаш баласын олжо кылып алып кетишет. Кийин кыргыздар намыстанышып балдарды эптеп алып келиш үчүн мондол түкүмүнан Тайлак деген баатырды жиберишет да, балдарды алдап алып келишет. Убакыт жетип ал экөө үйлөнүп, балалуу-чакалуу болушат. Мына ушул Темир менен Темиржандын балдарынын өнү-түзү кара болгондуктан «кара мондолдор» деп аталып калыптыр деген сөз бар.

Турмушту байкасак, бул айтылган имиш сөздүн чындыгы бар деген жыйынтык чыгарууга болот.

Кыргыздын санжыра айткан аксакалдарынын көбүнүн сөздөрүнө караганда мондолдордун Асан деген уулу болгон. Асадан Самансур. Ал эми Самансурдун 11 уулу болгон. Кыргызстанда Самансурдун эки гана баласынын түкүмү калып, калган 9 уулунун түкүмдары Казакстан, Кытай, Ооганстан, Индия ж. б. жерлерге тарап кетишкен деп айтылып жүрөт. Мондолдор көп эл экендиги мына ушундан билинип турат. Ошондуктан эл ичинде» мондолдор журттун уюткusu» деп бекеринен айтылбаган көрүнөт.

Кыргыз жергесинде калган Самансурдун Сарыбай, Бакыбай деген эки баласы айтылат.

Сарыбайдан тараган мондолдорлор негизинен Чүйдө, Ошто жана Талааста жайгашкан, ал эми Бакыбайден тараган мондолдорлор болсо Нарында жана Ысык-Көлдө жайгашкан.



Биз жогоруда «мондолдор элдин уюткusu» деген эл оозунда айтылып жүргөн лакапты бекеринен жазган жокпуз. Ата-бабаларыбыз бул сөзү турмуштун чындыгынан алып ақылдуулук менен айткан. Чынында эле биздин жергебизде мондолдор уруусу жок айылды табуу кыйын. Мына ошол мондолдор уруусунун бир тобу Ош обласынын Өзгөн районуна караштуу Мырза аке айлындагы «Алга» совхозунун Адыр деген бөлүгүндө турушат.

Бул айылда турган моңолдордун уулу Кыйра тобу- Көжөбаш уруусунан таралышын чечмелеп көрөлү, Көбаштан Токон, Чоро, Рысбай, Байкүчүк, Бөгөнөк. Токонунан Текеш, Эргеш; Текешинен Батей; ал эми Эршинен Шералы. Чоросунан Токтомат, Жалибай; анын Токтоматынан Дөөлөтбай; ал эми Жалибайынан Иран, Рысбайынан Парман, Эсенбай, Бошкой; Парманынан Болот, Кабылбек, Тайлак, Атантай; мунун Болотунан Нааданбек, Адан; Кабылбекинен Закирбай, Токо, Тайлакынан Сулайман, Кожомберди, Кудайберди, Эгемберди.

Тайлактын Сулайманынан Мамат; андан Курманбек, Кубанычбек, Таалайбек, Нурланбек; мунун Курманбекинен Мирлан, Азamat, Айбек, Айтмамат.

Тайлактын Маматынын Кубанычбекинен Нурбек; Таалайбекинен Темирбек. Тайлактын Кудайбердисинен Арун; андан Тажимамат, Куламыш, Жумалы, Абыды.

Тайлактын Эгембердисинен Сагынбай, андан Турдалы.

### **Чүйдүн Чымкоргон жериндеги моңолдорлор**

Санжырачы аксакалдардын айтуусуна караганда бул жерде Самансур, Бакы, Алакар, Куусөөк, Багөнөр дегендөн тарагандар деп айтылат. Булар Ак моңолдорго кирет.

Мисалы алганда, Алакардын алты уулу болуптур, ошолордун Чагыр, Маана деген баласынын тукумдары айтылып жүрөт. Анда Маанадан Оттор, андан Авус, андан Үчкемпир, андан Карбос, Карга, Каргадан Бообек, андан Токо, андан Курман.

Үчкемпирдин Карбосунун эки аялы болгон экен. Биринчисинен Баатырбек. Экинчисинен Савай, Мусакожо, Жакыпбай.

Баатырбектен Жаныбек, Сасы, Майлы; Жаныбектен Өмүралы, Кепичалы, ысмайыл; Өмүралыдан Осмон, андан Шамшыбек, Абыдбек, Масыркул; Шамшыбектен Кубат; Абыдбектен Нуралы, Улан; Масыркулдан Максат.



Кочкорбай, Тентиш моңолдорго кошулбайт деп айтылат. Булар башка жактан келип, Тоймат элине кошулган экен. Сыдык менен Ызак жакырчылық турмушта малай болуп чоңоюптур. Колхоз курулушу башталып, эл Кочкорбаев Ызакты башкарма кылып шайлашкан. Колхозду 30 жылдай башкарған. Социалисттик Эмгектин Баатыры болуп, 70ке жакындағанда республикалық пенсияга чыккан. Кийин Ызак каза богондо колхоздун атын Кочкорбаев атындағы колхоз деп койгон.


Ал эми Бакыбийдин түкүмдарынын Ат-Башы, Нарын жергесинде таралышы жөнүндөгү мындаидын маалымат бар: Бакыбийден Алымсейит, Куттуксейит. Анын Ат-

Башынын Өзгөрүшүндө, Эки Нарында жана Нарын шаарында Баймоңол түкүмунан Райымбеков, Орунтаев, Алыкожоев ж. б. бар. Бакыбийдин Куттуксейитинен Алагыр, андан Богонок, Кара түкүмү.

Богоноктон Куусөөк, Бачеке, Чолоктума. Мунун Куусөгүнөн Эштек, Назар, Саргашка, Акжол, Токо, Көчөк, кийин булар өз-өзүнчө уруулар болуп кеткен.


Алагырдын Карагүлдүнан Эсен, Кунуке, Коной, Шайбек, Карагаман. Бул түкүмдардан көрүнүктүүсү болбой майдаланып кеткен.

Абылгазы, Сейитказы, Мангазылардан эл арасында үч гана балдары айтылып жүрөт. Алар Улуу Кыйра, Орто Кыйра, Балакыйра дегендер.



9-сүрөт

Чым-Коргон айлында жашаган Ақ монолдордун  
Самансур тукумдары




10-сүрөт


Чым-Коргон айлында жашаган Қара монолдордун  
Төгөнбай тукумдары



**Эскертуу:** Биз жогоруда Монголдор деген аттын келип чыгышы жөнүндө кеп кылып, Наалы эженин уулу Монгол жана калмактын Дор аттуу кызынын ысымдарынан келип чыкты деп айттык. Эл арасында Монголдор тукумунун келип чыгышы жөнүндө могол, монгол деген сөздөрдөн, атүгүл монгол элине таандык эткен да вариантар айтылат. Буларды тактоо — келечектин иши. Булардын бардыгы бара-бара өз нугуна түшөт деп ишенем. Азыркы биздин колдо болгон материалдар ушулар. — Автор.




Ысык-Атадагы Плансай айлында жашаган Кара моңолдордун Адыл тукумдарынын таралышы




Бул айылдагы моңолдор беш бир туугандан тараплат.

Чүйдөгү Сайлык айлында жашаган Монолдордун  
Кожокелди жана Төлөген уулдарынан тарагандар



Ысык-Атадагы Кокчорбай аймагындағы Монолдордун  
Борбол уулунаң тарагандар



Улuu Кыйрадан Түркмөн, Кутугай; анын Түркмөнүнөн Токо, Тойчу; анын Токосунан Олдойчу, Доңуз; Доңуздан тукумдарынын көпчүлүгү Кетмен-Төбө жергесинде.

Токонун Олдойчусунан Рыскул, Андан Итийбас, Бай-күчүк, Теке, Мендибай, Насипбас; мунун Итийбасынан Дүйшемби.

Рыскулдун Байкүчүгүнөн республикалық враач Касиев.

Рыскулдун Текесинен Куттубаев Асанакун. Рыскулдун Насыпбайынан Майтык. Рыскулдун Мендибайынан Бердибек, андан Байгуту, Күтуке, Түлөгүл; Түлөгүлдан Усупбай, Мамырбай, Чымырбай.

Түлөгүлдин Мамырбайынан Кудайберген. Андан Нур- калый. Улuu Кыйрынын Түркмөнүнүн Тойчу уулунаң Бегалы; андан Сарыке, Сарбан; мунун Сарыкесинен Байчерикив Малабай, Үркүнбаев Асанбай; ал эми Сарбанынан Жамғырчы, Тазабек, Арстанбек, Рыспай. Сарбандын Жамғырчысынан Токтосун, Токсоба, Байтели, Байтерек, Итибай, Саякбай. Куттукеден Сооронбай, Сооданбек; Сооронбайдан Канаталы.

Улuu Кыйранын Кутугайынын эки аялы болгон: биринчисинен Ыңырчак, Самтыр, Сарык деген үч бала. Анын Ыңырчагынан Турганбайлар, Самтырынан Монкоштор, ал эми Сарыгынан Сарткозу, Маңгыт. Эми Сарыктын Сарткозусунан тараган балдары айталы: Сарт- козудан Ыбырай, Кудайменде, Ысмайыл, Балабий. Анын Ыбырайынан Токтогул, Аалы; Кудаймендисинен Үсөн (уулу), Күрүчбек, Абазган, Мамыткан, Мукаш, Жумаш; Ысмайылынан Үмөталау уулу; Балабийинен Бактагул, Тайгүрөндөр.

Сарткозунун Маңгытынан Курманкожо, Курманалы, Андашпай; анын Курманалысынан Субакожо, андан Мойдун. Мангыттын Андашпайынан Төлөгөн; андан Идирис, Идияс, Керимкул.

Кутугайдын экинчи аялынан Алакөз, Бакы деген эки бала болгон. Анын Алакөзүнөн Жакаш; андан Мамыр- бай, Шамырбай, Керимбек, Султан. Кийин булардын тукуму Каракекирлер делип калган. Булардан Байпалак, Бектурдун ысасы, Канат, Мурзабай, Үрөстөм дегендер.

Кутугайдын экинчи аялынын Бакы деген баласынан Байсары. Андан Абадан; андан Жакыпбек; андан Ашыrbай, Чолпонбай, Boogачы деген белгилүү ақын-ырчы, бирок анын тукумдары изилденген жок. Жакыпбектин, Ашыrbайынан Каскан. Чолпонбайынан Жапар.

Биз жогоруда Улуу Кыйранын тукумдарын мүмкүн болушунча сүрүштүрдүк. Эми Орто Кыйранын тукумдарына токтололу. Булардын тукумдарын сураштырып жүрүп, биздин жергебизден аз кездештирдик. Алар Байгазиев Кыдык, Токтомушев Казыбай, Тукеш, Курманалиев Бейшебай, Орозбек жана башкалар.

Эми Бала Кайранын тукумдарын сүрүштүрүп көрөлү. Андан Кеңдуулат деген бир гана бала айтылып жүрөт. Мындан Дуулат (Дөбөт), Караб, Намаз, Ногой (Союл). Ал эми андан Калча, Токой. Караптан Чайыш, Шалдыр, Надыр. Надырдан Шамыркан, Чонтук, Досалы.

### ***Коңурат менен Чертике жөнүндө***

Коңурат менен Чертике атты Наалы эже койгон. Анын себеби мындаicha деп эл арасында айтылып жүрөт: Наалы эженин күлүк Коңуркула аты жана Таманак аттуу мыкты тайганы болгон. Инилерим жортуулга же жоого аттанса деп минерге күлүк ат, киерге кийим-кечек, ээр-токум, жарак-жабдыктарын камдап койчу. Бул учур- да Наалы эже Моңол деген балалуу болуп калат. Баласы 15 жаштан ашып калганда эле Адигине, Тагай таякелери менен бирге тажиктин Гиссар-Гуляп деген жериндеги элге жортуулга жөнөрдө Наалы эженин Коңуркуласын минип, жарак-жабдыгын кийинип, Таманак тайганын ээрчитип жөнөп кетишет. Жортуул ийгиликтүү аяктап, көп мал мүлк, колго түшкөн бала-бакыра, кыз-келин б. а. бир топ олжолуу кайтышкан. Элин көздөй кайтып келе жатышып, чарчагандыктан жолго токтоп эс алууга туура келет. Эс алуучу жерине жайгашып, унааларын жайдакташып, көпчүлүгүн тушап коё беришет, бирок, Моңол Коңуркуланы тушабай эле чылбырын сүйрөтүп коё берет. Эс алуу убакыт да бүтүп, унааларын кармап, токуна башташат. Бош жүргөн Моңолдун Коңуркуласы карматпай, качып олтуруп душмандын айлына кирип кетет, артынан Таманак тайган да кошо кетет. Моңол ошол атты, тайганды кайтарып келүүгө абдан далалат кылат,atkени Коңуркула менен Таманактан ажырап, апасына уят болгусу келген эмес. Душмандын жерине кирип кеткен аты менен тайганына Моңолдордун жасаган жаңжалына таекелери Адигине менен Тагай жана анын жолдоштору жибербей токtotуп, мындаай ақылга келишken. Коңуркула менен Таманактан кокусунан ажырагандыгыбыз үчүн биз да эженин алдында күнөөлүбүз. Бул күнөөбүз үчүн эжеден кечирим сурап, анын алдына олжодон түшкөн эки баланы тартуу кылалы. Бирөөнү Коңуркула тулпардын тартуусу, экинчиси Таманак тагандын тартуусу дейбиз деген бүтүмгө келишет да, Моңолго бир ат беришип, жолдоштору менен элине келишет. Болгон окуяны Наалыга толугу менен айтышып, кечирим сурашып, ат менен тайгандын ордуна олжого түшкөн эки баланы тартуу кылышат. Наалы аларды кечирим кылып, жоокерлердин аман-эсен келишкенине сүйүнгөндүгүн билдириет да, тартуу кылышын эки балага карап: «Жакшы болду, бул балдар силерге ини катары жөлөк болсун Коңуркула тулпарга тартуу кылган баланын атын Коңурат, Таманак тайганга тартуу кылган баланын аты Чертике коёлу, силерге жолдош болсун силердей баатыр болсун» деп бата бериптири. Мында айтып кете турган бир нерсе өзбек

элинде жоокер-аскерди чертике деп айтышат экен, ошого байланыштуу олжого келген экинчи баланы Чертике деген атты ыйгарышкан. Коңурат менен Чертике Тагайбийдин тарбия-таалимин алышып, кийин бойго жеткенде Тагайбий аларды үйлөнтүп-жайлантат, алар балалуу-чакалуу, укум-тукумдуу болушуп, бүгүнкү күнгө чейин бар.

### ***Черик тукумдары***

Чериктен Кудайберген, Кудайкулу, Тагачак деген үч уулу болгон.

Чериктин Кудайбергенинен Карагул, Боко, Отогор. Мунун Карагулунан Мамат, Каарык. Булар болсо черик тукумунун чоң уруусу.

Карагулдун Маматынан Турдуке баатыр, Ажыбек ж. б.лар.

Кудайбергендин Отогорунун Торудан, Нарын жергесине белгилүү сынчы Матай жана Асан. Мындан Дайыр. Бул киши 1941-45-жылдардагы Улуу Ата Мекендиң Согушта «Советтер Союзунун Баатыры» деген наамга ээ болгон.

Кудайбергендин Ботосунан Малыбай, Токтобай, Таймак, Кызыл Тукум. Чериктин Кудайкулунан Акчубак, Байчуба деген эки баласы айтылып жүрөт. Чериктин Тайгачак дегенинен Мансурбек деген баласы болуп, ан- дан Алик, Сейит деген эки уул.

Жалпы эле черик элиниң көпчүлүгү Кытайдын Аксы — Турфанды, Кашкарда жашайт деген сөз бар. Калган анча-мынча бөлүгү Ат-Башынын «1-Май», Калиниң атындагы, «Пограничник» колхоздорунда жана СССРдин 50 жылдыгы атындагы совхоздо отурукташкан, ал эми Жети-Өгүз районунда жашаган чериктер бир эле атанын түкүмү деп эл арасында айтылып жүрөт.

### ***Коңурат тукумдары***

Коңурат жөнүндө так жана толугу менен айтылган маалыматтар жок. Ошондой болсо да коңурат уруусунун эл ичинде, санжырада айтылып келе жаткан айрымдарын билдирип кетели. Ал кадимки эле Чыңғызхандын биринчи аялы Бото деген болгон. Коңураттын кызы деген сөз бар. Ботодон Жуучу деген бала төрөлгөн. Ал эми Жучудан кадимки тарыхта айтылып жүргөн Батыйхан өзүнүн, аты Батын.

Тарыхта белгилүү, илгери Угуз (Өгүз) кандын доорунда кыргызды Орозкан, кыпчакты барман, 12 уруу тайчыкты Тарта баатыр, 19 уруу коңуратты Сарыбий деген акылмандар башкарған экен. Булар биргелешип калмакка, Ирандын падышасына каршы күрөшүшкөн. Ушул мезгилдерде Орозкан Отор деген уулдуу болот. Коңураттын каны Сарыбийдин 40 жашка чыкканча балдары өлө берип, акыры байбичеси кыз төрөп, «ошол аман болсун, кудайга ыраазымын» деп кыздын атын Разия деп коёт. Бул кыз чоңойгондо баатыр, өтө көзгө атар мерген, ары акылдуу, сулуу кыз болуп чыгат.

Ороздун уулу Отор, Сарыбийдин кызы Разия бойго жеткенде кыргыздын каны Ороз менен, Коңураттын каны Сарыбий экөө куда болушуп, Отор Разияга үйлөнөт. Разия Отордон Үркөр, Баракан деген эки әркек бала, Санлак деген бир кыз төрөт. Разиядан башка баласы жоктугунан Үркөрдү таятасы Сарыбий бала кылып багып алат. Ал эр жетип кан болгондо Үргөнч шаарын салдырган. 19 уруу коңураттар Сарыбийдин жетекчилиги менен Оторкан менен биргелешип кагылышууда Ирандын падышасы Ношатты өлтүрүшүп, Рүстөм деген баатырын колго түшүрүшкөн. Өз элин коргогон коңураттан бир топ азаматтары болгон. Бизге белгилүү Коңураттан Бөрү, Сасбак, Чарык деген үч уулунун аты айтылат. Булардын укум-тукумдары да ар кайсы жерлерде жайгашып калган.


Азыр Кыргызстандын аймагында коңурат уруусу аз жана алар чачкынды болуп жайгашкан. Алсак, алар Чүйдө, Кеминде, Ысык-Көлдүн Чырак деген айлында ж. б. жерлерде бар. Ал эми Кара-Калпак АССРинде коңурат уруусу өзүнчө бир область болуп жашашат деген кабар бар.

### Э с к е р түү:

1) Мындан тышкary Быстровкада, Кара-Булакта Тынымсейиттин, Орозалынын, Абдразактын, Тұлтеминин, Мусанын ж. б. лардын тukумдары бар.

2) Коңурат Жети-Өгүздүн Чырак, Совет районунун Комсомол айлында ысык-Көл районунун Шевченко колхозунда ж. б. жерлерде да жайгашып калышкан.





### Тагайдын уулу Сарыбагыш жөнүндө

Тагайбийдин өзүнүн төрт баласы бар экендигин жогоруда айтып кеттик. Анын бирөө Сарыбагыш, кийинчөрөэк ал Кылжыр деп аталып калган. Анын себеби Сарыбагыштын мойну бир азыраак кыңыр (кыйышык) э肯, ушундан улам эл ичинде Сарыбагыш аты калып эле, мойнуна байланыштуу тамаша иретинде Кылжыр деп коюшчу. Сарыбагыштын мойнунун кыңыр болуп калгандыгынын себебин так билген адам жок. Анын тубаса же бир кырсыктар менен кыңыр болуп калган болуу керек деп, болжолдоп гана айтууга болот.

Бирок кыргыздын айрым санжыра жазып жүргөн окумуштуулары же ооз эки айткандары чаташтырып айтып жүрүшөт. Бардыгыбызга белгилүү санжыра — бул элдин, уруунун, улуттун тарыхы. Ошондуктан, санжыраны бурмалоого, чаташтырып айтууга акыбыз жок эмеспи. Буга бир гана мисал келтирели: Айрым окумуштуулар же ооз эки санжырачылар Сарыбагышты өзүнчө киши, Кылжырды өзүнчө киши кылышып жазып да, айтып да жүрүшөт. Бул туура эмес. Сарыбагыштын өзү эле Кылжыр же Кылжырдын өзү эле Сарыбагыш.

Санжырачы аксакалдардын айтуусуна караганда Сарыбагыш төрөлүп, эс тарткандан баштап эле жөнөкөй, кең кейил, боорукер адам болуптур. Атасы Тагайбий, башка балдары Богострон, Койлондой эле Сарыбагышты (Кылжырды) да үйлөнүп-жайлантып, ак өргө көтөрүп, буюм-тайымын, мал-жанын бөлүп берип чыгарат.

Сарыбагыш (Кылжыр) Орөзбакты, Дөөлөс (Дөөлөсбакты) деген эки балалуу болот. Орөзбактыдан тарагандар Ысык-Көлдүн айланасына, Дөөлөстөн тарагандар Нарында, Кочкордо, Чоң-Кеминде жайгашкан.

Конурат уруусунаан Танатоор тукумдарынын таралышы



17-сүрөө

### Сарыбагыштын уулу Дөөлөс жөнүндө

Сарыбагыш балдарын чоңойтуп, үйлүү-жайлуу кылып өргөө көтөрүп бөлүп чыгарат. Балдары да атасы Сарыбагыштай ыймандуу, кайрымдуу болуп, балалуучакалуу болушуп, эл ичинде өз-өзүнчө кадыр-баркка ээ болушуп, өз элдерин бийлешкен экен.

Өзгөчө Дөөлөс өз элинде кадыр-барктуу болгондон кийин эли аны кан кылып көтөрүп алышкан. Дөөлөс өз элинин ынтымактуу жашашын, коңшу эл менен да ошондой жашаштын саясатын жүргүзүп келген. Бирок, кайсы бир учурларда Дөөлөстүн тукуму калмактар менен салгылашкан. Ошондогу Дөөлөстүн башынан өткөн бир окуяны санжыра айткан аксакалдар кеп салып калаар эле.

Дөөлөстүн жигиттери калмактар менен катуу кармашып жаткан мезгилде калмактар Дөөлөстү колго түшүрөт да, алпарып зынданга салып таштайт. Калмактын канынын Менсеке деген бойго жеткен сууу кызы болот. Ал кыз бир

и Карагулун Каарык ту-  
киму Чөркөтөн тоң дүрү.  
2) Торунун Матай уулдуват  
санчы долгон  
3) Маматтын Акыбек уул-  
нуң түнкүмү Кылайын наашалы-  
да.  
4) Асандин Даңыр шалы түү-  
жын. Аза-менсекин салгуда бөөт  
гер сөөрүүнүн даярдыролтотоң калып  
далган.

Черик уруусунун таралышы



күнү зынданды караса Дөөлөс бийди көрөт да, бул киши жылдыздуу экен деп аны сүйүп калгандыгы жөнүндө атасына билдиртет. Муну уккандан кийин хан Дөөлөстү зындандан чыгаррат. Зындандан чыгып, бир топ күн бош жүрөт, ошондо Менсекени көрүп ал ага жагып калат, аны аялдыкка алуу жөнүндө сөз салат, кыз тийүүгө макул болот. Бирок тийүүнүн алдында хандын кызы Дөөлөске: «Бир жылдан кийин келип, кадимкидей той кылып аласың жана ушул бир жылга чейин эч бир аялга жолобойсун. Эгер жолосон жылдызың жок болот, анда мен сага тийбейм» деген шарттарды коёт. Бул шартка кыздын эне-атасы да макул болуп, Дөөлөс элине барып даярданып келип, калмактын ханынын кызы Менсекени алмак болот. Ошентип, Дөөлөс элине барып даярдык көрүп келип, Менсекени алуу максаты менен келе жатса жолдон дагы бир калмактын жакшы сулуу кызы жолугуп калат. Анын аты Асылкан (Жөзбийкеш деп да айтылат), ошого үйлөнүп калат. Арадан бир аз убакыт өтөт. Бул жерден Дөөлөс мурунку үйлөнөм деген хандын кызы Менсеке менен сүйлөшкөн шартты бузган болот. Бузулган шартка карабастан Дөөлөс

Менсекени алууга келет. Келсе кыз сага тийбеймин дейт, анткени сенин белиндеги мен кызыккан бала жок, ошондуктан тийбейм деп болбой коёт. Эне-атасы мурун беребиз деп убада кылып койгондон кийин бардыгын кечирип, кызын зордуктап көндүрүп, той кылып Дөөлөскө берет.

Ошентип, Дөөлөс Менсекени өз айлына алып келет. Бир нече айлардан кийин мурунку алган аялыш Жезбийкештин боюна бала бүтүп, курсагы күндөн-күнгө төмпөйө баштайт. Анын курсагын көрүп Дөөлөстүн Менсекеси баланы өзүнө алуу максатында курсагына кийиз байлап, улам курсагын торсойто берет. Күндөрдүн бириnde Жезбийкеш ай-күнүнө жетип төрөйүн дегенде Менсеке да курсагындагы кийиздерди билгизбей алып таштайт да, төрөлгөн Жезбийкештин баласын өзүнө алып, анын алдына күчүктүн баласын таштатып коёт. Ошентип Менсеке бала төрөдү, ал эми Жезбийкеш болсо күчүк төрөдү болуп Дөөлөскө сүйүнчү жетет.

Бул окуяны уккандан кийин Жезбийкешти өлтүрүү жөнүндө да сөз болот. Дөөлөс ага барбай төркүнүнө жеткизип таштайт, ал эми баланы болсо Менсеке багып чоңойтот.

Балага ат коюу үчүн Дөөлөс чоң той берет. Тойго келген эл чоң сүйүнүчтө болушуп, ар кимиси ар кандай атты аташып, Манат деген атты да айтышат, жок бул кездеменин аты, кантеп эле балага манат деген кездеменин атын коёбуз деп эл чурулдап жатканда, тойдун үстүнө бир кыдыр молдо келип калат. Тойдогу эл жана Дөөлөс өзү баягы молдого кайрылып: «Ушул балага ат коюуга арналган тойдун үстүнө келип калдыңыз, эми балага ат коюп бериниз» дешкен экен. Ошондо кыдыр молдо эки жагын каранып ырым-жырымдарын айтып, жылдыздыу кишинин баласы экен, атын Манап койгула деп бата берет. Эл бата кылып, Дөөлөс эки жагын караса баягы молдо жок, көздөн кайым болгон экен. Баатырдын эң кичүү көкүрөк күчүгүнүн атын Манап койгула, жаман болбойт, деп кайып молдо кайталап да айтып кеткен экен.

Дөөлөстүн Менсеке аялыш өзү эки бала төрөгөн, бул жөнүндө баян төмөндө айтылат. Ал эми эл арасында айтылган санжыраларда Манапты Жезбийкеш төрөгөндүгүн жана ал ошого таандык экендиги айтылып жүрөт.

Дөөлөс жөнүндөгү баянды жыйынтыктап айтканда, анын аялыш Менсеке — калмактын кызы өтө акылдуу, кыраакы экендиги көрүнүп турат. Натыйжада Дөөлөстү зындандан бошоттуруп, эки элдин ортосуна достукту (кыргыз менен калмакты), тынчтыкты түзгөн экен.

### *Сарыбагыштын Дөөлөс уулунан тарагандар*

Сарыбагыштын Дөөлөс уулу, азан чакырылып коюлган аты Дөөлөсбакты, ошол эле уруунун жарымын бийлеп турган. Дөөлөстүн үч аялышын бири Менсекенин өзүнөн төрөлгөн Токо. Жантай деген эки бала. Экинчиси Көкмөнчок деген аялышын Элчибек, кийин ал Таздар деп аталаپ калат. Учүнчү аялыш Жезбийкештен Манап төрөлгөн (бул калмак кызы Менсекеге да таанды).

Дөөлөстүн улуу баласы Токо деп айтылат, андан эркек бала болгон эмес, жалгыз гана Күмүшай деген кызы болгон, аны Карабуура Чаткалга турмушка берген экен. Токонун ар кандай себептер менен багып алган Өзүк, Чечей, Абыла, Каракурсак, Сабыр, Чагалдак, Молой деген жети эркек баласы болгон. Мындан тышкary Токо калмак элиниң беш баласын багып алган.

Токо өзү тыңыраак чыгып, алым-туруму жугумдуу болгон экен, атасы Дөөлөс өлгөндөн кийин ал бийликти өз колуна алат. Токонун бир тууган иниси Жантай малдуу-жандуу болгон, агасы Токодон малын качырып, көрүнгөн жерге көчүп

жүрчү экен. Токо болсо эл бийлеп турган учурунда мал-мұлкту салық қылып көп алчу. Ушуга байланыштуу эл ичинде Токо жөнүндө:

«Кара Токо манабай,  
Ала бергин бир жылкы,  
Түтүнгө санабай», — деген сөз калыптыр.

Токонун айрым бакма балдарына қыскача мүнөздөмө бере кетүүнү туура таптык. Абыла деген бакма баласы кичи жүз казактардан деп айтылат. Мамырбай менен Көкөнөй деген эки бир тууган болгон экен. Мамырбайдан Абыла деген эркек бала, ал эми Көкөнөйдөн бир кыз болот. Абыла менен Көкөнөйдүн кызы бири-бирин сүйүшүп калышат. Муну Көкөнөй билип калат да, экеөнү тен өлтүрөм деп артынан сая түшөт. Абыла изин жашырып качып, кыргызга келип кара Токонун үйүнө туш келет. Абыла жашыrbай жайын айткандан кийин Токо бала қылып багып алат. Абыла качып келе жатканда Мерке тараптан эки казак балага жолугуп, аларды жолдош қылып кошо ээрчите келген экен. Токо ал экеөнү тен менин балам болосуңар деп багып алган. Бирөө чыкылдаган тың бала болондуктан, ага Чакылдак деп ат коюптур. Кийин ал ат эл ичинде Чагалдак деп айтылып калган, ал эми экинчисине Сабыр деген атты ыйгарган экен.

Токонун булардан тышкary Молой жана Чечей ж. б. бакма балдары болгон.

Абыла үйлөнүп-жайланып Кочкор, Теке деген эки балалуу болот. Кайсы бир учурдагы калмактар менен салгылашуусунда Теке калмактарга колго түшүп кетет. Колго түшкөндөн кийин Теке бир топ жылдар калмактарга күл болуп жүрүп, күндөрдүн биринде ал акталып кайра элине, кыргыз жерине кайтып келет.

Теке үйлүү-жайлуу болгону менен балалуу болгон эмес. Кийин агасы Кочкор намызданып иним баласыз калабы деп Текеге Назар деген баланы (асырап) бала қылып берген.

Токонун Молой деген бакма баласынын түкумун элдер чуулдактар деп койчу. Себеби булардын түкуму эртели-кеч бири менен бири урушуп, чуулдай беришчү экен. Ошондуктан Молойдун түкуму эл арасында «чуулдактар» деп аталып калыптыр.

Токонун Чечей деген бакма баласынан тарагандардын бир баатырдык өзгөчөлүгү бар деп айтылып жүрөт. Казактын Кененсары, Норузбайы кыргыздын бир тобун қырып, кайра кайтып баратып Кекили деген жерде эс алып жатканда, чечейлерден чыккан Дайыrbек, Калча, Атанбек, Айтак, Шааназар жана Назарбек деген алты бир тууган Кененсарыны кокусунан колго түшүрүп байлап келишкен. Кененсарыны кармагандыгы жөнүндө Карабектин Жантайына сүйүнчүлөп барганды, бул сүйүнчүсү үчүн Бытый деген бир байдын кызын Айтакка аялдыкка алып берген.

Ушул эле Чечей жөнүндө дагы бир улама сөз бар. Токо жигиттери менен жортуулда жүргөндө бир суунун ортосундагы аралда бир кыз турганын көрүшөт. Барып кызды алып чыккыла десе жигиттер суудан коркуп эч ким барбай коёт. Ошондо Токо сууга түшүп өзү баарarda Чеченалий деген жигити: «Коюнуз сиз барбаныз, мен барып алып келемин» деп барып кызды аралдан алып чыгат. Эмгегиң бар, бул кызды сен аялдыкка ал дейт Токо. Анда Чеченалий: «Жок, улуулата сиз алыңыз» деп болбайт. Ошентип, баягы кыз Токого токол аял болуп калат. Байбичеси күн аялга такыр тынчтык бербей, абдан кордогон экен. Күндөрдүн биринде байбиче суу жээгинде сууга түшүп, ал эми токол болсо кир жууп олтурган болот. Токол эч нерседен капары жок олтурган байбичени шаркырап ағып жаткан чоң сууга түртүп жиберет имиш, ал аккан бойдон кетет, бул окуяны эч ким көрбөптүр. Токол билмексен болуп жууган кирлерин үйгө көтөрүп келет. «Байбиче

кайда?» деп Токо сураса: «Билбейм, суунун жанында калды, мени кирди көтөрүп үйгө бара бер», деди дейт. Байбичеси көпкө жок, бир убакта Токо издеп барса жок, сууну қыдырып жүрсө бир жерде өлөр- өлбөс болуп суунун жәэгинде чыгып калган болот. Эмне болду деп сураса: «Жаман токолуң сууга тұртұп жиберди, муну өлтүр» деп байбиче кемпири чалына қыйқырган экен. Кой муны өлтүргөндө болбайт, анда әки-үч киши өлөт, анын боюнда бар, андан көрө талак кылам деп талак кылган экен.

Ал токолдон төбөсүндө чачы жок бир бала төрөлөт. Баланын аты Тастанбө деп қоюлған. Ал баланы белгилүү Чеченалий багып өндейт. Мына ошондон улам Тастанбө деген аты жоюлуп, Чечей болуп аталып калған деген уламыш сөз бар.

Токонун бакма баласы Абыла жөнүндө әл арасында мындаидеген уламыш сөз бар. Абыланын тукумун өн-чарық тукуму деп да қоюшат. Мунун себеби Абыланын бутунун өндиругунан өтүк, маасы батпай койгон экен, ошондуктан ал дайыма чарық тартынып жүрчү, ушуга байланыштуу Абыла тукуму унтуулуп калып эле «өн-чарық тукуму» деп айттылып калыптыр.

Дөөлөстүн бардык балдарынан Токо тың чыккан. Эл аны кан кылып шайлашып, ал бийликті өмүрү өткөнгө чейин жүргүзүптүр. Токо бийлигинин акыркы жылдарында, кыш айларында жигиттери менен жортуулда жүрүп, казактардан жылкы чаап айдал келе жатып, Иле суусунун үстүнө тоңуп калған муз жарылып кетип күбүргө түшүп өлгөн экен деген сөз бар. Анын өлүгүн бир тууган иниси Жантай алып келип көмгөн деп айттылат. Токону көмгөндө әл көп болуп, сарбагыш-солтонун атактуу аксакалдары бүт келишип, кадыр-баркташ көмүшкөн. Анын жалғыз кызы Күмүшайдын турмушка барган жери алыссы Карабуура Чаткалга қыштын күнү өз убагында кабар жетпей, атасынын коёр күнүнө жетпей калған. Кийин Карабуура, Чаткал жеринде жол ачылып, атасына куран окутканы келгенде кошокту аябай кошуп ыйлаган экен. Ошондо, әгер жатындаш бир тууганым болгондо өз убагында мага кабар жеткирмек эле, өгөй-бакма балдар кабар кылбаганына таарынып, алар «атакелеп» ыйлап жат-канын угуп, Күмүшай мындаидеген кошот:

«Өзүк, Чечей, күл Молой,  
Өзүм тапкан күл элең.  
Абыла, Сабыр, Чагалдак,  
Атамдын тондуу уулу элең.  
Кара сакал өн-Калдай,  
Кайын атамдын уулу элең.  
Береки атакелеп өкүргөн  
Сен атамдын кайсы уулу элең?»

Токонун Сабыр жана Чагалдак деген бакма балдарынан тукум өтө аз, көрүнгөн жерде чачкын. Буларды әл ичинде «Сабыр тукуму, Чагалдактар» деп гана атап қоюшат.


Чоң-Кеминде Абыланын тукумунан тараган Ырсалы, Токтомуш, Молдо дегендер бар. Ырсалыдан Үмөт, Шайык. Ал эми Үмөттөн Кадыр, Токтомуштан Абдрасул (жазуучу ақын), Молдодон Абдумусат.

Чечейдин (Чеченалыйдын) уулу Тастанбөнүн баласы Мендибайдын беш уулу болгон. Булардын жарымы казактын Кайың-Сай деген жерине, жарымы Тажикстандын Жерге-Тал районунда жайгашкан. Дөөлөстүн уулу Токонун өзүнөн әркек бала болгон эмес деп белгилеп кеттик, андан жалғыз эле Күмүшай деген кыз. Ал кыз бойго жеткенде, таластык саруу тукумунан бир бай Токого күдә түшөт. Сөз бышып, убакыт жетип Токо кызын кадимкидей қыргыздын шарты менен кызын күйөөгө жөнөттөт.

Кыз жөнөтүп жаткан тараптагылар кыздын калыңына ыраазы болбой, малдан тышкary дагы беш кул берүүсүн саруулуктардан талап кылышат. Ошондо таластык саруулар айласы кетип макул болушуп, үч кулду алып келип берген экен. Күмүшай атасы өлгөндө келе албай, кийин келгенде «өзүм тапкан кул элең» деген кошок мына ошондон улам айтылып калган. Мындан тышкary Токонун Каракурсак деген бакма баласы болгон. Каракурсак кыргыз-калмактын чабышында колго түшкөн экен, аны да Токо багып чоңойтутур. Каракурсактын тукумдары Чүй районунда (Онбир-Жылга айлында) жашашат, өзүнчө Кайырма деген бир чоң айыл, булардан Узакбай деген мыкты чыккан. Токо оо дүйнөгө кайткандан кийин анын бакма балдарынын тукумдарын Ныязбектин балдары кошуп:

Ормонго — Чагалдакты,  
Ажыга—Өзүк менен Чечейди,  
Субанга—Молойду,  
Шатенге—Жетиген менен Күрөнду,  
Бердикожо — Жарбанды,  
Рыскулбекке — Азыкты ж. б. у. с. кылып бөлүштүрүп берген деген эл арасында сөз бар.

19-сүрөт



Чертикеден тарагандардын схемасы



### Дөөлөстүн Жантайынын тукумдары жөнүндө

Биз жогоруда белгилеп кеткендей Токо менен Жантай Дөөлөстүн биринчи аялы Менсекеден төрөлгөн балдар. Ал эми Жантайдын Сары деген жалгыз гана бир

аласы болгон. Сарыдан да Бөрүчөк деген бир гана эркек бала. Ал эми Сарынын Бөрүчөк уулунан Атабай, Аюуке, Илеке, Күзөкө деген төрт уул.

Бөрүчөктүн Илеке уулу жөнүндө эл арасында тараган кызыктуу окуя бар. Аны айыл аксакалдары илгертен бери эле атадан балага өткөрүп айтып келе жатышат.

Бөрүчөк баатыр киши болгон. Жигиттери менен жоого көп чыгып турган. Күндөрдүн биринде жоого чыгып бара жатса, бир жерде эл конуп кеткен журтту көрөт. Бул эмнеси деп таңкалып карап турса, бир аздан кийин Бөрүчөктүн бетин жаанын огу кайып кетет, бети кичине канап калат. Карагылачы, бул кайдан атылды деп жигиттерине каратса, жакын жердеги караган-чердин арасынан 10—11 жаштагы баланы кармап алышат, Бөрүчөк жигиттерине дагы киши болбосун, жакшылап карагылачы дейт. Жигиттер жабылып туш-тушту карашса далдаада тигилген алачыкта олтурган келинди көрүштөт. Сураштырып келсе ал жанагы жаа аткан баланын энеси экен. Жигиттер баланы өлтүрөбүз деп жуулунушканда Бөрүчөк: «Бала жаш экен, мында эмне жазык» деп өлтүртпөйт. Келин өндүү-түстүү, ыймандуу экендиги байкалат, ошол жердин элин жоо чапканда келиндин күйөөсү кайтыш болгон. Ал жердин эли ар жерге качып кетиптири, бала энеси экөө ошол журтта калышкан.

Бөрүчөк аялды баласы менен айылына алып келет, кийин ал аялга үйлөнөт, баланын атын Илеке деп коёт. Ал аялынан бир бала төрөлөт, атын Күзөкө деп коёт. Ошентип Илеке Бөрүчөктүн талаадан табылып келинген бакма баласы, Күзөкө болсо өз канынан чыккан баласы болот.

Жантайдын чөбүрөсү Мендекеден Саза. Ал жөнүндө айыл аксакалдары кызыктуу кылышу айтышчу эле. Саза абдан тың, ыкчамдуу, сөзмөр жигит болот.

Бирок анын зулумчулугу да болуптур. Бул мүнөзүн билип, угуп, Ормонкан жактырат. Ошондуктан аны Ормонкан өзүнө датка кылыш алган.

Саза бир күнү энесине: «Апа-апа, качанкыга чейин эле инилерим Айтпай, Жумаш менен бир үйдө тыгылып жүрө беребиз, бизди качан бөлүп чыгарасың» деген мааниде кеп айтат. Мында анын негизги максаты мал-мүлкүү качан бөлүп бересиң деген ой эле. Бул сөздү уккандан кийин энеси: «Ээ айланайын балам, сени качан ушул сөздү айтар экен деп күтүп эле жүрбөйүмбү» дейт. Анда Саза: «Апа, кайсы уулундун колунда болосуң?» деген суроону берет. Энеси: «Ээ айланайын уулум, Айтбай менен Жумаш иниц мени бага алабы, өзүндүн эле колуңа барайын» деп жооп кайтарган.

Энесинин бул сөзүн уккандан кийин эртеси малды айдатып келип, энчи бөлө баштайт. Малдын жакшыларын энесинин энчиси жакка бөлөт. Ошентип, энчи бөлүнгөндөн кийин энесинен дагы бир жолу: «Кайсы уулундун колуна барасың?» дегенде, энеси: «Ээ айланайындар, Саза болсо эч кимге алдырбайт, бирөөнөн алса алат, бирок жөнү жок эле бирөөнө бере бербайт, ошон үчүн мен тәэк болуп эле кичүү уулум Жумашка барайын» деген экен. Ошондо Сазанын ичинен ачуусу келип: «Казак, кыргызга алдатпаган башым, Бөлтекенин жалабы сага алдаттым ээ». (Бөлтеке апасынын кайын инилери болсо керек, болгондо да Сазанын энеси менен көңүл жакын болсо керек) деп айтыптыр.

Бөрүчөктүн уулу Атабайдын Таштокум аттуу бакма баласы жөнүндө сөз. Чынында бул Атабайдын уулу эмес, жээни, ал болсо Жедигер уруусунан. Анын өз аты башка болгон. Ат мингенде 5-6 күнгө чейин ээр токумун албай, аттын жону жоор болуп, ирип-чирип кетчү. Ошондуктан «Таштокум» деп аталаپ калган. Атабайдын Казыбек (Ак чабуу деп да айтылат), Менлеке, Козубек, Кубат, Белек, Таштокум деген алты уулу болгон.

Санжырачылар арасында Учүке, Түлкү Жаңыл Мырзага барып өлгөндөн кийин бийлиkti ал экөөнүн иниси кан Кудаян жүргүзгөн экен деген сөз бар. Ал эми кан Кудаян түштүктө жүрүп жоодон өлгөндөн кийин кандык бийлиkti Бөрүчөктүн Күзөкесинин уулу кара сакал Калматай бийлеп турган.

Ошол эле Калматайдан'Ноорке, Медеке, Кенже деген бир тууган биринчи аялдан, Кашка деген жалгыз бала экинчи аялдан.


Жантайдын Күзөкесинин уулунан Досон баласы айтылат. Анын Ормут деген уулунан Акжол деген бала болгон. Ошол эле Акжолдун Ногой ажы деген баласы сөзмөр, чечен, жугумдуу, акылдуу адам болуп чыккан экен. Мына ушуга байланышту Ногой ажыны Шабдан баатыр жакшы көрүп, ар дайым жанына ээрчитип ала жүрчү, Кыскасы, Шабданды Шабдан кылган Ногой ажы деген сөз аксакалдар арасында айтылат.

Бөрүчөктүн дагы бир баласы Аюuke, андан бир гана Боктубай деген бала болгон. Ал жөнүндө да эл арасына сицип калган бир ооз сөз. Боктубайдын бир коңшусу бай болуптур. Ал байдын коюн Бозокор деген бир жетим бала бакчу. Боктубай амал-акыл менен Бозокорду ини кылыш алган. Ал мындаicha: Боктубай бир күнү кой жайып жүрсө Бозокорго жолугат, анын ал-жайын сураштырып келсе, эне-атасын билбеген жетим бала болуп чыгат. Боктубайдын нээти бузулуп, бул жетим баланы ини кылыш алмакчы болуп, аны менен макулдашат да: «Мага ини болосуңбу?» дейт. Бозокор макул болот. Боктубай: «Кандай белгич бар?» десе. Бозокор: «Далымда калым бар, куйругумдун учунда тырыгым бар» деп болгон белгилерин айтып берген. «Анда эмесе мен бир күнү байдын үйүнө барып олтуруп сени тааныгандай болуп, менин жоголгон иниме окшойт койчунуз деп, сени

кучактап ыйлап басып калайын, анан калыстар жыйылып: «Иниң болсо кандай белгиси бар эле» деп сурашат. Ошондо мен жанагы айтылган белгилериңди айтам» дейт Боктубай. Чынында ошондой болуп, Бозокорду ини кылып үйүнө алып келет. Ошондон "баштап Бозокор Боктубайдын ииниси болуп калат. Мына ошондон кийин «үйгө кут келди» деген сөз эл арасында айтылып калган.

Мындан тышкary Боктубайдан Кудайбакты, ал эми Бозокордон Кутуке деген бир бала болгон. Бирок, Боктубайдын тукумдары Кутуке тукумдары деп атап жүрүшөт. Кутуке деген ат коюлгандын да себептери бар. Ал эл оозунда айтылып жүргөн «үйгө кут келди» деген сөздөн алынып коюлган экен.


Биз эми төмөндөгү сүрөөдө Аюукенин Боктубайынын жалгыз эле уулу Кудайбактыдан тарагандарды чечип берүүгө аракеттендик.




## Муратбектин Тагайбек уулунаң тарагандар



## Бабадан тарагандар



## Тыныбек уулунаи тарагандар



25-сурөв

Муратбектин Карабек жана Малабек  
уулунан тарагандар



26-сурөв


Кожонун Байсал жана Кооман уулунан тарагандар




## Токонун балдарының таралышы




## Токонун балдарынын таралышы




Токонун Өзүк, Чечей, Молой жана  
Каракурсак тукумдары




**Аюукенин Боктубайынын Кудайбактысынан  
тарагандар**





## Бурана, Кызыл-Аскер жана Кен-Буулук айылында жашаган Аюуке түкүмдары



## **Жантайдын Сарысынын Бөрүчөгүнүн Илекесинен тарагандар**

Илекенин Аккозу деген бир гана баласы болгон. Ал эми эл арасында ал Токтолук деп айтылып жүрөт. Мунун себеби да бар. Аккозунун тогуз уулу болгон экен. Булар казан куйганга уста болушкан. Откөн бир мезгилде жоо чаап эл качканда Аккозунун уулдары да эл менен бирге качып баратып, элден бөлүнүп бир айылга токтолук калышат. Кийин эл тынчып, кайра өз жерине кайта баштаганда Аккозунун тукумдарын булар токтолук калгандардын тукумдары деп атап калат. Мына ушундан улам эл ичинде Аккозунун тукумдарын «Токтолук тукуму» деп айтылып калгандын себеби да ушунда. Ушул Аккозу (Токтолук) тукуму негизинен Чүй аймагынын Алчалуу, Мичурин атындагы колхоздун Биримдик (мурдагы Садовая) айлында, Чон-Кеминде Тегирменти айлында жайгашып калышкан.


### **Жантайдын жалғыз уулу Сарынын уулунун Күзөкө түкүмдары**

Сарынын Күзөкөсүнүн эки аялынан төрт уул болгон. Улуусунан Акый, Калматай, кичүүсүнөн (сарт аялынан) Эшиге, Досон дегендер.


Анын Акый деген баласынан Дайырбек, Ныязбек, Оболбек (кээ бирлерде Болотбек деп да коюшат) жана Тыныбек деген төрт уулу болгон.


Бул төртөөнүн Дайырбекинин Ыңжы, Ыбыке, Жанан, Мадыган, Сеңкилтاي деген беш уулу болгон. Бул беш уулдан тарагандар негизинен Чон-Кеминдин Кара-Дөбө деген кыштагында турушат. Буларды эл ичинде «беш калмакы» деп коюшат. Анын себеби, илгери-илгери калмактар менен болгон бир согушта бул беш бала калмактын колуна түшүп калат. Булардын эң улуусу — Ыңжы бойго жетип, жигит болгондо калмактын кызына үйлөнөт. Андан эркек балалуу болот, атын Дөрбөлжүн (Жол- башта) деп коёт. Убакыт жетип, мезгил келгенде ал бешөө тен, эл журтурн эңсегенби, кыргыз жергесине кеткиси келишет. Баштары маң болуп, кайсыл тарапка басарын билишпей, кичине баласы Дөрбөлжүндү — сен жол башта балам, биз артыңдан ээрчип баса берели дешет. Ошентип нечен күн, нечен түн жол жүрүшүп Чон-Кеминге келишет. Ошол баланын биринчи жол баштап баскандыгынанбы, анын атын кийинчөрөк Жолбашта деп айтып калышкан экен, ал эми чынында өз аты Дөрбөлжүн. Ыңжынын төрт бир тууганы кыргыз жерине кайтып келгенде кыргыздан аял алышкан. Мына ошентип, Дайырбектин беш уулу калмактан качып келгендиктен, алар жөнүндө эл ичинде «беш калмакы» деп айтылып жүрөт.


THE JOURNAL OF CLIMATE




Чүйдүн Алчалуу айлындагы Аккозунун (Токтомунун)  
тукумдары







#### **Capturing Keynesian taper tantrum trap**



### Күзөкөнүн Калматай уулунаң тарагандар

Калматай Күзөкөнүн бириңчи аялынан экендигин биз жогору жакта белгилеп кеттик. Күзөкөнүн Калматайдан улуураак бир кызы түштүк жакка бир кишиге турмушка чыгат. Калматай 19—20 жаш чамалап калганда ошол эжеси жакка барып, көп күн жүрүп калат. Жездеси жоокер, ар дайым кырк жигит күткөн бир бүтүн айылдын кадырман адамы болуптур. Калматай толуп турган жаш жигит болгондон кийин жездеси аны кайда барса кошо ала жүрөт.

Күндөрдүн биринде Калматайдын жездеси кырк жигити менен кайын ииниси Калматайды кошуп алып казактарды аралап жорттуулга чыгышат. Бир жерге келишсе бир дарыянын (Иле суусу, же Балкаш көлү болсо керек) ортосундагы аралда кара кементай жамынган бир кыз бала көрүнөт. Ошондо Калматайдын жездеси жигиттерине: «Кимде ким коркпой сууну кечип барып тетиги аралда турган кызды алып келсе аялдыкка алып берем» деп айткан экен. Бул сөздөн кийин Калматай бириңчи: «Мен барам» деп жооп берген. Анда жездеси уруксат берет, Калматай коркостон кирип турган сууну кечип барып кементай жамынып турган кызга учурашканда, ал Калматайга кичине идишке айран куюп сунат Калматай иче берет, иче берет, идиштеги куюлган айран түгөнбөйт. Кыз айтат: «Ичип түгөтө албасаңыз калганын жакаңызга сүйкөп алыңыз» дейт. Калматай ичишинче ичип, калганын жакасына сүйкөп, идишин бошотуп берет. Кыз Калматайдан: «Эмнеге келдиңиз, айтыңыз» деп сурайт. Калматай: «Сизди алып кел деген буйрук бар, азыр сизди алып кетемин» деп жооп кайтарат. Калматай кайрылып келгенче жездеси үйүнө кайтып кеткен экен. Калматай болсо кызды жездесинин үйүнө алып келет. Келсе, үйдө жездеси жок, эжеси гана бар. Баяғы алып келген кыз өндүү-түстүү сулуу

болгон. Кыз өндүү болгондон кийин: «Күйөөм келип калып көрсө айнып кетип жүрбөсүн» деп эжеси кызды иниси Калматайга нике кыйдырып коёт.


Бир убакта күйөөсү кайтып келгенде жөн-жайды айтып: «Сүйүнчү, келиндүү болдук, Калматайга баягы сен алып кел деген казактын кара кементай жамынган кызын нике кыйдырып койдум» деген. Күйөөсү келинди көрүп, сук неме болсо керек ичинен сыйып: «Болуптур эмесе, жакшы болгон экен» деп тим болуптур деген сөз бар.


Ошентип, кара кементай жамынган казак кыз Калматайга аял болуп, Медеке, Ноорке, Кенже деген үч бала төрөгөн.

Калматай кийин дагы бир аял алып, андан Кашка деген бала төрөлгөн. Бардыгы болуп Калматайдын төрт баласы болгон.

Калматай Чоң-Кеминде бир туугандары Акый, Эши, Досондор менен жай болсун, кыш болсун бирге болушчу. Жылдардын бириnde бир туугандары менен чатакташып батыша албай Чоң-Кеминден көчүп, Чүй жактагы Борду деген жерге келип жайланаپ калат. Бул жерде, ал кезде, Тынайдын Атаке деген уулунун балдары турган. Атакенин балдары да малдуу-жандуу экен. Ошондонбу же башкаданбы, анын себептери белгисиз, Калматай кийин Бордудан көчүп, Бурана мунарасынын айланасынан жер алып ушул жерге эл-журт болуп калган.

## Акыйдын Тыныбекинен тарагандар






### **Токонун бакма баласы Чагалдак уруусунун таралышы**

Чагалдактан — Саруу, Сарыкүчүк, Акжол, Рысбай, Сартбай, Берик деген алты уул болгон. Ал эми Саруудан болсо Дайракун, Мамбетаит, Исабек, Акылбек, Кийизбай деген беш уул аталып жүрөт. Чагалдактын Сарыкүчүк уулунан Токтојума, Кемел, Бакас, Опок, Жумакадыр, Качкынбай деген алты уул.


Акжолдон болсо Артықбай, Кадыр, Бердибай, Муса ж.б. лар, ал эми Рысбайдан болсо Сартбай, Бериктен Кебек, Ашым жана башкалар аталып жүрөт.

Жер-жерлерди аралап көрсөк Чагалдак уруусу Нарын калаасына жакын Жаңы-Талап айлында 70 түтүн, Ат-Башынын Кара-Коюн айлында 30, Ак-Талаанын Байгончок айлында 10 түтүнчө жолуктурдук, ал эми булардын түкүмүн Кочкор жана Чүй аймактарынан жолуктурсак болот.


## Күзөкөнүң Қалматай уулунан тарагандар




## Калматайдын Медеке уулуунан тарагандар



## Медекенин Майназарынаң тарагандар





### *Нарын жергесиндең Токонун бакма баласы Чечей уурусунун таралышы*

Чечейдин Рыспай, Уркүмбай, Качканат, Аккурсак, Кашка, Малдыбай деген алты уулу болгон. Ал эми анын Рыспайынан Исак, Сыдык, Тынайбек, Жолдош деген төрт уул.

Уркүмбайынан Батыш, Мукаш, Рыскул жана башка балдары.

Качканатынан Бакай, Иса, Касмамбет деген үч уулу айтылып жүрөт.


Аккурсагынан Абдрахман, Абдалы, Акмат деген үч уул.

Кашкасынан 50 түтүнчө эли Чүй аймагында жашайт деген сөз бар.


Малдыбайынан болсо, азыркы Узакбай тукумдары.

Сураштырып эл оозунан алынган маалыматтарга караганда Чечей тукумдары Нарындын Жерге-Тал айлында 70 түтүнчө, Куланак айлында 20 түтүнчө, Ат-Башынын Ак-Жар айлында 20 түтүнчө эл жайгашкан.

## Калматайдын Кашка уулунаң тарагандар



## Калматайдын Кашка уулунаң тарагандар



## **Дөөлөстүн Көкмөнчок деген аялынан төрөлгөн Элчибек жөнүндө**

Кыргыз менен калмактардын ортосунда илгери көп согуштар болгонуна тарых күбө. «Манас» эпосунда да бул жөнүндө айтылгандыгы белгилүү. Мындай салгылашууда бирде калмак, бирде кыргыз жеңилип калгандыгы жөнүндө баяндалат. Мына ушундай согуштардын бириnde калмактар жеңилип, Дөөлөскө баш ийип калышат. Дөөлөс өз элин жана өзүнө караган калмактарды башкарып турат. Ошол мезгилде калмактын бир бойго жеткен кызы (аты Көкмөнчок) Дөөлөскө ашык болуп «бул кишиден бир асыл бала төрөлөт, мен ушуга тийемин» деп жеңелерине айтат, алар аркылуу кыздын эне-атасына да угулат. Антип-минтип кыздын эне-атасы макул болгуч арадан бир топ убакыт өтүп кеткендөн кийин кыздын көксөөсү суүй түшөт. Акыры бул сөз Дөөлөскө да жетет, ал келип кызды көрөт, көңүлүнө жагат да ал үйлөнөт. Көкмөнчок беш-алты бала төрөйт, бирок ал балдарына азан чакырып ат коюлбаптыр. Көкмөнчок акыркы баласын төрөгөндө Дөөлөскө: «...ээй, бийим, балдарыңа ушул күнгө чейин азан чакырып ат коюла элек, бул балаңа азан чакыртып ат койдурбайсызыбы?» деген экен. Дөөлөс эсине келип, балдарын чогултуп алып караса алардын баштары таз экен. Мына ошондо Дөөлөс балдарымдын атын Таздар деп коём деген экен. Ушундан улам «Таздар» деген ат аталып калган деп айтылат. Ал эми негизинде азан чакырып ат коюлган эң кенже баласынын аты Элчибек болгон. Дөөлөс Элчибекти үйлөнтүп жайлантат да, ал Райымбек, Атамат, Жунус, Аалыбек, Моюнчу, Жарбаң, Эшмурат деген жети балалуу болот. Булардын тукуму чачкын, көрүнгөн жерде жайгашкан. Райымбек менен Аалыбектин тукуму Кочкордун Чон-Булагы жана Тендикте жашашат. Эшмурат болсо кой жылкысы арбын, чоң бай болгон. Мунун тукуму Ысык-Көлдүн Чоң-Сары-Ой деген жеринде турушат. Эшмураттын тукумунун ичинен чоң байлары Чоң Чокой жана Кичине Чокой дегендери болгон. Моюнчунун азан чакырылып коюлган аты башка экен. Моюнчу деп аталып калгандын да себеби бар. Бир топ адам боз үйдө эт жеп олтуруп, сөздөн- сөз чыгып, үйду бир айланып чыккынча ушул койдун мойнун ким омкоруп коёт дегенде: «Мен омкором» деген. Чынында эле бирөө боз үйду бир айлангыча экинчи мелдешкен адам койдун мойнун омкоруп таштаган. Ошондон кийин ал адамды Моюнчу деп атап, анын өз аты унтулуп кала берген. Элчибектин (Таздардын) Бердикожо жана Куттукожо деген эки бир тууганынын тукумдары Кичи-Кеминде жашап турушкан. Бейшеналы, Токтоналы дегендери Бишкектеги Кошойдун балдары — Кудайберген, Эгемберди деген эки бир туугандардын тукумдары (кәэ бирөөлөрү) Чоң-Кеминдин Новороссийка деген айылда турушат.

Ал эми Элчибектин Эшмуратынын Шайбек деген уулунун тукумдарынын көпчүлүгү Кичи-Кеминде. Ушул эле Шайбектин Карагул жана Тазабек деген эки уулунун тукумдары Элчибектин (Таздардын) тукумдарынын ичинен бир топ салмактуулары деп эсептелет.

Биз жогору жакта Элчибектен тарагандардын сүрөөсүндө Шайбектин Карагул уулунун Намазбек, Тазабек деген эки баласын жазып, анын Тазабегинен тарагандарды толук көргөздүк. Бул жерде Намазбектен тарагандарды жазайын. Шайбектин Намазбекинин Жылкыбай, Ашыр, Серек деген төрт уулу болуптур. Анын Жылкыбайынан жалгыз Жумагазы. Ал эми Арынтайынан Төлөбек, андан Оргой жалгыз. Намазбектин Серегинен Бакан, Абыла деген эки бала. Баканынан Конок, Телен, Абыладан жалгыз Макеш.

Булардан тышкaryы Кемин районунда Элчибектен (Таздардан) тараган Бердикожо, Куттукожо жана Эсирке дегендердин тукуму бар. Бердикожодон Кошой

жалгыз, андан Кудайберген, Эгемберди. Мунун Кудайбергенинен Темирбек. Куттуккождон Бейшеналы, Токтоналы деген эки бала. Анын Токтоналысынан Асылбек. Эсиркенин үч уулу болуптур: Токтокүчүк, Кыдырбай жана Сардумана деген. Мунун Токтокүчүгүнөн Маркатай, андан Жумаш жалгыз. Мунун Кыдырбайынан беш бала болгон: Дыйканбай ажы, Рысбай, Рысалы, Моңолдор жана Арык деген. Дыйканбай ажыдан Ныязалы, андан Байдылда, андан Таалай жалгыз. Кыдырбайдын Рысбайынан Эрмек, Абдыкерим, Балкабек. Мунун Абдыкериминен Асек, Асеш, анын Асегинен Алтынбек жана Болот. Кыдырбайдын Рысалысынан Касымалы, Алымкул. Ал эми Касымалысынан Асыкбай, андан Нурлан. Алымкулунан жалгыз Улан. Эсиркенин Сардуманасынан жалгыз Эгимбай, андан Сарбагыш, Саргул деген эки бала. Сарбагышынан Аман, Курманбек, Өмүрбек. Саргулунан Нурдин, андан жалгыз Искендер.

### ***Дөөлөстүн үчүнчү аялы Жезбийкештен төрөлгөн Манап жөнүндө***

Манап — Дөөлөстүн көкүрөк күчүгү (эң кичүү уулу), энеси — Асылкан (Жезбийкеш деп да аталат), өндүү-түстүү эмгекчил аял болуптур. Дөөлөс Жезбийкешке кантип үйлөнгөндүгү жөнүндө жана Манаптын кантип төрөлгөндүгү, ага кантип ат коюлгандыгы жөнүндө жогоруда «Сарбагыштын уулу Дөөлөс жөнүндө баян» деген бөлүгүндө көрсөтүлгөн.

Манап үйлөнүп-жайланып эки эркек балалуу болот. Улуусунун атын Сүтөй, кичүүсүнүн атын Сүтүке коёт. Сүтөй отуз жашка чейин жижин болуп, ошого чейин аял албаптыр. Иниси Сүтүке тың чыгып, баатыр болуптур. Бир учурда жоодо жүрүп, бир кызды колго түшүрүп, агасына аялдыкка алып берүү үчүн үйгө алып келет. Сүтөйдү көрүп кыз: «Буга тийбейм, алсаң өзүң ал» дейт. «Жок, мен сени албайм, тийсөң ушул агама тийесинң» деп күчкө салат. Кыз кыйылып жатып макул болуп, бирок Сүтүкеге: «Мейли эмесе, агаңа аял болоюн, бирок кийин сенин балдарың менин балдарыма көз каранды болот» деген экен. Сүтүкенин зордугу менен кыз Сүтөйгө тийип, андан Сарсейит, Тукур\_ деген балдарды төрөйт. Ал эми Сүтүкеден болсо Кудур деген гана жалгыз уулу болот.


Сүтөйдүн Сарсейити төрт уулду болот. Алар Үчүке, Тулкү, Кудаяр, Эрдене дегендер.

Сүтөйдүн Тукурунан Эшим, Олчотай деген эки уулу болгон.

Сүтүкенин жалгыз уулу Кудурдан бир гана бала болгон, анын аты Жарбаң. Бул жөнүндө эл арасында мындай сөз бар. Жарбаңдын энеси ай-күнүнө жетип, бала төрөлөөрдө кыйналгандан кийин анын ичин жарып жиберип баланы алышкан экен, мына ошого байланыштуу баланын атын Жарбаң деп коюшкан.

Сүтөйдүн Тукурунун экинчи уулу Олчотой жөнүндө эл ичинде «Чоңчарық» деп атап коюшат. Анткени Олчотой өтө сөөктүү чоң киши болгон. Сөөгүнө караша буту да чоң экен, ал бут кийим чак келбegenдикten ар дайым чарык кийип жүрчү, мына ушуга байланыштуу аны Чоңчарық атап коюшчу. Өз аты аталбай эле, Чоңчарық деген ат укум-тукумуна чейин калган экен.

## Дөңгөстүн Элчибек уулунан тарагандар



## *Сүтөйдүн Сарсейитинин Үчүкө жана Тұлқу уулдарынын өлүмү*

Деги эле кыргыз эли илгертеден жоокерчиликти көп жасашчу экен да. Мына ошол эле салт менен Сарсейиттин Тұлқусу бойго жетип, жигит болуп калған кезинде Таласты карай жортуулға чыгат, ал жердеги чабуулдан түшкөн мал-жанын айдал келе жатса алдынан куурай терген Саруу уруусунун бир топ кыз-келиндери жолугуп калат. Булардын арасында Деркен деген өндүү-түстүү сулуу кыз болгон экен. Тұлқу бул кызды сүйүп, аялдыкка алууга сөз козгойт да, ушул эле жолуккан жерден алып кетүүнү сунуш кылат, бирок кыз макул болбайт. Ал: «Мен каршы әмесмин, үйгө барып кийим- кечемди кийишим керек» деген сөзүнө Тұлқу болбой әле, алакачып үйүнө алып келген. Атасы Сарсейит келиндүү болдум деп той кылып, Тұлқуге өргө көтөрүп берет.

Жыл айланғандан кийин Деркен келин әркек бала төрөйт. Тұлқу той кылып баласынын атын Тынай деп коёт. Учур келип әл-журт жайкы жайлосу Соң-Көлдү карай көчүп калат. Айыл арасында айтылып келе жаткан сөзгө караганда Деркен келин менен кайын әнесинин мүнөзү анчалык келише албай жүргөн экен. Көч жөнөгөндө келин атка биринчи минип, жерде бешикте таңылуу Тынайды алып беришин кайын әнесинен сураса алып бербей коёт, анткени биздин қыргыздын шартында атка биринчи улуу кишилер минүү керек да. Деркен келиндін ачуусу келип ат үстүнөн әңкейип бешикти бала менен әңип алышып бастырып кетет. Мына ушундан улам Тұлқунүн әнеси кекенип, кай жерге барбасын келинди жамандай берет. Ал учурда қыргыз жергесинде соодагерлер көп жүрүүчү. Деркен келин бир соодагер менен сүйлөшүп турганын кайын әнеси көрүп койгон экен. Ушундай шылтоолордун баарын кошуп баласына жамандап айта берип, Деркен келинди кетиртет. Тұлқу келинчегин канчалык жакшы көрсө да, апасынын көңүлүн кыйбай, Деркенди Таласка төркүнүнө жеткирип берет. Ошондо кетип жатып Деркен улуу баласы Тынайга имерилип:

«Үчүкөнүн үч уулу,  
Үч Үчүкө болорсун.  
Жаңғыз Тынай кулунум,  
Сенин айлаң не болор»,

— деп айткан экен.

Таласка төркүнүнө келгенден кийин Деркен сулуу саруу тукумунан чыккан беш берендердин тукумуна тиет, андан Шербoto, Нарбoto деген әркек уул төрөйт.

Ал эми Тұлқу болсо аял издеп бир топко жүрүп калат. Құндөрдүн биринде Ойроттун кызы Жаңыл мырзанын кабарын угуп, аны аялдыкка алууга шартташып бир жылдан кийин алыш кетүүгө макулдашат. Убакыт жеткендөн кийин Тұлқу агасы Үчүкөнүн жигиттери менен тууган-туушкандары Атакозу, Чабак, Үлбүрчөк, Дөңгөй болуп бир топ адам келишсе, Жаңыл мырза атасы менен ээрчип ит агытып, күш салып, аң уулап кетип калған экен. Күтсө жок, бул әмнеси, мени шылдыңдаганыбы деп, Тұлқунүн ачуусу келип, аттын башын кайра буруп, айылдын четин чаап талкалап, Қытайдын Какшаалынын ийри жарынын түбүнө барып тамак-ашты асып коюп эс алыш жаткан болот. Кокус душман басып калбас үчүн Үлбүрчөк менен Дөңгөйдү курал жабдыгы менен кароолго коёт.

Аң уулаган саякатынан айылына келип, Тұлқулөр келип буларды күтпөй айылдын четин чаап кеткенин угуп, Жаңыл мырза атасы менен Тұлқулөрдүн изин

кууп жөнөшөт. Бириңчи кароолдо турган Үлбүрчөк менен Дөңгөйгө жолугуп: «Мен Тұлқүгө кантип жараксыз барам деп» ал әкөөнү алдап өлтүрүп, курал-жабдықтарын алып, жардын үстүн көздөй бастырып барғыча анын жаңында жүргөн тайганы бириңчи барып жардан көрүнгөндө, Тұлқү: «Баяғы канчыктын тайганы» деп айткан экен. Ошол мезгилде жардын башына келип калған Жаңыл мырза менен атасы Тұлқунүн: «Канчыктын тайганы» деген сөздү даана уккандан кийин атасы кызына кайрылып: «Ат буларды өлтүр» деп айткан. Жаңыл мырза атасынын айткан сөзүн укпай, аларды атпаптыр. Ошондо Жаңыл мырзанын атасы кызына катуу таарынып: «Кызды бала деген киши оңбосун» деп кайрылып бастырып кеткен. Ошол жерден Жаңыл мырза «канчык» деген сөзгө өтө намызданып, арданып, жигиттери менен чабышып жатып колунун көптүгүнөнбү, Үчүкөнү, Тұлқунү, Чабакты өлтүрүп коюшкан экен.

Мынчалық болбайтко деп ойлогон Жаңыл мырза өзү сүйгөн Тұлқунүн өлгөнүнө ичинен катуу өкүнүп кылмыштуу болгондой, элин уюштуруп өлгөндөрдү жакшылап көмдүргөн.

Бул жерден айтып кете турган дагы бир окуя, ал Сүтөйдүн уулу Тукур жөнүндө. Тукур өзү акылман, баатыр, деги эле әл-жүртка жагымдуу жакшы адам болгон экен. Құндөрдүн бириңде ал тогуз кумалак ойнот жатса, кандайдыр бир санчы-сынчы келет да, Тукурга: «Эй Тукур, атыңды башкага котор, антпесең тукумуң жаман болуп калат» деп айткан экен. Анын айтканына Тукур өз учурунда макул болуп, бирок кандайдыр бир нерсеге алаксып унутуп калған. Мына ошол себептен Эшим менен Олчотайдан (Чоңчарыктан) атактуу мыкты кишилер чыккан эмес деген әл арасында сөз бар. Чынында эле Эшим менен Олчотайдун (Чоңчарыктардын) тукуму өтө аз болуп, алар көрүнгөн жерде чачкын болуп жүрөт.

### **Тұлқунүн уулу Тынай жөнүндө**

Тұлқунүн Таластын саруу уруусунан алған аялы Деркенден Тынай төрөлгөндүгүн, биз жогору жакта белгилеп кетпедикпи. Тынай жаш кезинде эле энесинен тириүлөй жетим калат, кийин Жаңыл мырза атасын өлтүрүп, андан айрылат. Ошентип, ал соң энеси менен соң атасынын колунда соңойт. Тынай кары соң атасы менен соң энесинин колунда жарым жетим болуп әптел өткөрді, кийинчөрәк үйлөнүп, акырындық менен оокатын өткөрөт. Анын колунда бир бәэси, бир төөсү болгон экен, ошолор төлдөгөндө сүтүн кымыз кылып ичип оокатын өткөргөн.

Құндөрдүн бириңде Тынай кишилер менен дөңдө олтурса, бутунда боосу, күйругунда коңгуроосу бар бир шумкар учуп келип, олтурған кишилерден арыраак жерге барып конгонун Тынай байкайт да, балдарга айтып карматып алып, багып жүргөн болот. Шумкар жакшы қыраан болуп чыгат. Ошентип багып жүрсө, құндөрдүн бириңде өзү да, аты да арық бир жигит келип калат. Ал салам айтып, Тынай болсо алик алыш, анын ал жайын сурап калат. Тынай: «Ии балам, атың да, өзүң да арық, чарчаган өңдөнөсүңөр, алыштан чаалыгып келе жаткансыңар го, жайыңды айтчы» дейт.

«Мен да бир хандын баласымын, сейилдик кылып ит-куш салып жүрүп шумкарымды качырып жиберип, бир нече күндөн бери ошону издеп жүрөмүн. Жолдо қыйналып, қысталдым. Ошол шумкар күшту көрсөңөр айтсаңар жакшы болор эле», дейт.

Тынай: «Шумкар күш табылар балам, андан көрү жүр үйгө, тамак ичип эс ал, абдан чарчап-чаалыгып ач болгон экенсің, атың да арыптыр, ал дагы эс алсын»

дейт. Шумкардын учуп келгендиги жөнүндө карыя-аксакалдар: «Шумкардын учуп келиши Тынайга кыдырдын келиши» деп айтышчу эле.

Ошентип, Тынай кандын шумкар күш издеген баласын конок кылып сүйлөшүп олтурса, үйүнө дагы бир кыдыр молдо келип калат, аны да кондуруп конок кылат. Ал молдонун кыдыр экенин Тынай билбей эле, бир бейбечара молдо көрүнөт деп аны да кондуруп калган экен.

Тынай үйүнө эки конок конуп жаткандан кийин байбичесине: «Буларга мал союп конок кылалы» дейт. Бир кулундуу бээ, бир тайлактуу төөдөн башка эч бир малы болболтур. «Конокторго кулунду соёюн» деген оюн айтат Тынай. Анда байбичеси: «Кой, кулунду сойгондо бээ байып кетип кымызы жок калабыз, андан көрө тайлакты сой да, терисине чөп тыгып тайлак кылып телип коёбуз, экөөнү тен саап иче беребиз» дейт. Ошентип, тайлакты союп күш издеген падышанын уулун жана кыдыр болуп келген молдону конок кылып сыйлаган.

Эртеси чайланышып бүтүп, жөнөй турган болгондо: «Башыңа ырыс бакты консун да, ал укум-тукумуңдан кетпесин» деп бата берген кыдыр.

Тынай ал молдону жөнөтүп коюп, кайрылып бир азыраак басып кайра кайрылып артын караса, баягы молдонун карааны да, дареги да жок, кайып болуп көрүнбөй кеткен. Мына ушуга байланыштуу айыл аксакалдары: «Тынайды кыдыр колдогон» деп айтып калышкан. Ал эми Тынайдын үйүндө молдо менен бирге конгон хандын шумкар күш издеген баласы: «Бул сизге түшкөн кыдыр, мындан ары сизге таалай-бакты конот» деп айткан.

Бул окуядан кийин көп узабай эле Тынай балалуу- чакалуу, малдуу-жандуу болуп, эл башкарып, Тынайдын кадыр-баркы өсүп, кыргыз элине белгилүү боло баштаган.

Тынай эки аял алган. Бириңчи аялынан Сатыбалды жана Атаке деген эки уулу болгон. Улуву баласы Сатыбалды мүнөзү жагынан жоошураак, кен пейил, оокаттуу адам болуптур, ал эми кичүүсү Атаке кичинесинен эле өткүр, курч, сөзмөр, чечен чыгыптыр.

Тынайдын экинчи аялынан Сокур, Бекмурат, Арзыгул, Рыскул деген төрт уулу болгон.

Тынайдын кичи аялынын эн улуву баласы Сокурдун атынын коюлушунун да өзүнчө себеби бар экендигин эл арасында айтылып жүрөт. Сокур жарык дүйнөгө келгенде бардык жагынан баладай эле экен, бирок кыркы чыкканга чейин көзүн ачпаптыр. Кыркылыгын чыгаргандан кийин гана көзүн ачкан экен. Мына ушуга байланыштуу атын «Сокур» деп коюп койгон деп айтылат.

Тынайдын бириңчи аялынан көргөн улуву баласы Сатыбалды дегени төрт аял алган. Ал төртөөнөн жети бала көргөн. Анын бириңчи аялынан Жообасар Кубат жана Ая деген үч уулу болгон, экинчисинен жалгыз эле Алмакүчүк деген уул, үчүнчүсүнөн Карыүзөн, Чөмөй деген эки эгиз уул, ал эми төртүнчүсү, калмак аялынан Шайбек деген бир эле әркек бала болгон.

Тынайдын бириңчи аялынан көргөн уулунун эн улуву баласы Сатыбалды эле. Андан Жообасар деген баласы жөнүндө кыскача бир эки ооз сөз айтып кетүүнү туура таптык.

Жообасар жөнөкөй эле эл катары дыйканчылык, мал чарбачылык иштерин жасап, ага кошумча мүнүшкөрлүк кесипти жакшы көрүп, күш, кыргый итеги жана ыгы келсе бүркүт да кармап, Шамшы өрөөнүн жылгаларында жашап жүрчү экен. Шамшы ашуусунун түндүк жагындагы «Жообасар» жайлоосу ушул күнгө чейин ошонун наамында аталып келе жатат. Мындан тышкary Жообасар жаш төрөлгөн балдарга кооздоп, арча, карагайдан жакшынакай сыңдуу кылып бешик жасоочу.

Кимге күш, кыргый, ителги, бүркүт жана төрөлгөн балдарга бешик керек болсо атайын издең барып, Жообасар абадан алышчу.

Мына ошентип, Жообасар нечен ит, күш салып ойногон ышкыбоздордун сообуна калган жана нечен төрөлгөн кыргыздын муундарына бешик жасап берип, алардын эне-аталарынын батасын алган касиеттүү киши болгон.

Жообасардын байбичеси кырк бештин кырына барганга чейин согончогу канабаптыр. Бул дүйнөдөн перзентсиз өтөбүзбү деп, Жообасар байбичеси экөө көп жылдар кейишчүү eken. Ушинтип кайгырып жүргөн учурда атасы Сатыбалдынын иниси Атаке баатырдын байбичеси эркек төрөп, алар анын бешик тоюнда болушат. Баланын атын Таштанбек коюшат. Күндөрдүн бириnde Жообасар байбичесине бул дүйнөдөн баласыз так өтөбүзбү, андан көрө аталаш болсо да Атаке байкемдин Таштанбек уулун сурап бала кылышп алалы, деген ойго келишип, байбичесин унаага мингизип, Кеминдин Кызыл-Суу жакта турган аталаш агасы Атакеникине жиберет. Атакенин аялына келсе, ал айылдын четинде дөңдө бир топ кишилер менен олтурган eken. Жообасардын аялы түз эле аттан түшүп мамыга байлап, үйгө кирип жеңеси менен учурашып, чай ичкендөн кийин, эмне үчүн келгендигин: «Жене, кайниң жиберди... бул дүйнөдө баласыз калабызыбы, жеңем менен байкеме бар да Таштанбек уулун сурап кел, багып бала кылышп алалы, ошол үчүн келип калдым» деп айтат. Муну Атакенин байбичеси угуп, кыртыштап секирип: «Бербей калайын баламды, жаның болсо өзүң бала төрөп ал» деп абысынынын көңүлүн оорута жооп берди. Бул сөздү уккандан кийин Жообасардын байбичеси эшикке чыгып, атына минип, кетүүгө баштанып бастырып калат. Муну дөңдө олтурган Атаке көрөт да: «Эмне бул келиним тез эле кайра жөнөп калды, муну билейинчи» деп ойлоп, бастырып бараткан келинин чакырып алыш: «Оой, балам, тез эле кайра жөнөп калдың...» деп сурайт. Анда келини: «Инициз жиберди эле аке, барып жеңем менен байкемдин Таштанбек уулун сурап кел, бала кылышп алабыз деп, жеңеме айтсам, баланы бербейм деп койду, кайра кетип баратам» деп жооп берет. Бул сөздү уккандан кийин Атакенин ачусу келип: «Үйгө тартчы атыңды» дейт да, өзү баланы ороп-чулгап келинине өңөртүп жөнөтүп жиберет.

Ошентип, Таштанбекти Жообасар байбичеси экөө бала кылышп багып чоңойтот. Таштанбек жигит болот, болгондо да өрттөй курч жуулунган баатыр жүрөк азамат болуп чоңоёт. Күндөрдүн бириnde Жообасар Шамшынын ичинде жайгашып турганда таластык Саруу уруусунан беш-алты көпкөн жигиттери Шамшы белин ашып баратып, Жообасарды байлап алыш кетишет. Бул учурда Таштанбек талаада ойноп жүргөн eken, үйүнө кайтып келсе, энесинин олтурганын көрүп: «Эмне болду апа» деп сураса атасы Жообасарды беш алты жигит байлап алыш кеткенин айтат. Таштанбектин ачусу келип, атасын издөөгө бир топ жолдошторун ээрчитип Шамшы белин ашып жөнөшөт. Кочкордун Кара-Колун өрдөп, Суусамыр өрөөнү менен жүрүп олтурушуп, Таластын башынан бел ашып, бир айылга келет. Ошол жерден боз үйдүн жанында байланып жаткан атасын көрүп, кучакташып көрүшүп калат.

Таштанбек ал жерден атасын бошотуп, саруу менен күшчулардын ташын талкан кылышп, бир жолу эмес, үч жолу чаап, бир топ саруу-кушчуларды кул кылышп, малжаны менен айдал келгендигин айыл-аксакалдарынын арасында көп айтылат.

Таштанбек үйлөнүп-жайланып калган мезгилде кудайдан болуп, Жообасардын байбичеси боюнда болуп калышп, эркек бала төрөйт. Жообасар чоң кубанычта болуп, той берип, баласынын атын Таштанбектин иниси Стамбек болсун деп коёт. Стамбектен кийин Ыйбак, Балбак деген эки бала төрөлөт. Ошентип, Жообасар өз байбичесинен үч уулду болгон eken.

Жообасардын Стамбети эки аял алган. Анын биринчи аялынан Жунус, Түлөкабыл, Калпак, көпчүлүк учурда Калпак баатыр деп аталат, ал эми экинчи аялынан болсо Орөзбак, Боронбай деген эки уул төрөлөт.

Стамбектин улүү баласы Жүнүстөн Үйман, Койбөрү, Мусабек, Үраман, Шорук деген беш баласы болгон.

Экинчи уулу Түлөкабылдын төрт аялы болуп, алардан он эки бала болгон. Биринчи аялынан — Мураталы; экинчисинен — Чойтемир, Өзтемир, Шаатемир, Чийтемир, Гултемир, Кожобай; үчүнчүсүнөн — Айтемир, Байтемир, Кайтемир, эң кичүүсү Толгонай дегендөн Күрөгөн, Жантемир дегендөр болгон. Булардын бардыгы укум-тукумдуу болушкан.

Стамбектин Калпагынан\_(Калпак баатыр) Мамыркан, Байтерек, Жангазы, Бука деген төрт уулу болгон.

Үчүнчү уулу Орөзбактан Чалгын, Жалгап, Эшпай — үч уул.

Төртүнчү уулу Боронбайдан Байтели, Байтөлө, Үрысменде, Сооронбай, Дыйканбай, Мендебайыр деген алты уул.

### **Стамбектин экинчи уулу Калпак баатыр жөнүндө**

Жообасардын түкүмүнан элге белгилүү эки мыктысы чыккан. Анын бири — Стамбектин уулу Калпак. Калпактын жүрөгүндө карасы жок баатыр болгон экен. Буга бир гана мисал. Казактын Кененсарысынын Норузбайы кыргызга кол салып турганда, Калпак өзүнүн агалары Жунус, Түлөкабыл жана башка туугандары менен бирге Бишкектен бери азыркы БЧКнын аймагында жайгашып турушкан. Көктөм толуп әл жайлоого көчө турган маал болуп калганда, агалары жайлоону көздөй көчө баштайт. Калпак: «Силер көчө бергиле, мен артыңардан көчүп барам. Казактар бизге кол салганы турат. Мен ок куюп, мылтыкка дары камдап алышп, артыңардан көчүп жете барам» деп агаларына айткан экен.

Калпактын жанында Таластын саруу түкүмүнан Карапай деген атактуу мергенчи калган. Карапай болсо ошол эле жылы өз элиниң әр өлтүрүп, Таластан качып чыккан баатыр мерген, Жообасардын түкүмүнэ келип, Калпак менен бирге туруп калыптыр. Алар калып мылтыкка ок кую башташат. Куйган октору бир чаначтан ашуун болот. Ошондо Карапай мергенчи Калпакка: «Ушунча ок туруп душмандан кашкан киши эмне болсун» деп суроо бергенде, Калпак жооп кылып: «Анда ал киши аялынын дамбалын башына чалып алсын» деген экен.

Көп узабай эле казактар кол салып келип калат. Калпак баатыр менен Карапай аларга каршы туруп, атыша башташат. Казактардын колу көп экенин билип, Калпактын аялы күлүк тору атты токуп алышп келип: «Байым, атка минип чыга бериз, катын карга, бала сагызган, кайда калбаган катын бала, жоо калың көрүнөт», десе Калпак баатыр найза кылышын кармай, аттын үзөнгүсүнө бутун салганда, Карапай чуркап келип; «Ой, баатыр, бул кылганың кандай, Калпак катын- баласын, мал-мүлкүн, айлын жоого таштап кармаша албай качып чыгыптыр деп эртең әл айтса, анда алардын бетин биз кантитп карайбыз. «Кырылган катын-баланын убал сообу биздин мойнубузга наалат болуп калат» дегенде, Калпак баатыр кайра аттан түшүп, айлындагы болгон катын-баланы өз үйүнө жыйып, төөлөрдү тосмо кылышп тегерете чөгөрүп коюп өзүлөрү үйдүн ичине олтуруп алышып, жоого каршы ок атыша беришкен.

Ок түгөнгөндө кыз-келиндердин шуру-мончокторун дүрмөттөп ата башташты. Атылган окко карабастан Кененсарынын колу туусун көтөрүп чабуул коюп кирип келди. Бул чабуулда Калпак баатыр 18 жаштагы иниси Мамбетти: «Туу кармаган

жоокерди ат» деп буйрук берет. Ал үч жолу атат, бирок туу кармаган жоокерге тийбей башкаларга тийет.

Түн ортосу оогон чакта Калпактын Түлөкабыл деген бир тууганы айылдын үстүнөн каршылышкандарга үч жолу чабуул коюп, биринчи чабуулунда аларды бир аз жерге чейин сүрүп барат, бирок андан 37 жигитинен ажырайт, экинчи качырганда Калпактын өз иниси Мамбеттен ажырайт. Үчүнчү чабуулда ал 28 жигитинен ажырайт. Салгылашууларда Түлөкабылдын бир кулагын ок алып кетет. Бул чабуулдун биринчисинде эле Калпак баатыр он тогуз жерине ок тийип оо дүйнөгө кеткен экен.

Канчалык каршылык көрсөтсө да болбой казактар айылга кирип келип, мыкаачылык менен жаш балдарды мууздап, аялдардын ичин жарып, керегенин башына илип, сулуу келин, кыздарды олжого алабыз деп бир башка бөлүшүп, Калпактын бир инисинин жан жерин сууруп өлтүрүшүп, Субанбек деген жигит желеде байланып турган козулардын арасына жашынып жатса аны таап алышип, жүрөгүн жарып сууруп алышип, оозуна тыгып кетишкен.

Ошол эле мезгилде Норузбай баш болгон кошумча кол Төрөгелдинин айылын көздөй жөнөгөн, алар менен Төрөгелди биринчи беттешип, ага Черилик тукумдары жардамдашип, казактардын жүз сексендей жигиттери менен аябай салгылашкан.

Калпактын өлгөнүн, Түлөберди менен Төрөгелдинин катуу салгылашуусу солто, сарбагыш уругуна бул кабар жетет. Алар кол жыйнашып казактардын чабуулuna карши кармашат, мына ошондо казактын баатыры Кененсары түруштук бере албай калган жигиттери менен кайра качкан экен.

Калпактын жакын тууганы Ормонбек да бул чабуулга катышкан. Ал катуу жарадар болуп үйүнө келсе, көгөндүн арасында өлүп жаткан агасы Субанбекти көрөт. Муну көргөндөн кийин жаны ашып, үйүнө кирбестен душмандардан өч алам деп, Таштанбектин болот кылышын алыш, туманда качкан жоонун артынан кууп жөнөгөн. Жүрүп олтуруп, бир мезгилде Кененсарыны кууп жетип, ал: «Кара болсоң жүрө бер, ак болсоң токто» дегенде Кененсары буруулуп, кылышын сууруп калган экен. Ошондо Ормонбек кылыш менен шилтеп жибергенде Кененсарыга тийбестен атынын тердигин таарып кеткен. Кененсары кайрылып кылышын шилтегендө Ормонбектин чекесине тийип, эси ооп барып кайра оцолот. Ошол жарадарынан кийин Ормонбек тумандан адаштырып жүрүп олтуруп, Чүйдүн жээгиндеги камышка келип аттан жыгылып, кансырап жатып калат. Аны казактын качкын жоокерлери көрүп, өлтүрүшкөн деген сөз бар.

Бул жерден Калпактын баатырдыгы жөнүндө айтып кетүүнү туура таптык.

Эл оозунда Калпактын баатырлыгы, анын өз элин басып келген душманынан коргоп, өз жанын өлүмгө тосуп берген. Ал эми жанында калган Карагай мергенчи болсо өлүктөрдүн арасына жатып калат, казактар аны өлүп калган экен деп кете беришет. Бир маалда Карагай мергенчи башын көтөрүп турса айланасы жым-жырт болуп, эч ким жок, бирок жайнаган өлүк. Калпак баатыр өлүп, үч бөлүнүп жатканын көрөт да, качкан бойдон жайлоого барып болгон окуяны Жунус менен Түлөкабылга айтат.

Бул кабарды уккандан кийин эл күрү-гүү болуп ыйлашип, Калпактын өлгөн жерине келишип, куран окушуп, Калпактын сөөгүн ошол өлгөн жерине, азыркы Бишкек шаарынын Күн чыгыш жагындағы БЧКнын аймагына коюшат. Калпак 42 жашында өлүптүр.

Кийин Кененсары, Норузбайларды колго түшүргөндө Кененсарыны Атаке тукумдары алыш барып өлтүрүптүр. Мурунку жылды Кененсарынын колунан өлгөн Ормонбек менен Субанбектин иниси Тайсары Таштанбектин болотун алыш шилтеп жибергенде Кененхандын башы ыргып кеткен, жесир катындар чуркап келип

кулактарын кесип ыргытып жиберген. Өлүгү Кызыл- Суунун Алмалуу коктусунун орто бөксө тоосуна коюлган, жашы 45 чамасында болгон. Ал эми Норузбайын Кегети жактагы Жообасардын балдары Жунус менен Түлө кабылдарга берген.

Калпактын байбичеси Ботокөз ушунун канын ичем деп ачуусу менен айбалтаны ала коюп, Норузбайды шилтегенде бир колун шылый чабат. Ошондо Норузбай артын караса балта кармаган аялды көрүп: «Оо пир ай, мени өлтүрө турган кыргызда эркек жокпа?» дептир. Андан кийин Түлөбай деген Калпактын жигити балта менен өлтүргөн. Ошол жигиттен тукум жок деп айтышат.

Жообасардын түкүмунан элге белгилүү болуп чыккандарынын дагы бирөө — бил Мураталынын уулу Мамбеталы. Мамбеталы кичинесинен эле тың чыккан экен. Акыл-эсине жетип, эл кадырына ээ болгон учурунда өз курактуулардын ичинен биринчи болуп арабча тамганы жаза да, окуй да билген. Кийин Алматыдагы гимназияга өтүп, аны окуп бүтүрүп, орус тилин үйрөнүп келет. Мына ошол орус тилди билгендиктен Токмоктогу, Бишкектеги уезде тилмеч болуп көп жылдар иштеп келген. Ушуга байланыштуу «Тилмеч Мамбеталы» деп калган себептери да ушунда. Ал киши Бурана, Шамшы жергесиндеги элдерге кадырман адам болуп келген. Ал арабча жана орусча кат сабаттуулугуна байланыштуу башкаларга караганда жалпы эле кыргыз элине кадыр- баркы жогору болгон.

Андан тышкary Мамбеталы калыс, ак ниеттуү, жетим-жесирге боорукер болуптур. Ал дыйканчылыкты жакшы көргөн, өзү жашаган жерге ар түрдүү жер-жемиш бактарын тигип, бал чөлөк да кармап турган. Мамбеталынын Шакир, Закир, Омор деген үч уулу болгон.

Бул жерден Мамбеталынын эл ичинде айтылып жүргөн калыстык иши жөнүндө дагы бир мисал келтириүүнү туура таптык. Заманында күндөрдүн биринде эрте жазда Жумгал жактан саяктын мыктысы Байзак баатыр Мамбеталынынына келип калат, бирок Мамбеталы үйүндө жок экен. Аны Кекилик деген жигит: «Үйгө конок келди» деп чакырып келет. Байзак баатыр кадырлуу конок. Анткени, ал Шабдан баатырдын энеси Баалынын агалары. Ошондуктан Мамбеталы аны жакшылап конок кылуу үчүн кышкы согумдан калган сүрсүгөн этти салып бербей: «Жаш козу соёон» деп айыл ичинен күрпөң козу издең калат. Иниси Байтемирди ээрчитип алып, айылындағы Күрөңкөй деген саяктын эрте туулган козусу бар дегенин угуп бастырып келип, Мамбеталы: «Күрөңкөй, үйгө сый конок келип калыптыр, сүр эт менен сыйлабай жаш козу союп конок кылайын десем менде жок болуп калды, сенде күрпөң козу бар дегенин угуп сурал келдим. Ордуна козулуу кой берейин, козунду бере тур» десе, Күрөңкөй бергиси келбей ылдый карап: «Маке, козум ургаачы, мал кылайын дедим эле, бералбайм» деп жооп айтканда, Мамбеталынын иниси Байтемир: «Козунду Мамбеталыга бербей кимге бермек элең?» деп Күрөңкөйдү камчы менен чаап- чаап жиберген. Аны көрүп Мамбеталынын ачуусу келип; «Сен бирөөнүн малын зордуктап алмак белең шошко», деп Байтемирди камчысы менен бир чаап жиберип, атынын башын буруп бастырып бара жатса, артынан бир жигит келип; «Ава, менде Күрөңкөйдүкүнөн жакшы козум бар, сизге бекер эле берейин, аялым экөөбүздүн балабыз жок, бизге батаңызды эле берсеңиз болду» деген. Мамбеталы: «Чакыр андай болсо келинчегинди» деп, экөөнү күн батышты каратып турup; «Келерки ушул маалга чейин эркек балалуу болгула», деп батасын берип, козусун алып сый коногун жөнөткөн.

Айткандай эле тогуз айдан кийин кудайдан болуп, баягы жигит менен келин эркек балалуу болуп, чоң түлөө өткөзгөн. Күрөңкөй болсо кемпири экөө баласы жок как баш өтүптүр. Мамбеталынын калыстыгы жана касиеттүүлүгү ушундан билинп турат.

Мамбеталы элдик, элдин тагдырын чече билген адам болгон. Ал жөнүндө эл арасында мындай сөз бар: 1916- жылы кыргыздын башына түшкөн кайгылуу козголоңдо Мамбеталы элине: «Үркпөгүлө агайын-туугандар, орус менен жалпы тил таап элдешебиз» дейт. Ошого карабастан замбиректин атылган огунун үнүнөн коркуп, башка жердеги кыргыздардай эле кегетилик кыргыздар да үркүп Тянь-Шань тоолорун аралап качкан экен. Мында алар көп өлүм-житимге дуушар болушкан. Кыргыздар кетери менен Кегетини орустар ээлеп, там салышып, Кегети айлын Подгорный деп ат коюп алышкан. Октябрь революциясынан кийин Кегетинин эли кайра келип, Мамбеталынын жетекчилиги астында арызданып жатып орустардын көпчүлүгүн Кегетиден чыгарышып, жерди кайра кыргыздар ээлешкен. Бул Мамбеталынын гана демилгеси менен болгон деп айтывлат.

Мамбеталы болуш болгон эмес, бирок анын кадыр- баркы менен анын иниси Муса, баласы Закир болуш болгон. Ал учурда болуштук Атаке, Сатыбалды тукуму бир болуш эл болуп, анда Сооронбай менен анын баласы Дүр бийлик кылып турган эле.

Элдин санынын өскөндүгүнө байланыштуу Сатыбалды тукумунан Бекболот, Түрүмбек, Өтөгөн, Төлөмүш, Бейшембай, Чалдамбай, Найманбай жана башка бир топ кадырман аксакалдары, уезде тилмеч болуп турган Мамбеталыга кайрылышкан экен. Анда Атаке элиnen Сатыбалды тукуму өзүнчө болуш болуп бөлүнүшүн кеп салышкан. Муну Мамбеталы кубаттайт да, адегенде өзүнчө болуш болобуз дегендер канча түтүн эл бolorун, жаңы уюшула турган болуштардын жеринин чек араларын тактоосун суранат. Андан кийин гана ал губернаторго жазыла турган арызды өзү берерин айткан.

Кийин бул сөздү Сооронбай жана Дүр угушат. Ошондо Сооронбай ажы болуш болуп турган уулу Дүргө: «Сатыбалды уулу бөлүнүп, өзүнчө болуш болобуз десе каршылык кылба, каалаганындаи бөлүнө беришсин, бирок эл бөлүнгөндө өзүктөн Сарбос, чечейден Кашка сенин элиңде калгандай болсун, жердин чегин бөлүштүрүүдө мен өзүм кийлигишем» деген экен. Ошентип, Сатыбалды элиниң максаты ордунаң чыгып, Кызыл-Суу болушунан бөлүнүп, Шамшы болушу болмок болот. Болуштукка бириңчи Түлөкабылдын уулу Күрөгөн көрсөтүлөт. Күрөгөн узун бойлуу, калбаттуу, сөөктүү, дальсы жазы далдагай киши экен. Боз үйгө киргендө дальсынын кеңдигинен түз кире албай, кыйгачтап кирчү. Губернатордун өкүлдөрү Күрөгөндү көрүшүп жактырбай коёт. Андан кийин эл болуштукка Мураталынын уулу Мусаны көргөзөт. Мусанын өңү кара, жөнөкөй дыйкан экен. Дене-боюн өз убагында жуубагандан кийин колу, буту какач болуп кетиптири. Ал болуштукка көрсөтүлүп жаткандан кийин, ысык сууга колу-бутунун какачын жибитип, кырып жатып жууп кетиришет, таза кийинтишип болуштукка шайлоого элдин добуш (таш) беришине коюлат. Көпчүлүк эл Мусаны болуш кылып шайлашат, ал он сегиз жылдай болуш болуп турган.

Муса каза болгондон кийин Мамбеталынын уулу Закир болуш болот. Закир болуш болуп турганда Мамбеталы атасына ақылдашпай, Ак-Бешимден бир топ теше жерди орустарга сатып жиберет. Күндөрдүн бириңде жер сатып алган орустар 12 арабага камыш жүктөп Ак-Бешимге түшүрүп жатканын Мамбеталы угат да, уулу Закирди (Закирдин бою узун экен) катуу урушуп жатканын Урдөөлөт деген угуп калып кайрылса, Мамбеталы: «Узун кишинин ақылы жок болот, эч кимге ақылдашпай Ак-Бешимден орустарга жер сатып жибериптири мобул шошко (Мамбеталы «чочко» деген сөздү дайыма, «шошко» деп айтчу экен), орустар бүгүн бир теше жер алса, акырында п олтуруп бут Ак-Бешимди ээлеп алаарын бул билбейт, сиз бүт он бир старчы элден бирден өкүл чакырып келиңиз, бул жөнүндө

сүйлөшөбүз» деп Урдөөлөткө айткан экен Мамбеталы. Ошентип, Мамбеталынын кийлигишүүсү менен орустар жер албай калган имиш.

Мамбеталынын Закир деген уулу Үркүндө кошо эл менен баратып Кочкор тараптагы белде ооруп калып каза тапкан экен. Ал өлгөндө көр казганга кетмен, күрөк жок болуп, Кочкордо Калый байдын жылкыларын багып жүргөн жылкычыларынан кетмен, күрөк сурап алышып көмүшкөн деген сөз бар. Ошол үркүндө Мамбеталынын Шакир деген уулу Бишкекте калган, Закир өлгөн күнү алдагы Бишкектен каза болгон деп аксакалдар арасында айтылат.

Мамбеталынын уулу Закирдин өлгөнүн угуп, Жумгалдагы саяктардын акылмандары Көкүмбай, Мырзабек жана башкалары Мамбеталынын үйүнө келип куран окуп көңүл айтышкан. Мамбеталы Шабдан баатыр менен куда болгон, Шабдандын Мөкүш уулунун Айна деген кызын Мамбеталынын Закири алган. Айна Закирден Эсенкулду төрөйт, андан Каңыбек жана Кубан деген эки бала болгон. Кубандан Түлөкабыл, буга ырымдап чоң атасынын атын коюшкан. Закир каза болгондон кийин Айнаны кайниси Оморго нике кыйышкан. Омордон Самыйбек, Аблабек, Эмилбек деген балдар. Аблабектен Эркин, Союзбек, Совет, Мирлан. Эмилбектен Улан. Омор ақыл-эстүү, саясатка түшүнүгү бар адам эле, окуп билим алып мугалимдик кесипке ээ болот. Совет өкмөтүнүн убагында көп балдарды окутуп, уядан учурган. Улуу Ата Мекендик согушка катышып, мекенди коргоодо каза тапкан.

Мамбеталынын дагы бир өзгөчөлүгү — 1918-жылдары Казакстандын Ак-Дөбө деген жеринде болгон чоң жыйынга катышкан экен. Бул жыйында Орто Азия республикаларынан да өкүлдөрү болгон. Мамбеталы менен бирге Кегетидеги мундуздардан Касымбектин уулу Шамыркан, Казакстандан Панке деген киши катышкан. Аңыракайдагы Панке чоку деген ушул кишинин наамында айтылат, бул киши ошол жердин кадырман адамы болгон. Ак-Дөбөдөгү жыйында сөз Совет өкмөтүнүн түзүлгөндүгү, әзүүчү таптар жоюлуп, зоот-фабрикага жумушчулар, жерге дыйкандар ээ болгондугу жөнүндө Лениндин декреттери айтылган. Мына ушуга байланыштуу жыйында Мамбеталы да сөз алып, орусча бир сааттан ашык сөз сүйлөп, Кегети суусунун боюна кыргыздар көп тегирмен куарын, аkitash зоотунун курулганын айткан. Ошону менен бирге орустар кыргыздардын дыйканчылыкка ылайыктуу жакшы жерлерин зордук менен тартып алып, Подгорный, Юрьевка, Ивановка, Орловка ж.б. деген аттарды коюп алгандарын Мамбеталы ошондо эле даанышмандык менен айткан.

Мамбеталы 1920-жылдарда каза болуптур, сөөгү Кегетидеги Кош-Таш деген жерге коюлган, өз атасы Мураталынын да сөөгү ушул жерге коюлган. Октябрь революциясынан кийин Мамбеталы орусча билген жакшы тилмеч болгондон кийин, көзү жумулганча көп жыйындарга катышып сүйлөгөн. Кайсы бир учурда жыйынга катышып олтурган Кремлден келген өкүл Мамбеталынын ысмын Ленинге да жеткирген, анын көзү өткөндөн кийин, 1921—1922-жылдары Лениндин колу коюлуп, Мамбеталыны Кремлге чакырган кат келгенин кегетилик мундуз Бекиттин уулу Бейшеке айтчу, бул сөздү уккан аксакалдар бүгүнкү күнгө чейин бар.

Мамбеталы элдин жана мамлекеттин ишине өтө берилген киши болуптур. Уездге тилмеч болгондуктан айрым болуштардан жыйналган чөп ооздун (налог) өкмөткө өз убагында өткөрүлүшүн көзөмөлгө алчу экен. Мамбеталынын байбичеси Саркалдай Кочкордогу кадимки 40 жигиттүү Бектендин кызы, ыймандуу, казан аягы кен, пейли жакшы байбиче болгон. Саяк Чойбек элинин болушу Абылдабек чөп ооз налогду өз убагында төкпөй коюлтур, аны жолуктуруп Мамбеталы ага катуу урушканда, анда ал: «Маке, артымдан мал айдал келе жатат, чөп ооздон кутулабыз» десе, «Сенин малын келгиче убактысы өтүп кетет» деп, Токмоктогу

таанышы Сейдекерим дегенге: «Ушул кишиге карызга акча берип тур» деп кат жазып мундуз түкүмнан Үркүнчү дегенди кошуп жиберген. Ошентип, Абдылдабек болуш Мамбеталынын жардамы менен карыз акча алып чөп ооз налогду төгүп берип, өз убагында күтүлган. Кийин Жумгалдан айдаган малы келип аны сатып, Абдылдабек да карызынан күтүлган.

Жумуштары бүткөндөн кийин Абдылдабек болуш бир семиз карабоз бээсин сый катары жетелеп, Мамбеталынына алып келип түшөт. Мамбеталы ачууланганда «шошко» деп сүйлөчү. «Бул бээнди алып кет шошко, экинчи менин көзүм көрбөсүн», деп бастырып кетет. Мамбеталы кеткендөн кийин байбичеси Саркалдай айылдын жигиттерине бээни сойдуруп, казы-карталап таштайт. Ошол эле күнү Мамбеталынын үйүнө солтонун кадырмандары чоң Айылчы, кичи Айылчы, чычкак Рысбектер конокко келип калышат. Саркалдай байбиче аларды жылкынын казы-картасы менен коноктойт. Эл кыдырып кеткен Мамбеталы эртеси келсе үйү толтура конок, солтонун кадырмандары менен учурашып, жакшы конок болуп олтурушканына ыраазы болуп, байбичесинен: «Бул казы-картаны кайдан алдың?» деп сураганда; «Үркүнчүнү жиберип күшканадан алдырдым» деп жооп бериптири. Мына ошондон: «Вазир жакшы кан жакшы, катын жакшы эр жакшы» деген улама сөз ушундан калган деп да айтылат.

Кыскартып айтканда, Мамбеталы тынай-солто элине атагы чыккан кадырман, барктуу адам болуптур. Шабдан баатыр орус тил билбегендиктен уездерге, губернаторлорго барганда тилмеч кылып ар дайым Мамбеталыны алып жүрчү. Ошондон улам эл ичинде «тилмеч Мамбеталы» деп айтылып калган.

«Аккан арыктан суу агат» дегендөй Мамбеталынын агасы Чийтемирдин уулу Isa да мыкты чыккан. Исаңын Өмүралы жана Кайып деген эки уулу болгон. Өмүраалы кичинесинен тың, зээндүү, арабчаны окуй да, жаза да билген адам эле. Совет өкмөтү чыкканда өз аракети менен жүрүп окуп, мугалимдик адистикке ээ болду. Кырк беш жылдан ашык мугалим, директор болуп жүрүп, ардактуу эс алууга чыкты. Бириңчилерден болуп Ленин орденине да ээ болду, жакында эле ооруп дүйнөдөн кайтты. Кегети эли бул кишинин эмгегин баалап, өз айылындагы орто мектепти Исаңын уулу Өмүралынын атына коюшту. «Жакшы өлсө да аты өлбөйт» деген ушул да.

Жообасардын Стамбединин Орзбак, Боронбай, Түлөкабыл, Жунус, Балбак деген беш уулу болгон. Балбактан болсо Кошчу деген жалгыз баласы айтылып жүрөт Кошчудан Бердибай, Эсеналы деген эки уул.


Кыргыз элинде «Ой тобо» деген ыр обону менен кеңири ырдалып келе жатат. Муну болсо обону элдики деп коюшат. Чындыгында бул туура эмес. «Ой тобонун» обону да, ыры да Чүй аймагына караштуу Кегетидеги Балбактын Кошчусунун Эсеналы деген баласы чыгарган.

### **Жообасардын Үйбагынын Бакы деген уулу жөнүндө**


Бакы Үйбактын баласы эмес, ал анын бакма баласы. Илгери Үйбак жаш жигит кезинде казактын Летопор деген жеринде жолдоштору менен жортуулда жүрсө, бир жүрттө казактын жесир жаш аялды баласы менен калганын көрүшөт. Аял учук оорулуу экен. Наристе балага боору оорушуп, ушул аялды жаш баласы менен алып кетели деп чечишет да, аялды атка миңгизип, баланы жылуулап ороп өңөрүп алышат. Ат менен жол жүргөндө кыйналып, оорулуу аял жолдо каза табат, анын сөөгүн эптеп жерге жашырышат да, баласын үйгө алып келишет. Айылдагы-агайын-тууганын чакырып түлөө өткөрөт. Баланы Үйбак байбичесине бактырып чоңойтот. Баланын атын Бокунун иниси Бакы болсун деп коёт.

Ошентип, жортуулдан таап алган бала Бакы Үйбактын уулу болуп калат. Ал Бакыны бөлөк-бөтөн дебей өз баласындай багып чоңойтуп, үйлөнтүп, өргө көтөрүп бөлүп чыгарган. Бакы балалуу-чакалуу болот. Мунун түкүмү азыр да Чүй районунун Көгети айлында жашап жатышат.


## Жообасардан тарагандар




## Стандарттын Түлекабылынан тарагандар



## Станбектин Жунусу менен Калпагынан тарагандар



Станбектин Орозбагы менен Боронбайынан  
тарагандар



### ***Сатыбалдынын Ая уулунан тукумдары***

Сатыбалдынын биринчи аялдынын Ая деген баласынын эки аялы болғон. Бириңи аялдынан Жантай. Андан Эсенаман, Болот, Шыгай, Куттуккожо, Лепес жана Ногой. Экинчи калмак аялдынан Кадыр, Боку, Мама деген балдар. Булар өз ичинде үчкө бөлүнүп айтылып жүрөт. Бириңиси, Аяга тиешелүүсү Бактыгулдуң Бейше, Абдракман, Алтымыш дегендери; Кыдыралы тукумдарына Касымалы, Омор; Мамбет тукумдарына Султан, Үзагалы, Үскак, Абдыластар; Термечик тукумдарынан Абыке, Калыбек; Жаманкул тукумдарына Жекшөн, Ишен ж. б. кирет. Экинчи Кара тукумдарына Конокбай уулдары Тагай, Ашыралы, Жылчык кирет. Ал эми акырында Аянын сарт аялдынан төрөлгөн Конушбай. Андан тарагандар сарт тукумдары деп аталып жүрөт. Алардан: Усубалы, Жаймаке, Токторбай деген үч бала. Токторбайдан Тұқұбаш; андан Шамшы, Мырзабек, Кулманбет. Шамшыдан Эсенбек жана Аныварбек. Кулманбеттен Ильяз, Зоотбек жана Талант. Усубалыдан болсо жалғыз

Сатылган. Эмне үчүн сарт аялдын балдары деп аталып жүрөт? Ал мындай: илгери соодагер сарттар өзүлөрүнүн кербендери менен түндүк кыргыздарга көп келишип соода кылышчу экен. Алар Аянын айылына да соода-сатык кылышп калат. Ушул мезгилде Ая тукумдарынан турмушка чыккан бир кызы күйөөгө барган жери жайсыз болуп ажырашып келип, айлында бойдок жүрүп калат. Соодагер сарт бу келин менен ойнош болуп, боюна бүтүп калат. Ал келин кийин төрөйт, баланын аты Конушбай коюлат. Ая кемпирі экөө аны өз баласындай багып, бала кылышп чоңойтот Конушбайды. Ая үйлөнтүп-жайлантат. Ал үч уулду болот Аянын бешинчи баласы болуп Жаныбек аталат. Бул өзүнүн канынан чыккан эмес. Аны бакма баласы деп айтылып жүрөт. Бул жөнүндө эл арасында айтылып жүргөндөрдү окурмандарга тартуулап кетүүнү туура таптык.

## **Аянын бакма баласы Жаныбек жөнүндө**

Жаныбек Аянын бакма баласы деп айтылат. Ая — жортуулчу, жоокер адам болгон экен. Күндөрдүн бириnde жоодо, жортуулда жүргөндө калмак-кытайдан бир бала жана бир кыз энчисине тийген экен. Ая бул экөөнү багып чоңойтот. Алар бойго жетишкенде нике кыйып, бирин-бирине үйлөнтүп коёт экен. Мына ошондон кийин бирөө баласындай, экинчиши келиндей болуп калат. Жыл айлангандан кийин келиндин боюна бүтүп, эркек бала төрөлөт. Ая сүйүнүп, азан чакыртып, баланын атын Жаныбек деп коюшат. Кийинчөрөк жигит менен келин кытай-калмактан колго түшүп, Аяга энчиге келгенин билишет да, эл-журтуна качып кетүүнү чечишет.

Бул жөнүндө эч кимге билгизбей, бир кызыр күлүк бээни суутуп даярдашып, убакыт жетип кachaар түнү бала тоскоолдук кылат дешип, ороп-чулгап, керегенин башына илип коюшуп, баягы даярдалган бээге учкашып качып кетишет. «Бөрү баласы ит болбайт» деген сөз мына ушундан калган деп айтылат. Таңга маал бала ыйлаганда Ая байбичеси экөө ойгонуп карашса, бала керегенин башында илинип тургандыгын көрүшөт. Үйдүн ичин карашса, жигит менен келин жок. Байбичеси баланы алышп сооротот. Ая эшикке чыгып, айлана-чөйрөгө көз чаптырса эч ким көрүнбөйт. Эртеси келип калышаар деп кечке күтүшөт, дарек жок болот. Ошондо алардын качып кеткени аныкталат.

Ошентип, Жаныбек баланы Аянын байбичеси багып чоңойтуп үйлүү-жайлуу кылат. Мына ушундан улам Жаныбекти Аянын баласы деп коюшкан.

Жаныбектен жалгыз эле Алыбек деген бала, андан Орозбай, Конокбай деген эки уул. Ал эми Орозбайдан Тагай, мындан Абдықайым, Көкө деген экөө.

Алыбектин Конокбайынан Ашыралы, Жылчыке деген эки бала болгон. Ашыралыдан Обосбек, Эшман, Мырзабек деген үч уул. Ал эми Мырзабектен Сейдекерим.

## **Сатыбалдынын биринчи аялынан төрөлгөн Кубат уулунан тарагандар**

Кубат — Сатыбалдынын байбичесинен төрөлгөн экинчи баласы. Мүнөзү жагынан кең пейил, боорукер, кайрымдуу киши болуптур. Мал-жандуу, оокаттуу, казан-аягы кең адам болгондуктан, башка жактан жакырланып келген кишилерди өз элине кошуп алышп, бөлөк- бөтөн дебей бардыгын бирдей көргөн адам экендигин аксакалдар арасында көп айтылчу эле.

Кубат үйлөнгөндөн кийин Ташыбек, Чаңга, Алыбек, Абаке, Баястан, Адына деген алты балалуу болуптур.

## **Кубаттын Алабегинин Калыгул уулу**

Кубаттын түкүмүнүн ичинен эл билген татыктуусунун бири Алыбектин уулу Калыгул болуптур. Калыгул тубаса кара жаак чечен туулган экен деп айтылат аксакалдар арасында. Мында белгилеп кете турган бир нерсе, сарбагыш элинин ичинде эки Калыгул болгон, анан бирөө олужа Калыгул, ал Үчүке түкүмүнан чыккан, анын олуюялыгы Үчүке түкүмүнүн таралышы жөнүндөгү баяндамада берилген. Ал эми Калыгулдун дагы бирөө болсо кара жаак Калыгул, же чечен Калыгул деп айтылат. Бул Түлкү түкүмүнан, тактап айтканда, азыркы биз сөз кылып жаткан Кубаттын Алыбек уулунун баласы.

Калыгул кичинесинен эле сергек, тың бала болуптур. Өз курактуу балдарды айланасына топтол, аларга нечен кызыктуу сөздөрдү айтып берип күлдүрчү экен. Курбу-курдаштары аны өтө кадырлашкан. Ал жигит болуп үйлөнүп-жайланат, агайын-туугандарынын ичинде кадыр-баркы ого бетер өсөт. Айткан сөздөрү

орундуу, акыл-эстүүлүк менен так айтылып, жок жерден сөз тапкан өтө чечен адам болгон экен. Айылдагы жакшылык-жамандык жыйымдарда «улдуу-кичүүлөргө акылнасаатын айта турган Калыгул, чыр-чатакты элдештирип бүтүрө турган да Калыгул болот» деп түрүшчү.

Калыгулдуун кадыр-баркы тынай элине гана эмес, бүт сарбагыш, солто элине тараган, ошентип, эл аны кара жаак Калыгул, же чечен Калыгул деп атап калышкан. Ал өзүнүн акылдуулугу, сөзмөрдүүлүгү, чечендиги менен барктуу, кадырлуу болгон. Кийинчөөк анын кара кылды как жарган калыстыгы, акыйкатчылдыгы, чечендиги жөнүндөгү даңкы жалаң эле кыргыз элине эмес, казак элине да таанымал болду.

Илгери жер, мал, мүлк талашуудан айыл ортолорунда бир болуш эл менен экинчи болуш эл чоң чыр-чатактарды чыгарчу эле. Айрым убактарда киши өлтүрүп, күн дооламай мезгилдер да болгон. Мындай чыр-чатактар Шабдан баатырдын алдына гана барганды чечилчү. Ал эми Шабдан мындай иштерди Калыгулсуз жайгаштыра алчу эмес. Калыгул Шабдан баатырдын оң колу болгон. Арый-муңу менен барган адамдарды Шабдан чече албаса, ушул ишиңер жөнүндө Калыгул абама барып, Шабдан жиберди десенер ишиңерди бүтүрүп берет деп айтчу экен.

Дагы бир окуя, Чүйдүн Кызыл-Суу деген айлына илгери эле түштүктөгү адигине элиниң келгендер жайгашкан экен. Бир жыйында Калыгул алар менен бирге олтуруп калып, алардын түрүнө карап туруп:

«Боору кара, сырты көк,  
Мунун отуз үйлүү эли бар.  
Отузунун отуз миндей деми бар,  
Жанында Сооронбайдын Дүрү бар,  
Дүрдө ажыдаардын сүрү бар»,  
— деп баа берип койгон.

Дагы бир мисал: Кыштын күнү Шабдаи баатыр бир топ жолдоштору менен Бишкек жакка бараткан болот. Ошол жылды Калыгул Токмоктун ылдый жагындагы аралга кыштап калган экен, Шабдан жолдош-жоролору менен жолдо бара жатса аралдан түтүн чыгат. Шабдан жанындагы жолдошторуна: «Калекем ушул жерде кыштап жатат деп уктум эле, кайрылалычы, ал-абалын сурап жолуга кетели» дегенде баары макул болуп кайрылса, түтүн чыккан үй Калыгулдуку экен, аны менен учурашып, амандыкты сурашат. Шабдан баш болуп баягы келген кишилер: «Калеке, эми сүйлөй отуруңуз» дешкенде, ал:

«Ии... эмнени сүйлөйүн, жаш кезимде Булбулум деп сайраттың, Карыганды күзгүнүм деп кууп таштадың. Быйыл аралга кыштадым, Кара жаман үйдү камыш менен ыштадым. Атайлап согум сойгонум жок, Кадактап Токмоктон этти койгонум жок», — дегенде Шабдан сынып калып жигиттеринен экөөнү кайра элине жиберип, Калыгулга кыштык согумун айдатып келип берген.

Калыгулдуун өз учурунда сөз таап так айтканын карыя-аксакалдар кеп салып жатышып, анын казак элине элчи болуп баргандыгы жөнүндө да айтышчу эле.

Заманында кыргыз-казактар бир-бирине чабуул коюшуп талап-тоноп кетишчү. Ошондой чабуулдуун бир учуру болуп казактар кыргыздарга кол салып, кыргыздар жеңилип, алардын мал-жанын, курал-жабдыктарын казактар тоноп алыш кетишкен. Ошондо Таштанбектин болот кылышы да казактардын колуна кеткен. Казак менен элдешип, болот кылышты алуу максатында Жантай казак элине элчи кылыш чечен Калыгулду жиберген.

Калыгул макулдугун берип казактарга барса, Кененсары ханы жүз чамалуу адам менен айылдын обочо жериндеи дөңдө олтурган болот. Ошондо Кененсарынын алдында ак кийиз салынып, үстүнө төөнүн жүнүнөн токулган боз таар чепкен жабылып, башына кара көрпө менен қыюуланган шуштугүй ак калпак кийип, белине дилде кемер кур тагынып, қылыштын қынынан суурубастан кармап таянып олтурган чакта Калыгул аттан түшүп, жанына кошо барган жолдошуна атын берип, эки колун бооруна алып: «Ассалоому алейкум, алдаяр таксыр» дегенде ал унчукпай жалдырап карап олтура берген. Анын алдында үйүлүп 500кө жакын қылыш жаткан экен. Мин ачмалуу мылтыкчан жигиттерин атчан чuu койдуруп чаап баратып мылтык аттырып, қылышчандарын өзүнчө, найзачандарын өзүнчө бөлүп, қылыш чаптырып, найза сайдырып жаткан.

Ошол мезгилде: «Сен кимсиң?» деп бир казак сурап калыптыр. Анда Калыгул: «Мен кыргыздан элчиликке келдим» деп жооп берген. Анда хандын атынан бир казак: «Кыргыздан элчиликке келген болсон, мынау найза, қылышты сендер үчүн даярдадык кой» деп үйүлгөн қылыш менен найзанын тегерегинде атшып, чабышып машыгып жаткан жоокерлерин көргөзгөн. Анда Калыгул: «Бая өгүнү кыргыздарды чабабыз деп аттанып барганда бул найза, қылыштыңар үйдө калды беле?» деген экен. «Макау, наадан кыргыз, хан алдында аузунду баса, көзүндү аша сөйлөсөңчү» дейт казак. Анда Калыгул: «Кыргыз мени элчиликке жибергенде казактын этин жеп, қымызын ичип, бекер кайтып кел деген эмес, кезектүү сөзүндү убагы келгенде айттып кал деген» деп жооп кайтарган. Сөздү узатпай эле кийимдери таза, қызыл-ала бачайы чепкен кийген, бели ичке узун бойлуу, сакал муруту чыга элек бир жаш жигит: «Биздикине конок болгула» деп алып кеткен. Болуп жаткан ишти көрүп байкап туруп, Кененсары хандын оозунан бир да сөз чыкпаптыр. Ал эми жанагы чечен Калыгулду «конок қылам» деп алып кеткен жаш жигит айттылуу Норузбай төрө болуп чыкты.

Калыгул казактарга конок болуп бир нече күн жатат. Құндөрдүн биринде Кененсары менен сөзгө келишип: «Кыргыз-казак ынтымактуу эл болуп туралы, Кененхандын кенешинен көп алыштап кетпейли» деген убаданы берип келген экен. Ошондон кийин Кененхан Калыгул элчинин сурап барган Таштанбектин болот қылыштын бердирген. Анда да болот қылышты алаарда казактар «Мактаган қылышын осыма» деп болотту Калыгулдуң астына таштап жибергенде: «Бул болот эмей эмне», деп жооп кайтарып, коломтодо турган темир тулганы шилтеп жибергенде қыйып түшкөн деп айттылып жүрөт.

Атаке боз бала чагында нечен төөдө жүгү бар кербен соодагерди карактап колго түшүрүп, ошондо болот қылышты алган. Таштанбек чоңоюп жигит болуп, жоокер болуп чыккандыгына байланыштуу Атаке баласына аны белек қылыш берген экен.

Калыгулдуң жамактап айткан курч сөздөрү ушул күнгө чейин эл арасында атадан балага өтүп келе жатат. Бул айттылгандарыбыз туура болуш үчүн анын сөздөрүнүн кәэ бирөөлөрүн окурмандарыбызга тартуулап коёлук деп ойлодук.

Атакенин Солтонойунун баласынын баласы Сооронбай деген Сатыбалды тукуму жайгашкан Шамшы суусунун оң жак жээгин үстөмөндүк қылыш бүт бойдан кестирип алат. Сатыбалды тукумунун жайыты тарып, катуу кыйналышат. Ошондо Калыгул чечен орус тилин жакшы билген иниси Мамбеталыны алып, Алматы калаасындагы төрөлөргө арызданып барат. Аларга келген жайын айттып, Қызыл-Суу өзөнүнүн сол жагын чек қылыш, жерди кайра кесип берүүсүн сурашат. Ошондо төрөлөр: «Силер бара бергиле, жакында жер ченегичтерди жиберип, силер сурагандай қылыш жерди кестирип берем» деп жооп айттышкан. Көп узабай эле Алматыдан жер ченегичтер келип, жерге дамбы (казык) коюп жүрсө, Сооронбайдын эли көрүп чогулушуп келип

чоо-жайын сурашыптыр. Анда жер ченеп жүргөндөр: «Ушундай буйрук болду, ошону биз аткарып жатабыз» деп жооп беришкен. Ошондо эки жактан адамдар чогулушуп, алардын арасында Калыгул да бар экен. Анда ал:

«Карыса да Калекең,  
Бир койлук алы бар экен.  
Кестирип алды көрдүңбү,  
Кызыл-Сүү менен Шамшыны,  
Зулум кылган Сооронбай,  
Ач бүркүттөй шаншыды»,

— деп, айдооттоп, тебетейин асманга ыргыткан экен. Ошондо эл дуулдап, жеңген Сатыбалды тукуму чапкан бойдон кетишет, ал эми жеңилген Сооронбай эли бозала чаң болуп, шагы сынып калган экен.

Үйбактын тукумунан Куланбай дегени башка бир кишиден бир байтал алган экен. Карыз болгон киши байталды базардан алып бермек болуп Куланбай экөө базарга барышат. Куланбайга сатылган байталдардын бири да жакпайт. Анын себеби: «Менин байталымдын жоргосу бар эле» дейт. Ал базардан Калыгул Куланбайга жолугуп калат. Бул окуяны уккана Калыгул Куланбайга: «Ой, балам, байталыңдын башы бүтүп, эми жоргосу калдыбы, ала берсөнчи» дейт. Куланбай айтылган сөздү укпай коёт. Бир маалда Куланбай менен баягы байтал карыз болгон адам кан базарда мушташып кетет да, анда Куланбай таяк жеп калат. Аны көрүп Калыгул: «Бокунун уулу Куланбай, Жүрчү белен Буландай. Эми кан базардын ичинде, Камчы жедиң бул кандай», деп жамактаган экен.

Бир топ жигиттер келип Калыгулдун насыят-акыл сөздөрүн угушуп, аягында: «Каке, карылык кандай болот экен?» деп сурашат. Ошондо Калыгул:

«Ээ балдар, карылык  
Алысты көрчү көздү алды,  
Айта турган сөздү алды,  
Анардай кызыл жүздү алды,  
Аял менен кыздарды,  
Сайгылашчу шишти алды»,

- деп жооп берген.

Илгери-илгери Сооронбай эли жайгашкан жерде Сатыбалды тукумунун Кубат уулун акыйкатсыз эле чоң кунга жыга берчү экен. Ошого ачууланып, элге боору ооруп, Сооронбай менен Шабданга нааразы болуп Калыгул:

«Сооронбай, Шабдан абысын,  
Бүтүрөсүң Кара доонун кабуусун.  
Бул кылганың аз келсе,  
Кесип алғын кемпиримдин чабуусун»,


-деген.

Калыгул даанышмандык кылып өз ашын тириүү кезинде бериптири. Анткени, анын Деледияр, Бактыяр, Ордобай деген үч уулу жөнөкөй, карапайым адамдардан болуп калыптыр. Ошондон улам: «Менден сийдик болбой калды, ашымды көзүмдүн тириүсүндө берип кетейин» дептири. Аш бергенде ага кеткен чыгымдын көбүн Дүрдүн атасы Сооронбай көтөргөн. Ашка өзгөчө солто-сарбагыш тукумдарынан меймандар арбын келип, ошого жараша көп боз үй тигилип, ат чабылыптыр. Тынай уруусу Көл, Кочкор, Нарын, солто тукумунан келген элди кабыл алып, конок кылышкан.

Калыгул казактын Кененсарынын кесилген башын орус өкүлдөрүнө алып барганда алтын медал менен сыйлангандыгын Белек Солтоноев ачык жазган.

Калыгүл 1806-жылы Чүйдүн Бурана элинде туулуп, 1899-жылы, токсон үч жашка келгенде эли менен кошто- шуп, оо дүйнөгө кайткан.


## Сатыбалдынын Ая уулунан тарагандар



## Лянын Конушбайынан тарагандар




## Сатыбалдынын Карымзән уулуунан тарагандар



## Карыңғандың Адылбекинен тарагандар



## Затыбалдынын Чомой уулуунан тарагандар



## **Кубаттын Ниязалысынын Молдогазысы жөнүндө**

Кубат уулунан чыккан дагы бир элдин мыктысы Ниязалынын уулу Молдогазы, жороруда Жообасардын түкүмүнүн таралышында Молдогазыны 1916-жылы үркүндө үй-бүлөсү менен бүт орустун актары өлтүрүп кеткенин чыскача белгиледик эле. Эми бул киши жөнүндө чыскача баяндама берели.

Мураталынын уулу Муса көп жылдар бою болуш болуп, кийинки 1914-жылкы шайлоодо аны болуштукка шайлабай Ниязалынын уулу Молдогазыны Шамшы-Бурана жеринде турган элдер болуш кылып шайлашат. Шайлоодо талаш-тартыш көп болуп, биринчи жолу эл таш таштаганда Муса менен Молдогазынын ташы төң болуп калат да, шайлоо үч күндөн кийин кайра жүргүзүлөт. Экинчи шайлоодо Молдогазынын ташы көп болуп калат да, болуш болуп шайланат.

Бул жерден айтып кете турган бир нерсе, экинчи жолку шайлоодо Төлөбайдын уулу Үбрайым ажынын жүргүзгөн иши өтө чоң болгон. Үбрайым Мураталынын уулу Мусага аталаш жакын тууган, экөө төң Жообасардын түкүмүнан. Бирок, ошого Карабастан Үбрайым шайлоонун экинчи жолку жүрүшүндө элүүдөн ашык өз түүгандарын Молдогазыга таш салдырган. Натыйжада Молдогазыны жактагандар жеңип чыккан. Бул мезгилде чыгыш Европада согуш күчөп, анын толкуну менен Орто Азияда, анын ичинде кыргыз элинде да толкундоолор болуп турган. Аскерге балдарыбызды жибербейбиз деген шылтоо менен кыргыздар орус армиясына, түшүнбестүк менен жалпы эле орус элине каршы көтөрүлүш чыгарган. Элдин мындай көтөрүлүшүн басууга, аны токтотууга Молдогазы болуш катары көп аракеттерди жасаган. «Оруска каршы кол көтөрбөйлү, алар жакшы эл болот, алар менен тынчтыкта сүйлөшүп, элдешебиз», деп кыргыз элине түшүндүргөн. Ага Карабастан эл үркүп кетет. Молдогазы болуш эне-атасы, өз үй-бүлөсү, аталаш бир түүганы Кожобектин уулу Бадачы, жакшы жолдошу Сарыбайдын уулу Жумадүл (Базыс уурусунан, айылдын старчыны) болуп качпай Бурананын талаасында отуруп калышат.

Үч күндөн кийин Токмоктон орус шовинисттери келип, болуш Молдогазыны кысымга алышат. Элиң кайда, эмне үчүн качырып жибердин? Силер бизге каршы душмандык кылдыңар деген күнөө коюшат. Аларды бүт көчүрүп, Старая Покровканын күн батыш жагындагы дөңгө боз үйлөрүн тикирип, эне-атасын, балачасын ошол жерге калтырып, Молдогазы, Бадачы, Жумадүл үчөөнү Старая Покровкага (анда эски Токмок делчү), бир орустун сарайына камап коюшат. Үч күндөн кийин баягы орустар келип: «Элинди таап кайра алып келесинбى же силердин башыңарды алалыбы», деп Молдогазыны кысымга алат. Молдогазы: «Элди алып келем» деп убада берет. «Андай болсо бирөөңөр баргыла да элди кайта алып келгиле» дешет аскер башчылары. Молдогазы Бадачыга: «Сен бар, агайын-туугандарды тап да биздин ал-жайыбызды түшүндүр, эл кайра келсин, орус менен элдешмек болдук» деп сунуш кылса. Бадачы: «Мен сенин жаныңдан чыкпайм, тириү болсоң тириү болом, өлүү болсоң кошо өлөмүн» деп барбай коёт. Андан кийин Жумадүлгө айтат, ал киши макул болуп, камактан чыгып, элге кетет. Үч-төрт күн жүрүп эч эл жок, кайра келет. Орустар мууну уккандан кийин: «Булар кууланып жатат» деп шектенишет. Молдогазыны дагы кысымга алып 3-4 күндүк мөөнөт берет. Жумадүл кайра элге кетет, үрккөн элдин дайыны жок, мөөнөт бир жумадан ашып кетет. Ошондо орустардын кыргызга ишеними ого бетер жоголот. Молдогазы менен Бадачыны камактан чыгарып, чоң боз үйгө алып келет да атып өлтүрөт. Мында Ниязалынын уулу Молдогазы булуштун өзү, Жайчибектин уулу Ниязалы-Молдогазынын атасы, Ниязалынын келини Тыйын-Молдогазынын аялы, Кожобектин уулу Бадачы-Молдогазынын аталаш иниси, Молдогазынын Алтын жана

Күмүш деген кыздары, Ниязалынын 18 жаштагы Касмалы жана 15 жаштагы Усубалы деген балдары, Ниязалынын 13 жаштагы дагы бир кызы, Ниязалынын кийинки алган аялы, Ниязалынын 14 жаш курактагы уулу Сейталы бар.

Бирок бул бала тириүү калган. Ал жөнүндө эл арасында мындаicha айтылып жүрөт.

Өлүмгө ыйгарылган адамдардын бардыгын боз үйдүн жанына қыдырекей олтургузуп, бир четтен солдаттар мылтык менен ата берген, биригин өлүмүн бири көрүп үрулдап-чурулдап бири-бирин күчакташып жыгыла беришкен. Бул окуяны Сейталы көрүп сезими өлүп калат да өлгөндөрдүн арасына кулап жыгылат. Мыкачы солдаттар бардыгын сулатып аткандан кийин өлүктөрдү мылтыктын учундагы найзасы менен сайып, үйдүн жанына бир жерге чогултуп кетишет.

Бул окуя чоң шашкеде башталып, түш оогондон кийин Сейталы башын көтөрүп эсин жыйып, эки жагын караса эне-атасы, бир-туугандары бүт өлгөн. Сейталы жыйып койгон өлүктөрдүн үстү жагында жаткан экен, анын үстүндө бир карындашынын өлүп жатканын көрөт.

Бир анча-мынча убакыт өткөндөн кийин эсин жыйып, үстүндө өлүп жаткан карындашын эптеп жылдырып түшүрүп, өзү араң кыймылдап өлүктөрдүн үстүнөн жерге түшөт. Өзүн-өзү байкаса тура албайт, оозу толтура кан, башы араң кыймылдайт, бир жак колу кыймылдабайт. Жан деген кыйын да, солдаттар дагы келип калбасын деп оор жарадарлыгына карабастан ал боору менен жылып боз үйдүн ылдый жагындагы 100—150 метрдей жердеги аралдагы калың камыштын арасына кирип көпкө жатат.

Сейталыга ок тийбептир. Дени гана өлүп жыгылган экен. Өлүктүү найза менен сайып жыйнаганда Сейталыны да колунан, желкесинен найза менен сайганда тишин талкалап кеткен экен. Колу найзага сайылганда анын бир тамырын үзүп кеткен экен. Кийин чоңойгондо колунун учу жарабай чолок болуп калган.

Ошол эле катуу мыкачылык окуя болгон күнү кеч бешимде күжулдап орусча сүйлөп солдаттар келип, үйдүн жанынан жерди казып, Ниязалынын, Молдогазынын тукумун көөмп кетишет. Сейталыны кан аккан изи менен аралга камышка жакын келишип, саз сууга кире албай солдаттар кайра кетишет. Солдаттардын өлүк көмгөн кыймылын, сүйлөгөн үндөрүнүн баарын аралдагы Сейталы уккан экен.

Ошентип, Ниязалынын уулу Сейталы оор жарадар болуп камыш аралдын ичинде эки күн жатат. Учунчү күнү түн жарымы болгон учурда ал аралдан эптеп жылып чыгып, Ак-Бешимдеги кожолордун турган жерине келип, коон-дарбыз, жүзүм айдаган аңызга жашынып үч-төрт күн жатат. Эл деген жок, жым-жырт, бардыгы үркүп кеткен. Бул мезгил күзгө жакын убак, жер-жемиш жайнап бышкан кез. Сейталы дарбыз, коондун суусун эзип ичип, жүзүмдү соруп жан сактаган. Бир жумадан кийин Ак-Бешимден түн ичинде Осмон арыктын (Кожо алыштын) жанындагы үйлөргө жылып келип, эки күн эс алат. Арадан он күн өтөт. Элге кеткен Жумадулдөн дайын жок. Он учунчү күнү Сейталы эптеп басып Кожо алыштан өтүп, тоо тартып бет алышп басып баратса түш ченде жогору жактан беш-алты атчан келе жаткан кишилердин караанын көрөт. Алар да Кожо алыш жактан жөө кишинин караанын байкашып, ылдамдап бастырып келишет да, Сейталы экенин таанышат. Атчандар болсо Жайчыбектин уулу Төрөкан, Ниязалынын иниси, Сугатчынын уулу Дункана, Ниязалынын аталаш иниси, Дүйшөмбүнүн уулу Курама, Ниязалынын аталаш иниси, Карабайдын уулу Бейшембай, Жумабайдын уулу Төлөмүш, Ниязалынын эки ата өткөн инилери жана баягы камактан чыгып эл издең кеткен Сарбайдын уулу Жумадулдөр экен. Буларды көрүп Сейталы дагы эси ооп жыгылат. Эсин жыйгандан кийин тигилер Сейталыдан: «Калгандар кайда» деп сурашат. «Бүт кырып таштады» деп жооп кайтарганда бардыгы улуп-үңшүп ыйлап, Сейталыны

тегеректешет. Сейталыны араң атка мингизип алыш, Туура-Кайындын үстүндөгү Сары-Тегерек жайлоосунда алыш барышат. Бул окуяны элге угузуп, Шамшы-Бурана эли бүт бойдон кайғыда болушкан экен. Ал учурда дарыгер жок эле, оор жарадар болгон Сейталыны кыргыздын табыптарына көргөзүп, алардын айткан ырымжырымдарын пайдаланып, айрыкча бака жалбыракты жарадар колуна, мойнуна таңып жүрүп айыктырышкан. Бул окуя 1916-жылы болгон, Сейталы аман-эсен, үйлүү-жайлую, эки эркек, эки кыздкуу болуп, 80 жашка чыкканда 1976-жылы өз ажалынан каза тапкан.

1919—1920-жылдары Совет өкмөтү акыйкattap, эч күнөөсүз кыргыздарды кырган орустун актарын кармап сот жообуна тарткан. Ошолордун ичинде жогору жакта өлүмгө дуушар болгон Ниязалынын үй-бүлөсүн атып кырган Сомка, Москва деген орустар да атууга кеткен.

### **Табалдынын уулу Үзакан жөнүндө**

Кубат уругунан обончу, ак таңдай ырчы Табалдынын уулу Үзакан деген чыккан. Ал 1905-жылы туулуп, 1933- жылы 28 жашында өз ажалынан каза тапкан. Үзакандын атасы Табалды жөнөкөй чарбалуу дыйкан болуп, энеси ырыс Караборонун тукумунан, эстүү, акылдуу, өз үй-бүлөсүн гана эмес, Алыбек тукумунун эркек-аялын башкарып билген байбиче экен. Үзакан эне-атасынан 78 жаштарында эле жетим калып, аталаш байкеси Ниязалынын үүлу Сейталынын (биз жогору жакта жазган ажалдан аман калган Сейталы) колунда чоңойот. Он эки-он беш жаш курагында эле Үзакан жолдошторунун арасында жаны мукамдуу обон менен ырдап, кийин айыл апага белгилүү болуп калган. Күн өткөн сайын чыгарган ыры, обону элге жагымдуу боло баштаган. Үрдүн текстерин негизинен ашыктыкка ылайыктап, элин, жерин сүрөттөп ырдап, сүйгөн жарын издеп, ыры менен Чүй өрөөнүн кыдырган, Бишкекти, Ак-Сууну, Анжыянды жана Жалал-Абадды аралап, ашыгын таппай Москва, Ленинградка чейин кеткен.

1920-жылдары Чүй боорунун, айрыкча Бурана, Шамшы, Онбир-Жылга, Ак-Бешим, Сайлык, Кызыл-Суу эл- деринин ичинде той-тамаша Үзакансыз өтчү эмес. Ошол мезгилде Үзакандын ырын, обонун жакшы өздөштургөн аталаш иниси Саякбайдын уулу Үрсалы, жакшы жолдошу Сарбайдын уулу Аккулак болгон. Ал экөөнүн үнү да Үзакандыкындай уккулуктуу, мукамдуу экен. Үзакан комуз менен баштап, бул экөө аны коштоп ырдаганда той-тамашага келген элдер аларды көрөбүз деп боз үйдүн үзүк-туурдугун ачып жиберишчү. Кыскасы, жыйырманчы жылдары бул үчөө Чүй районунда өзүнчө бир филармония болуучу. Кийин буларга куурчагын ойнотуп, ооз комузун чертип Акбешимдик Байбатырдын уулу Адамкалый кошулду. Бул төртөө кошулуп оюн-тамаша баштаганда эл капкайдан капитал келишүүчү.

Үзакан жыйырманчы жылдын аягында милиция кызматкери болуп Нарында, Ак-Талаада иштеп жүрүп үйлөнөт. Ал жактын улгайган аксакалдары Үзакандын ырларын ушул күнгө чейин эңсеп уккулары келишет. Ал ырчылык, обончулук чыгармачылыгын улантуу максатында 1932-жылы филармонияга өтүүгө барат. Ошол учурда каттуу ооруп калат. Айыкпагандан кийин агасы Табалдынын уулу Мырзакан айылы Буранага алыш келгенден бир аз күндөн кийин каза болгон.

Үзакан өлсө да, анын обону эл ичинде жашайт, ал тургай республиканын радиокомитетинде бир-эки обону сакталып калды. Ал таңдай ырчы Борончунун уулу Ысмайыл Үзакандын окуучусу, той-тамашада ээрчип жүрүп угар эле. Үсөнбаев Алымкул өлгөндө коштошуп, кыргыздын өткөн акын-ырчыларын кошуп чубатмага салып ырдаганда, Ысмайыл Үзакандын да ысмын атап кеткен. Үзакан ушул убакка

чейин тириүү болгондо кыргыз элине далай обондорду, ар түрдүү мазмундагы ырларды жаратып кетмек экен. Өмүрү кыска болуп арабыздан жаш кетти.

Кубат уруусунан бул айтылгандардан башка да, элдик бир топ аксакалдары болуптур. Аларга Карабайдын уулу Бейшембай, Көбөгөндүн уулу Акмат Кубаттын Чаңга тукумунан. Жумабайдын уулу Төлөмүш, Саргашканын уулу Дананбай Кубаттын Ташыбек тукумунан, Дүйшемби уулу Курама, Сугатчы уулу Дункана, Сооронбайдын уулу Сулайман жана башкалар.

### ***Тынайдын Сатыбалдысынын Алмакүчүк уулунан тараган тукумдар***

Биз жогоруда белгилеп кеткендей Тынайдын уулу Сатыбалдынын жети баласы болгон. Сатыбалдынын экинчи аялынан жалгыз гана Алмакүчүк деген бала болгон.

Алмакүчүктүн энеси эстүү-баштуу, мыкты аял экен. Ушул мезгилде Сатыбалдынын иниси Атаке баатыр калмактар менен чабышып, алардан Акбайбиче деген аялды эки баласы менен колго түшүрүп келет. Балдардын аттарын Бийке жана Бийде деп коюшат.

Алмакүчүктүн энеси эстүүлүгүнөн колго түшүп келген эки калмак баланы Атаке башка бирөөнө берип койбосун деген ойдо алдын алып: «Уул, балдарды мага берициз, Алмакүчүк иниң жалгыз, ошого жолдош болсун, мен алып багып чоңойтоюн» деп сураганда Атаке бий жеңесине берет. Ошол калмак бала Бийкеден тарагандар беш калмак аталып Алмакүчүк тукуму менен эл болуп, ал тургай кудасөөк болуп бирге жашап калышат.

Сатыбалды башка балдарындай эле Алмакүчүк уулун үйлөнтүп, өргө көтөрүп, мал-мүлкүн бөлүп, Кызыл-Сууга чектеш Онбир-Жылга жактан жайыт берип, өзүнчө бөлүп чыгарат. Ал эки аял алат да, алты балалуу болот. Биринчисинен — Ажыбек, Үрүстөм, Жанбoto, Бекбото дегендер. Экинчисинен—Тооке, Куттубайлар, Ажыбегинен Бекболот, Шабдан, Тейиш, Мамат жана Данаке деген беш уул болгон; мунун Данакесинен тукум жок, калгандарынан тукум көп болгон. Ажыбектин Бекболотунун Молдояр, Базаркул, Жунушалы, Данияр, Озой, Акмат жана Тажы деген жети уулу болгон. Шабдандан болсо Аманкелди, Көчөрбай, Султан-үч уул. Тейиштен Аманбай деген жалгыз уул. Маматтан Өмүралы, Жумагул деген эки уул. Ажыбектин бул балдары негизинен Чүйдүн Кызыл-Аскер жана Калиновка деген айылдарда жашап калышкан.

Алмакүчүктүн биринчи аялынан Үрүстөм уулунан Ботокан, Боталы деген эки бала. Ал эми Ботокандан Аккөз. Аккөздөн болсо Көбөгөн, Өтөгөн, Дүйшембай, Төлөгөн, Аалы, Баялы, Бардабек, Чыналы жана Төлөбай деген тогуз уул. Булардын ичинен Төлөгөндүн уулу Шарып деген мыктысы чыккан. 1930-жылдары жогорку билимдүү болуп, көп жылдар жооптуу кызматтарда иштеп, областтык аткомдо төраганын орун басары, Кыргыз ССР Жогорку Советинин Президиумунун секретары болуп да кызмат өтөгөн. Кыргыздардан биринчи Ленин орденин алган. Үрүстөмдүн Боталысынын Думана жана Жумагул деген эки уулу болгон. Алмакүчүктүн биринчи аялынан Жанбoto уулунан Жантели жана Алсейит деген эки бала. Жантелиден Түмөнбай, Турумбек, Шеримбек дегендер. Алсейиттен Кожомкул, Молдокул, Токтогул деген уч уул. Булардын тукумдары да өнүгүп-өсүп, Чүйдүн Калиновка айылында жайгашып калышкан.

Түмөнбайдын Жапар менен Төлөгөн деген уулдары өтө мүнүшкөр кишилер болгон, өмүр бою жайдыр-кыштыр тоодо болушуп күш, кыргый, айрыкча бүркүттү көп кармаган, булар канаттуулардын тилин жакшы билишкен. Бүркүт менен кайберендерди, илбirs, жолборсторду үзбөй кармаган адамдар экен.

Жантелинин Турумбек уулу да өз учурунда Сатыбалды тукумунун ичинде болуп, кадырман адамдардын бири болгон. Сооронбайдын уулу Дүр, Жантелинин уулу Турумбек, Ак-Бешимдеги кожолордун кадырман мыктысы Масымкожо жана башкалар Россия падышасынын айрым адилетсиз саясаттарына карши да турушкан. Мына ошондуктан падышанын желдеттери 1918-жылдын башында Сооронбайдын уулу Дүрдү, Жантелинин уулу Турумбекти, кожолордун мыкты кадырманы Маасымкожону Шортөбө деген жерге алып барып эч күнөөсүз атып таштаган. Бул жерде Россия падышалыгынын желдеттеринин адилетсиздиги азық көрүнүп турат.

Алмакүчүктүн биринчи аялынан—Бекботодон Солтоной, Айтбай жана Норусбай дегендөр. Анын Солтонойунан Торсук, Султан, Маке. Мунун Торсугунан Култашыр. Македен болсо Жумагазы, Нургазы.

Бекботонун Айтбайынан Шаршен, Ийсенбай, Жума-кан жана Санжыр деген төрт уул.

Бекболотун Норусбайынан Сыдык жана Кул деген эки уулу болгон.

Алмакүчүктүн экинчи аялынан Тооке деген уулуна Айтыке деген азыктын кызын алып берет, мындан Байсаба, Токсаба деген эки бала.

Тоокенин Байсабасынан Баатыркан, Шамыр, Шайымкул, Жумакан, Сыдыкбек жана Жусупбек деген алты уул. Мунун Баатырканы эл ичинде кадыр-барктуу аксакал эле, жылкыны өтө жакшы көргөн, ар дайым құлұқ ат чапкан саяпкер адам болгон. Ал Баатыркандан Рысбек, кырк жылдан ашық мугалимдик кесипте болуп, азыр ардактуу эс алууга чыккан карыя.

Тоокенин Токсабасынан Үбыке деген жалғыз бала. Андан Бәжек жана Зарылбек.

Алмакүчүктүн тукумунун ичинен эл арасында өтө Турдумбай жана Үйманалы. Турдумбайдан Төлө, Элчигул, Үзак жана Сарт. Мунун Үзагынан жалғыз Кыдырма. Үйманалысынан болсо тукум жок.

Алмакүчүктүн тукумунун ичинен эл арасында өтө барктуу кадырманы болуп Акыбектин уулу Бекболот чыккан. Ал өзүнүн ақыл-эстүүлүгү, эл-журтунун арнамысын ар дайым сактоого далалатчы болгондугу, эл ичинде ынтымакты жактагандыгы менен барктуу жана кадырлуу болгон. Бекболот Шабдан баатырдын ақылдаш насаатчысы да болгон. Буга бир мисал, орус армиясы менен Кокон хандыгынын ортосундагы түзүлгөн оор абалды калыбына келтирүү, жакшыртуу үчүн Шабдан менен кошо Бекболот Курманжан даткага барып жолугушкан, кыргыз элин бириктириүүгө, өзбек, кыргыз улуттарынын ортосундагы мамилени ондоого салым кошкон. Бурана, Шамшы элиндеги көпчүлүк маселелер Мамбеталы менен Бекболот аркылуу ишке ашырылчу экен. Бул жөнүндө аксакалдар көп айтышаар эле.


Күндөрдүн биринде Бекболот бир топ кишилер менен Шабдан баатырга конокко барат, аны менен бирге азық түүгандардын мыкты ақылманы Шамендин уулу Чалдамбай кошо барыптыр. Анткени, Бекболот Чалдамбайды ақылман катары жакшы көрчү, бир жакка чыкса кошо ээрчитип алчу экен. Шабдан буларды конок кылып, мал союп, табактагы эт дасторконго келгенде Бекболот этке карабай эле эки жагын каранып, Чалдамбайды издеп калыптыр. Анда Шабдан: «О, Боке, эмне тамакка карабай эки жагыңызды каранаңыз?» десе, Бекболот: «Менин жанымда Чалдамбай деген иним бар эле, жок» дегенде, Шабдан: «Чалдакенди башка үйгө олтургузуп койгон, чакыртып келип Бекболоттун табагына бирге олтургузгула» деген экен.

Чалдамбай шамдагай жигит убагы, калпагын кырынан кийип алып эт туураганда Шабдан баш болуп үйдө олтургандар Чамдамбайга таң калышат. Ошондо Шабдан баатыр Бекболотко: «Бул жигит ким?» деп суроо берет. Анда Бекболот: «Бул жигит менин инилерим болот, уруусу азық, старчын кылайын десем түтүнү 50гө жетпей


жатат» деген экен. Шабдан баатыр ошол жерден эле: «Андай болсо бул жигитти азыктарга старчын кылыңыз. Кеминдеги карагул азыктардан тууган кылып алгыла» деген экен. Ошентип, Чалдамбай Бурана элиндеги азыктарга старчын болуп калыптыр. Ал сөзмөр, калыс, элдин камын көздөгөн анык кадырман дыйкан экен. Мына ошондуктан Бекболот Чалдамбайды ар дайым кадырлап, жанына ээрчитип жүргөн.

Бекболот өлгөндө Атаке—Сатыбалды эли абдан кадырлап көмүшкөн. Ага сарбагыш, солто, саяк жана коңшу казактардан да өкүлдөрү көп келип топурак салышкан. Бекболот Бурананын Оро-Дөбө деген жерине (азыркы Кызыл-Аскер айылы) каза болуп, сөөгү Калиновканын үстүндөгү арасы 8—10 км. болгон Бөрү-Көрбөс деген жерге коюлган, элдин көбүнөн Бекболотту сөөгүн көтөргөн кишилер көрүстөнгө жеткенде арты Оро-Дөбөдө айылында калган. Демек, Бекболот эл бийлөө кызматында болбосо да, акылдуу, эстүүлүгү менен калктын кадыр-баркына ээ болгон киши болгон.


## Кубаттын Алыбек уулунан тарагандар




Алыбектин Төлөгөн, Субан, Надырбек, Кауударынан тарагандар



## Кубаттын Адынасынан тарагандар




## Кубаттын Чанга уулуун тарагандар




61-сурөө


**Кубаттын Чангасынын Бача жана  
Осмон уулунан тарагандар**



## Кубаттын Ташыбек уулунаң тарагандар



Кубаттын Ташыбекинин Жаныбай жана  
Шамет уулунаи тарагандар




## Кубаттын Абаке уулунан тарагандар



бүсурөө

## Сатыбалдынын Алмакүчүк уулунан тарагандар



## Сатыбалдынын Алмакүчүк уулунан тарагандар

**Сатыбалдынын Шайбекинин тукумдары**

Сатыбалдынын эң кенже аялы (калмактын кызы) Шайбек деген жалгыз гана бала төрөгөн. Шайбектен да жалгыз эле Нарбото деген бала. Нарбото үйлөнүп жайланаип Кошой, Бошкой, Аркабай жана Конурбай деген төрт уулду болот. Нарбото күжүрмөн, эмгекти сүйгөн киши экен, ак эмгеги менен бала-чакасын багып, мал курап, айрыкча жылкыны көбөйтүп алат. Балдарын үйлөнтөт, атабабанын салты боюнча аларга өргө көтөрүп, мал-жанын бөлүп чыгарат. Балдары да балалуу-чакалуу болушат.

Нарботонун Кошой деген уулу эки аял алат. Улуусу Айымкандан Найманбай, Курманалы, кичүүсү Наваттан Ырсалы, Токтосун дегендөр.

Нарботонун Бошкойу Үйманалы, Мамбет, Үсман, Дүйшөн деген төрт балалуу болот.

Нарботонун Аркабай менен Конурбай деген уулдарынан тукум жок.

Кошойдун Курманалысынан Сыдык, Касым, Жума. Жумадан Мукай, Керим деген эки бала.

Бошкойдун уулу Мамбет менен Үсман бут кийим тиккенге өтө уста, мыкты өтүкчү болгон. Бул экөөнүн колунан тигилген өтүк, маасы-кепичти кийбей эле карап тургуң келчү. Мамбеттен эркек бала жок, Үсмандан жалгыз Касым. Касымдын балдары бар.

Кошойдун Айымкан аялы төрөгөн Найманбайдан Сулайман, Султан, Жумагазы, Сейит, Мукуш, Үбрайым, Жапар, Садык деген сегиз бала. Анын Сулайманынан Бирлик, Бекболот, Таштан, Арстан, Темир жана Манас деген алты уул. Султандан Үрысбек, Кубатбек, Алымбек, Жаныбек, Нурбек, Ныязбек жана Шамшыбек жети бала. Садыктан жалгыз эле Болот. Жумагазыдан да жалгыз Белек деген бала. Белек кичинесинен сүрөт тартууга өтө кызыгып, көрүнүктүү эмгектенип турганда жаш мезгилинде эле дүйнөдөн кайтыш болуп кетти.

Нарботонун Кошойунун түкүмнан Найманбай өтө прогрессивдүү адам болуптур. Ал жаш кезинде эле орустарга малай болуп, он беш жылдан ашық иштеп жүрүп, билим алуунун маанисин орустардан көрүп, ага терең маани берген. Ошондуктан үйлөнүп, балалуу-чакалуу болгондон баштап эле болочок балдарын, кыздарын окутууну биринчи максат кылып койгон. 1920-жылдан башында эн улувыны Сайраны Бишкек шаарында окутууп, аны бүткөндөн кийин Сайра Бишкекте жооптуу кызматтарда иштеп, обкомдун АССР алдындағы РККсында да мүчө болуп кызмат өтөгөн. Сулайман менен Жумагазы деген балдарын Ташкендеги САКУга жиберип окуткан.

Сулайман менен Жумагазылар өмүр бою мугалим болуп иштешип, нечен жүздөгөн жаш муундарды окутууп, уядан учурушкан. Иниси Ырсалыны да окутууп, ал киши кырк жылдан ашық мугалим болуп жүрүп, ардактуу эс алууга чыккандан кийин дүйнөдөн кайткан.

Найманбайдын эң кичүү уулу Садык жогорку билимдүү болуп, азыр тарых илиминин кандидаты, ардактуу эс алууда.

Азыр Найманбайдын ондон ашық небере-чөбүрөлөрү жогорку билимге ээ болушуп, республиканын булун бурчтарында эл чарба тармактарында иштеп жатышат.

Илгери Бурана элинде Найманбай аттуу үч киши болуптур. Анын бири Кошойдун уулу Найманбай. Бул кишини эл ичинде «чоң таман Найманбай» деп аташчу. Экинчиси Бекбонун Найманбайы, ал азык түкүмнан. Аны «жөө Найманбай» деп аташкан, үчүнчүсү Калмак түкүмнан Саадабай баатырдын уулу Найманбай, муну «чоро Найманбай» деп айтышчу. Кошойдун уулу Найманбайды «чоң таман» делип калышынын себеби, бул киши сөөктүү, калбаттуу, бойлуу болуп, элдин айткандарына караганда, анын бутунун таманы төөнүн таманындай экен.

Андан тышкary илгери жоокерлер көп болуп, алдуу- күчтүүлөр алсыздардын малын болбогон шылтоолор менен күнөөлөп, тартып алып кетишчү. Кошойдун малын ушундай шылтоолор менен талап кетип, бала-бакыраларын багуу кыйын болуп калган. Мына ушуга байланыштуу Кошойдун уулу Найманбай эски Токмоктогу бай орустарга барып малай болуп иштеп калган. Ал учурда орустар буудай, арпа, сулу айдашып, Найманбай аларга малай болуп, алардын эгиндеринин сугатына, оруп-жыйиноосуна иштеп жүрчү.

Кайсы бир жылдардын бириnde Бурана элинен Найманбайдын жердештери Токсаба, Чалданбай, Өтөгөн жана башка бир топ дыйкандар эгин айдайбыз дешип, бирок түкүмдары жок болуп, «boldu-bolbody Найманбай орустарда малай болуп иштеп жүрбөйбү, тааныш орус кожоюндарынан тукум таап берер» деген ой менен Найманбайды издешип, эски Токмокко келишет. Бул мезгил жаз айлары болсо керек, жамгырдын учурда да, жер баткак болуш керек. Изде жүрүшүп, бир маалда төөнүн таманындай болгон бир жыңайлык кишинин изи жатканын көрүшөт да, boldu-bolbody ушул из Найманбайдын изи окшойт дешип, изди кууп бара беришип Найманбайды бир орустун үйүнөн таап алышкан экен. Ошондон улам «чоң таман Найманбай» деп да эл арасында айтылып калган экен.

1916-жылкы үркүндө оруста малай жүргөн Найманбайды агайын-туугандары жүр десе: «Мен балдарым менен кайда барам, барбай эле орустардын арасында калайын десе» болбой алып кетишет. Үркүп олтуруп а дегенде Жумгалга, андан кийин 1917-жылы Кочкорго келип турup калышыптыр. Күндөрдүн бириnde Найманбай Токмокко келип орустар менен сүйлөшүп, өз элин кайра Буранага көчүрүп келген экен. 1917-жылдын аягы, 1918-жылдын башында орус-кыргыздын ортосундагы карама-каршылык толук жоюла элек мезгил. Бул эки улуттун ортосунан чатак чыгып кетпес учүн Найманбай уездден аскер формасын кийип,

Турушов Федор деген орусту алып, эл қыдырышып тынчтыкты сактоо жөнүндө көп түшүндүрүү ишин жүргүзгөн.

1918-жылдын әкинчи жарымында Россия падышасы жеңилип, Совет өкмөтү түзүлдү деген кабар Токмокко да жетет. Большевик, меньшевик деген партия болуптур, ким большевикке, ким меннешевикке жазылат? деген суроого Найманбай ақылына жеңдирип турал, орусча түшүнгөн киши болгондон кийин, большевик деген көпчүлүк эмеспи деп большевиктін тизмесине жазылат. Ошол эле тизмеге жазылғандар большевик партиясының катарында деп эсептелген. 1919-жылы Найманбайды рабкомдун председатели кылыш шайлаган. Ошол эле жылы Ташкенде Краевой Комитеттин съезди болуп, Найманбай делегат болуп катышат. Съездде кыргыз элиниң көп талаптарын айтып жана аны чечүүгө көп далалат кылган.


Найманбайдын мындай активдүүлүгүн эске алып, сыйлык катары ага бардеңке мылтык берген. Келгендөн кийин ал мылтыкты Эши деген мергенчиге берип (анын тукуму азыр Алга айылында турушат), ал 1922-жылга чейин пайдаланып, кийин Найманбай мылтыкты өкмөткө өткөзүп берген.

Съездден келгендөн кийин Найманбай эл арасында Совет өкмөтү жөнүндө түшүндүрүү ишин кеңири жүргүзөт. Советтик ыктыярдуу армияны түзүүгө көмөктөш болот. Бул армиядагы биринчи болуп Бошкой деген агасының баласы Дүйшөндү, өз иниси Токтосунду жиберет.


Найманбай өтө мээнеткеч, анык дыйкан киши болгон. Атасы Кошой экөө Алматыга барышып, алманын көчөтүн өгүзгө жүктөп алыш келишип, Оро-Дөбө айлына тигишен, өкмөт бир кулак сууну буларга такай бекитип берген. Найманбай атасы экөөнүн эмгеги кайтып, Бурана-Шамшы жеринде тигилген алмалар түшүмдүү болуп, бүгүнкү күнгө чейин ал жерлерде алма-өрүүк арбын.

Колхоз курулушунун алдында Найманбайды көрө албаган ошол мезгилдин «чолок» активдери 2-3 жолу кулакка да тартышкан, бирок «Ак ийилет, сынбайт» дегендөй Найманбай кулакка тартылган сайын кайра акталыш келген.

## Алмакүчүктүн Ажыбек уулунан тарагандар




## Ажыбектин Бекболот уулунан тарагандар




## Ажыбектін Шабдан уулунаң тарагандар



## Алмакүчуктун Бекбето уулунаң тарагандар



## Алмакүчүктүн Жанбото уулунан тарагандар



## **Тынайдын Атакеси жөнүндө баян**

Түлкүнүн уулу Тынайдын Сатыбалды, Атаке, Сокур, Бекмурат, Арзыгул жана Рыскул деген балдары болгондукун жогору жакта белгилеп кеттик эле. Балдарынын ичинен Атаке дегени тың чыгыптыр. Атаке эс тартып бойго жетип калганда анын акыл-эси ого бетер калыптанып, сөзду акылдуулук менен сүйлөп, жолдошторунун арасында кадыр-баркы өсө баштайды. Күндөр өткөн сайын агайын-туугандарынын ичинде аброю да өсөт.

Атакенин үстүңкү әэрди жырык экен. 8—10 жашында кара жама дартына чалдыгып ушундай болуп калыптыр. Мунун себебин карыя аксакалдар Тынай-Тынай болуп, кадыр-баркы өсүп, келим-кетим көбөйүп турган мезгилде үйүнө бир Кыдыр молдо келип түнөйт. Тынай ал кишини жакшылап коноктойт. Кыдыр молдонун кийген кийим кечеси таза, баш кийими адам карап тургандай шөкүлө экен. Түндө Кыдыр уктап калганда оюнкарак шок бала Атаке анын баш кийимин жакшы көрүп, уурдал алыш катып койгон экен. Эртең менен туруп Кыдыр баш кийимин таппай калат. Тынайдын үй-бүлөсү чүү түшүп издешип, табалбай уят болушат. Кыдырдан кечирим сурал, эптеп бир ак калпак кийгизип, чай берип жөнөтүшөт. Кыдыр молдону жөнөткөндөн кийин Тынай: «Атаке балам шогураак эле, ушунун колунан эле келди го» деп баласын чакырып алыш катуу кысымга алса, Кыдырдын баш кийимин уурдал алганын мойнуна алыштыр. Ошол эле жерден Тынай аттанып, Кыдырдын баш кийимин алыш артынан чаап барып берет экен.

«Молдоке баш кийимиңзге кызыгып уулум уурдал катып койгон экен, кечириңиз, биз сизге уят болуп калдык», деп Тынай кечирим сураганда Кыдыр молдо: «Мейли эмесе, кечирдим, балаң бактылуу болсун, бирок бир мүчөсү кем болсун» деп бата берип, бастырып кеткен.

Көп узабай эле Атаке ооруп, эрдине жара чыгып, түнкү эрдин дарт жеп койгондо кыргыздын ырым-жырымы менен араң айыктырган.

Атаке жырыктыгына карабастан эрдине ак чүпөрөк байланып алыш жүрөт, азамат болгондо үйлөнөт, бала-чакалуу болот. Атакенин ушундай көрүнүшүнө карабастан эли аны абдан кадырлачу. Кийин Тынай эли Атакени бий кылып көтөрүшөт. Өлөөр-өлгүчө ошол бийликтө болот, өзү баш болуп салгылаштууга чейин барчу, душманы менен тартынбай кармашчу. Мына ошондуктан эл ичинде Атаке баатыр деп айтылып калган да жери бар.

Атаке элдин ар-намысы үчүн жакшылык - жамандыкта тикесинен турган, өз элинин ичинде, коңшу башка болуштардын эли менен да тынчтыкта жашаганды каалаган адам болуптур. Эгерде элдин кызыкчылыгы үчүн душман бетме-бет кармашууга туура келсе, өзү баш болуп салгылаштууга чейин барчу, душманы менен тартынбай кармашчу. Мына ошондуктан эл ичинде Атаке баатыр деп айтылып калган да жери бар.

Илгери кыргыздар Kokon кандыгынын жана кытайдын эзүүсүндө болушкан экен. Алар тарабынан кыргыздар көп зордукту, зомбулукту көрүшкөн. Кыргыз элин башкарып тургандардын ичинен чыккынчылар Kokon кандыгынын жана кытайдын эзүүчүлөрүнө чоң көмөк көрсөтүп турган. Бирок бул зомбулук жана чыккынчылык Атакеге жаккан экес. Ошондуктан, Атаке орустар менен жакшы мамиле кылып, аларга букара болобуз, өз ыктыярыбыз менен, соода-сатык кылабыз деп чечкен, ушул максатта Атаке орус падышасы Екатерина II ге кат жазып, 1758-жылы 23-августта Куча уулу Абдыракманды жана Шергазы дегенди өкүл кылып жиберген. Алар Чүйдөн чыгып, биринчи жолу Омск шаарында турган орус падышасынын өкүлүнө келишкен. Кат падыша Екатерина II ге жана жергиликтүү сибирлик бийликтөргө жазылган. Анда кыргыздын бийи Атаке Россиядан чыгыш Түркстанга жана Индияга соода

кербендеринин өтүшүнө өз тарабынан жардам бере тургандыгын сунуш кылган. Ошону менен бирге Россия тарабынан мүмкүн болушунча кыргыздарга колдоо көрсөтүлүшүн билгиси келген.

Омскидеги падышанын өкүлү Абыракман менен Шергазыга өз өкулдөрүн кошуп, бир нече күн дегенде Санкт-Петербургга жетишken. Ал жерде петербургдуктар кыргыз өкулдөрүн мээримдүү тосуп алышып, Екатеринанын кабыл алуусунда да болушуп, аларга баалуу сыйлыктарды да беришken. Орустардын кыргыздарга жакшы мамиле кыла тургандыгына ишенимин билдиришken. Мына ошондо гана кыргыздар орустар менен достук мамиледе болуп калышкан.

Муну жыйынтыктап айтканда, Россиянын составына кыргыздардын кошулуусунун биринчи изин Атаке баатыр баштагандыгын көрсөтүп турат. Россиянын Сибирь чек арасындагы өкулдөрү менен сүйлөшүүнү 1814-жылы Ысык-Көл тараптан Качыбек менен Жакып, 1825-жылы Олжобай менен Жапалак деген бийлер, ал эми 1844-1848-жылдары Бекмураттын уулу Боронбай башчылык кылган өкулдөр Россиянын батыш Сибирь бийлигине кайрылышып, кыргыздар Kokon кандыгынан кол үзүп, Россияга букара кылып кабыл алуусун, Россиянын зор колдоосун сурашкан. Демек, Атакенин баштаган ишин бүт кыргыз эли, айрыкча түндүк кыргыздар толук кубаттаган жана аны уланткан.


Кыргыздардын саясий-экономикалык турмушунда бул чарапар чоң ролду ойногон. Атаке өзүнүн күжүрмөндүгү менен биринчи болуп дыңды бузуп, Kokon кандыгынын жана коңшулаш Кытайдын зомбулугунан элди бошотуу үчүн Россия падышасына колду сунган. Кытайлар кыргыздарды басмырлап, Текестеги, Музарттагы жана Кегендеги элдерди өзүбүздүкү деп тартып алыш жатышкан, ал эми бул жерлер атамзамандан бери эле ата-бабаларыбыздын менчиктүү жерлери болуп келген. Ошондон тартып Россиянын букаралыгындагы элдики сыйктуу эле падышанын энчилүү жери болуп калды.

Атаке Kokon кандыгынын бийлигин жактырбаган, ага элин багынталган. Муну сезген Kokon кандыгы Атаке менен жакшы мамиле түзүүгө аракет кылып, анын Ташкендеги өкүлү Атакени конокко чакырат. Бир чакырса, барбайт, экинчи чакырса барбайт, үчүнчү чакырганда Атаке эли менен сүйлөшүп, «чакырган жерден калба, өзүң басып барба» деген ата-бабалардан калган макал бар эмеспи деп, жолдошторун ээрчитип Ташкендеги өзбектерге конокко барат. Өзбектер Атакени саясат менен меймандостугу аркылуу жибитип алдайбыз деген максат менен сарай-чайханага барчу жолго килемдерди төшөп коюшат. Анын үстү менен эде атчан бастырып барып, конок үйүнүн алдына жеткенде аттан түшөт. Анда бирөө: «Килемдин үстү менен атчан бастырбайт» десе, Атаке: «Буга окшогон килем кыргыздардын көчкөн журтунда калат» деп айткан. Ошентип, өзбектер Атакенин келгенин Ташкендин вазирине кабар кылышат. Вазир кызматчыларына: «Конок үйгө киргизип аларды бүгүн жакшылап конок кылгыла, эртең өзүм кабыл алам» деп буйрук кылат. Эртеси Ташкендин акими Атакени кабыл алат. Эрдин чүпөрөк менен парда кылып калкалап алган баатыр кирип мурдунаң сүйлөй салам берет. Өзбек хан ишенбегендей болуп алик алыш; «Кыргыздын каны Атаке бий сизсизби?» деп сураганда: «менмүн» деп жооп берген. Ошондо Ташкендин каны таңгалып, Атакени карап туруп, ага «..Ээ, паччагар ханым, бу бүт дүйнөдөгү он сегиз мин жан-жаныбар ааламга кудай-таалам пешене жүз бергенде сиз кайда жүргөн элеңиз?» дегенде Атаке баатыр: «Ээ, таксыр ханым, мен ошол мезгилде бакты-таалайдын базарында жүргөн экемин» деп жооп кайтарган экен.

Атакенин мындаи ақылмандык дипломаттыгын, сөзгө чебердигин аксакалдар көп айтучу эле.

Атаке алты аял алып, алардан он әркек бала көргөн. Биринчисинен Карабек, Таштанбек, әкинчисинен Абылай, Солтоной, үчүнчүсүнөн Байкиши, Жанкиши, төртүнчүсүнөн Сартай, бешинчисинен Назарбек, Барман, алтынчысынан Жұмаш же болбосо аны Бозокор деп атап коюшат.

## Сатыбалдынын Шайбек уулунан тарагандар

**Атакенин экинчи аялынан көргөн баласы Абылайдын үйлөнүшү**

Атакенин Абылай уулу көпкө чейин үйлөнбөтүр. Анын себебин ар жердин аксакалдары ар башка айтышчу. Абылай кыз жактырбаганданбы же кыздар аны жактырбагандыктанбы, айтор белгисиз себеп менен көпкө чейин үйлөнбөгөн. Абылайдын иниси Солтоной мурун үйлөнүп, балалуу болуп калат". Агасы Абылайдын үйлөнбөй жүргөнүнө намызданып; «Эмне болсо ошо болсун, калыңын өзүм төлөп агама аял алып берем», деп демилге кылышп, агасын жана анын жолдошторун ээрчитип алып айыл-айыл кыдырып, кыз сынап жөнөшөт. Бир топ айылдарды аралап келип, бир үйгө киришсе ашкана жактагы жүктүн бурчунда сыланып кийинген бир бойго жеткен калбаттуу кыздын олтурганын көрүштөт. Ал кыздын жеңеси жигиттерге чай берип, алардын келген ой-максаттарын сурайт. Аны кыз угуп олтурат. Кандай бир себеп мененби, Абылайга кыз жакпагандай болуп, чайга бата кылышп жигиттер жөнөй турган болгондо, баягы жүктүн бурчундагы олтурган кыз туруп келип Абылайдын этегинен кармап: «Жигит, сиз аял алам деп кыз тандап жүргөн окшойсуз, мени аялдыкка алышыз, мен сизге тийем», деп кеп салат. Абылай саал шаштысы кетип: «Макул, мен сизди аялдыкка алсам, сиз мага эмне кылышп бересиз» дейт.

Анда кыз: «Мен тогуз эркек бала төрөп берем» деп токтоосуз жооп берет.

Ошентип, бул сөздү уккан иниси Солтоной менен жолдоштору да макул болушуп; «Дүнүйө деген бала эмеспи, ушуну алышыз» деп Абылайга ал кызды алышп беришет. Чынында эле Абылайдын бул байбичеси удаа- удаа сегиз эркек бала

төрөп жиберет. «Тогуз эркек бала төрөп берем» деген байбиченин убадасы чын болмой болду деген ойдо болуп турганда, тогузунчу бала токтоп калат. Күндөрдүн бириnde Абылай байбичесине: «Ээ, байбиче убада аткарылбай жатат го» дейт. Анда байбичеси: «Шашбаңыз байым, дагы болуп калар» деп жооп кайтарат. Жашы келип калганда күдайдан болуп ал тогузунчу эркек баланы да төрөйт. Бала көргөндөн кийин Абылай чоң той берип, баласынын атын Тилеш коёт. Бул баласы төрөлгөндө Абылайдын мурунку уулдары үй-жайлуу, бала-бакыралуу болуп калган мезгил эле. «Абылайдын байбичеси келиндери менен жарыша төрөп жатат» деген сөзгө каламбы деген ой менен ал баласын эч кимге көргөзбөй, төшөккө ороп, жүккө кошо жыйып коюп жүрүп чоңойткон экен.

Ошентип, Абылайдын Бегалы, Бөкөй, Малматай, Адыл, Нака, Карабек, Шуруке, Кенжетай жана Тилеш деген тогуз уулу болгон.

#### Атакенин экинчи аялынан көргөн экинчи уулу Солтонодойдон тарагандар

Атакенин Солтоной уулунун эки аялы болуптур. Биринчисинен Чыңгыш, Ысмайыл, Абадан, Дебике деген төрт бала. Экинчисинен Кудайменде, Жаабай, Кулатай, Кулсары, Жансары, Тайлак деген алты бала. Бул балдардын арасынан Чыңгыш бий болуп, эл ичинде кадыр- барктуу киши болгон. Андан кийин Чыңгыштын Кудаярынын Сооронбай деген уулу да көп жылдар бою болуш болуп, элге кадыр-барктуу болуп турган. Сооронбайдын олуюялыгы да бар экен, күндү жаадырам десе жаадырып койчу дешип айыл аксакалдары айтуучу эле. Сооронбай Солтоной тукумунан, ал эми Шабдан болсо Карабек тукумунан, бирок Шабдан кыргыздын каны болсо да Сооронбайды сыйлоочу.

Мына ошентип, Шабдан кыргыз элине кан болуп турганда, Сооронбай (анда ал болуш болуп турган экен) Токмоктун түндүк жагындагы (Берикташ тоосунан күн батышты көздөй кеткен жери) тоонун этегиндеги түздүү жерлерди казак элине 40 байталга сатып жибериптири. Бул жөнүндө эл арасында мындай деп айтылат.

Сооронбайдын экинчи аялы (кырк үй деген жерден) казак кызы экен. Ал токол аялынан эркек төрөлөт, аны уккан казак таякелери жээнин жентектеп келишип, Сооронбайдан мал жайытка жер сурап алышкан. Сооронбай кайын-журтуунун суроосун канааттандырып, аны Шабдан баатырга бекиттирип берген.

Шабдандын атасы Жантай менен Сооронбай эл кыдырып жүрүшкөндө, сырт жактан, бир кыз Сооронбайга жагып калат да, «Мынабу кыз абдан жакшы экен» деп Жантайга айтат. Анда Жантай: «Жакшы көрүп калыпсың, сага ошону аялдыкка алыш берем», деп өзүнүн сөзүн ишке ашырат. Кыз эрке кыз экен, келин болгондо да эркелигин койбоптур. Мына ошол эркелигинен ал аялды Сооронбай жаман көрүп калган. Ал аял кош бойлуу болуп, ай-күнүнө жетип, күндөрдүн бириnde толготуп калат. Ошол толготуп жаткан учурда Сооронбай түзгө олтурууга үйдөн обочороок басып кетет. Көп узабай эле ага бирөө келип: «Сүйүнчү, сүйүнчү, аялыңыз эркек төрөдү» деген сөзгө ал: «Эмне, дейт?», деп чочуп кетип: «Бүткөн боюм дүрт эте түшпөдүбү» деген экен. Сүйүнчүлөп барган киши Сооронбайдын бул сөзүн угуп, кайра боз үйгө келсе, ал жердеги чогулган эл; «Сүйүнчүңэ эмне алдың» деп сурашса, баягы сүйүнчүлөгөн киши: «Эмне дейт» деп чочуп кетип, «Бүткөн дүрт эте түшпөдүбү» деп айтты дейт ал. Чогулуп турган эл ошол эле жерден баланын атын Дүр деп коюшкан. Баланын азан чакырып койгон аты — Абдылвакап, бирок эл-журт


Дүр деп атап коюшкан. Дүр төрөлгөндөн кийин эки айга жетпей энеси өлүп калат. Дүрдү Бака деген агасының аялы багып чоңойтот. Өз энеси болбогондон кийин бала көп кыйынчылыктарды көрүп өсөт. Бирок ал Сооронбайдын балдарының эң мыктысы болуп чыгат. Дүр өзүнүн демилгеси менен Сатыбалды түкүмүнан чыккан Мамбеталы экөө Алматы калаасында орусча окушуп, аны бүтүп келгендөн кийин уезде тилмеч болуп көп жылдар бою иштеген. Дүр абдан акыйкатчыл, калыс, боорукер, анык әл үчүн жараган адам болгон. Бул адам эч үбакта дүнүйө жыйнайын деген ойдо болбоптур. Тетирисинче, әл үчүн кам жеп, әлди уюштуруп Шамшыдан, Чоң-Кеминден карагай тарттырып 1890-жылы жыгачтан жасалган төрт бөлмөлүү мектептин имаратын Токмоктун башынdagы Сайлык деген жерге салдырган.

Дүр Алматыда окуп жүргөн кезинде казактын Зейтун деген сулуу кызына ашык болуп калат да, ошону аялдыкка алууга аракеттенет. Бул кызды казактын зулумдугу ашкан мыктысы Сат, паракору Банке деген кишилер Дүргө ыраа көрүшпөй, өздөрү алууга аракет кылышып, кызды кайтарышып жүрушөт. Ал кыз казактын бир байынын кызы болгондуктн, ал мойнуна шуру-мончокторду арбын тагынып, көчкөндө атка минип алса анын шуру-мончоктору салпаңдап киндигине жетип турчу. Муну көрүп жүргөн Сат менен Банке: «Мына бу нең, такымыңды урдурбай, мойнундагы шуру-мончакты алып тастамайсың ба?» дейт имиш. Анда ақылы ашкан кыз: «Бул али бойга жете элек, мен аны Саттай зулум болбо, Банкедей паракор болбо деп тақылдатып жатырмын» деп жооп кайтарган.


Көп жылдар бою Дүр ал казак кызын күтүп жүрүп ақырында эбин таап аялдыкка алган. Дүр өзүнүн өмүрүндө үч аял алган. Алардан Зайнилабидин, Султан- маҳмуд, Садыбакас жана Асанкул деген төрт бала. Булардын бардыгы 1941 —1945-жылдардагы Улuu Ата Мекендик согушта курман болушкан.

Дүрдүн бул балдарынан түкүм калган жок. Ал эми анын өзүн 52 жаш чамасында Сатыбалды түкүмүнан Түрүнбекти жана Ак-Бешим айлынын жашоочусу Масымкожо менен бирдикте 1918-жылы орус желдеттери Токмоктун түндүк жагынdagы Шар-Төбө деген жерге алып барышып, 1916-жылдагы көтөрүлүштү уюштуруп, орустарга каршы ок аткан шылтоо менен атып жиберишкен.


Атакенин Абылайынын эк улуу баласы  
Бегалыдан тарагандар




Бегалының Малытак жана  
Сарымуса уулунан тарагандар








## Абылайдын Адыл жана Нака уулдарынан тарагандар




## Абылайдын уулу Карактан тар



## Абылайдын уулу Шурукеев тарагандар



## Абылайдын көнжे баласы Тилемштен тарагандар

**Солтоноидун Кудаймендесинин тукуму жөнүндө**

Кудайменденин бириңчи аялынан төрөлгөн Шамен деген баласы жоопкерчилик кылышп жүргөн учурда талаадан бир бала таап алган экен. Аны Шамен элдик ырымжырымын жасап, өзүнүн улуу баласы Түлөбердиге бала кылышп берет да, атын Ташбуркан коюшат.

Кийинчөрээк Шамен дагы бир жоого чыкса, анда да бир кыз бала таап алат Ал Шамендин колунда жүрүп, бойго жетип калганда бир эркек бала төрөп коёт. Аны Шамен өзүнө бала кылышп алышп, атын Норузбай коёт.

**Атакенин үчүнчү аялынан көргөн баласы Жанкишинин уулу Эсенбай жөнүндө**

Жанкишинин тукумунун ичинен Эсенбай деген мыкты чыккан. Эсенбай кичинесинен жетим калышп, көрүнгөн үйгө түрткүнчү болуп эптеп оокат өткөрүп жүргөн. Мына ушул жакырчылыктын айынан башы да таз болуп калган. Турмушта кыйналгандан кийин жаш кезинде Кара-Балта жериндеги бир оруска малай болуп иштеп, орус тилин жакшы өздөштүрүп, ал тургай жазганды да үйрөнүп алган. Анын оруста малай болуп жүргөнүн Шабдан баатыр билип, намыс кылышп киши жиберип, Кара-Балтадан алдырып келип, кийим кечегин түзөп өзүнө катчы кылышп алган. Ушул учурда Шабдандын Шааке байбическийнин бир баласы каза болот. Эсенбай ага өкүрбөй койгон экен. Ошондо Шааке байбиче: «Карасаң, тазды, тең аталык кылышп өкүрбөй турганын» деп ичинен сзып жаман көрүп калган. Муну сезип калган Эсенбай Шабданга келген бир коноктун атын минип алышп качып олтуруп Олюя-Атага барат, андан ары Ташкентте болот, акыры жүрүп олтуруп Ошко барат да, ошол жерден уездин катчысы болуп иштеп калат.

Кийин Кетмен-Төбөдөгү беш камандар менен кармашып жүрүп, акыры ошол жерге болуш болот. Эсенбай ошол мезгилде бир орустун баласын асырап, бала кылып алат, мусурманча отургузуп той да берген.


Эсенбайга кетмен-төбөлүктөрдүн бир топтору каршы турган. Ал тургай ошол жердин ырчылары да ага каршы ыр чыгарышып, анда: «Бузулган элге бучуктан болуш болду» деп таздыгын шылдыңдап ырдашкан. «Орустун баласын зордуктап мусурман кылган» деген ушак-айым сөздөр айтылып, аны жоопко тарттырмак да болушкан. Мындай кызымчылыкка чыдабай Эсенбай баяғы багып алган баласын Нарын суусуна ағызып өлтүрүүгө мажбур да болгон.

Акыр аягында Эсенбайды уездин тергөөчүлөрү келип жоопко тартышып, аны Нарын суусунун боюна, баяғы бакма баласын ағызган жерге алып келгенде Эсенбай акыр өлдүм деген ой менен тергөөчүнү кошо сууга ала жыгылууга чала кармап калып, ал өзү сууга түшүп кетип өлгөн.

Эсенбайдан Маки уул, ал Батийма деген кыз калган. Маки болсо кийинчирээк Чоң-Кеминге көчүп келип, Тар-Суу айылында жашап туруп каза тапкан, ал эми Батийма беш калмак түкүмунан Саадайдын уулу Жайнакка турмушка чыгып, андан эки әркек балалуу болот.

Жайнак Кыргызстанда партиялык-советтик иштерде көп иштеп, обкомдун секретарлыгына чейин жеткен, бирок 1927-жылы эл дushmanы катары камалып өлүмгө тартылган. Мына жакында эле өкмөт анын ишин актаган. Ал эми Батийма 1969—70-жылдардын ичинде каза таап, азыр бир әркек баласы борборубуз Бишкек шаарыбызда үзүрлүү эмгектенип жатат.


Атакенин Солтоной уулунуи биринчи аялнын тарагандар




Солтонойдуң Чынгышынан




Соатонойдун Ысмайыл, Абадан, Дебике  
уулдарынан тарагандар



Солтонойдун токол аялышынан тарагандар



## Солтонойдуң Кудаймендесинен тарагандар



## Шамендін баласы Норузбайдан та



Кудайменденин бириңчи аялынан көргөзмөштөрдөн  
Чотыкө, Сұбан ууладарынан таралған



88-сүрөө

Кудаймендениң экинчи аялынан көргөн Чөрикчи,  
Суранчы, Мадемил уулдарынан тарагандар



89-сүрөө

Солтонойдун экинчи аялынан көргөн  
Кулатай уулунан тарагандар



Солтонойдун экинчи аялышынан көргөн  
Жансары уулунан тарагандар




Солтонойдун экинчи аялышынан көргөн  
Тайлак уулунан тарагандар



Солтонойдун экинчи аялышан көргөн  
Күлсары уулунан тарагандар



## Атакенин үчүнчү аялынан көргөн Байкиши үүлүнан тарагандар



## Атакенин үчүнчү аялышынан жана зерттеүнан тараган



## **Атакенин биринчи аялынан төрөлгөн Таштанбек жөнүндө**

Таштанбек — Атакенин биринчи аялынан төрөлгөн экинчи уулу. Бирок аны бағып чоңойткон Сатыбалдынын уулу Жообасар. Сатыбалды болсо Атакенин бир тууганы экендин, Жообасарын байбичеси элүүгө чыкканча төрөбөгөндүгүн биз жогору жакта белгилеп кеттик эле. Жообасар жайдыр-кыштыр Шамшынын өзөнүндө ителги, бүркүт кармап жана жаш төрөлгөн балдарга бешик жасап берип тургандыгы ж. б. жөнүндө да айтылган.

Ошентип, Жообасардын бакма баласы Таштанбек Атакенин улуу баласы Карабек (ал Таштанбектин өз агасы) өлгөндөн кийин кандык бийлиktи алып, башкарып калган. Таштанбек элге кайрымдуулугу аз, каардуу кан болгон окшойт. Ошого байланыштуу «Таштанбектин тушунда таштай каттык» деген сөз эл арасында калган, бул сөз бекериней айтылган эмес көрүнөт.

Таштанбек өзүнүн баатырдыгы, мээрими жок кандуулугу менен эл ичинде кадыр-баркы тез өскөн, бул болсо эл бир чети канга сыйынгандан, бир чети корккондуктан болгон кадыр-барк. Таштанбек өтө ақылдуу, амалдуу да болгон.


Буга Карабек агасы өлүп, бир жыл өткөндөн кийин анын ашын таратып жатып, ага келген элдин көптүгүн пайдаланып, Жантай иниisin кандыкка көтөргөндүгү эл арасында көп айтылат.

Бул жөнүндө «Жантайдын кан болушу» деген бөлүккө толугу менен берилген. Кыскартып айтканда, Таштанбек өзүнүн ақылдуулугу менен элди башкара билген, баатырдыгы менен элди эзе да билген. Демек, Таштанбектин эл үчүн жакшы да, жаман да жагы болгон экен.

Таштанбек 1834-жылы өлгөндүгүн айыл арасында айтып калышчу эле. Таштанбектин өлүгүн жана анын жылдык ашын Карабектин уулу Жантай берип, ошол өзү башкарған. Ошондо Жантай кан кырк жаш курагында экен. Өлүктүү жакшы сыйын-сыпаттап жөнөтүү жана бир жылдан кийин ага эскерип жакшылап ашын берүү — бул кыргыз элинин ата-бабасынан калган адамкерчилик сапаты эмеспи. Мына ушул озуипаны Жантай өз мойнуна алып, Таштабектин ашын укмуштай өткөрүптур деген сөз бар. Ашты 1835-жылы өткөргөн. Ашка көптөгөн боз үйлөр тигилип, ондогон кара мал, нечен жүздөгөн кой союлган. Ашка сарбагыш, солто уруулары, казактардан, өзбектерден көп адамдар чакырылган. Мындан тышкary арак тартылып, күн мурунтан бозо даярдалып, жыйналган чанач-чанач, саба-саба кымыздарга эсеп жок. Күрүч менен чайды Кулжадан төөгө жүктөтүп келип, өрүк, мейизди Анжыяндан алдырган. Ат чабыш болуп, анын байгесине малга кошуп киши да сайылып кеткен. Бул Жантайдын өтө ашыкча кеткендиги деп айтылат. Кыз-келиндерге, аялдарга да башка тамаша уюштурулуп алардын байгеси бир башка болгон.

Таштанбекке мына ушундай шаан-шөкөт менен аш берилген деп айтылып жүрөт. Таштанбектен тараган укум-тукум (небере-чөбүрөлөрү) жүздөн ашат, алар негизинен Кемин районунун Ак-Бекет, Жаны-Алыш айылдарында турушат.

Жообасардын багын алган иинис  
Таштанбектен тарагандар\*



**Атакенин Карабегинин  
Жантай баласы жөнүндө**

Атакенин уулу Карабектин төрт баласынын эң улуусу Телтай андан кийинкиси Жантай, үчүнчүсү Молтой, эң кичүүсү Маркоз. Бул төртөөнүн ичинен Жантай тың чыгып, кыргыз элине көп жылдар кан болуп, жалаң эле кыргыз жергесине маалим болбостон, чет жактагы өлкөлөргө атагы чыккан адам эле.

Жантай алты аял алган.

Биринчиси, өзүк элиниң Аккийиз түкумунун кызы Табрик деген.

Ал аялынан Мырзалы, Чыпай, Тыналы деген үч уул болгон. Көпчүлүгү Кичи-Кеминдин Бейшеке, Карабулак айылдарында жайгашкан.

Экинчиси, Ысык-Көлдүн Бапа уурусунун кызы Турукеден Ысабек, Ысак деген эки уул.

Үчүнчүсү, Кытай уурусунун кызы Бачайы. Андан эки кыз бала. Булардын аттары эл ичинде айтылбай, ошондуктан алардын аттары белгисиз

болуп калды.

Төртүнчүсү, жумгалдык саяктардан Катаган түкумунун кызы Баалы. Мындан Шабдан, Мамыт, Искендер деген үч уул.

Бешинчиси, Баалы байбиченин бир тууган синдиси Сейде. Баалы байбиче өлөөр алдында Жантайга айтып, өзүнүн бир тууган синдисин нике кыйдырып берген. Бул аялдан Төлө, Ыйманалы деген эки бала болгон.

Алтынчысы, бизге белгилүү Акмөөр, анын нукура өз аты Мөөркан. Акмөөрдөн Муңайтпас деген уул жана Кадий деген кыз. Эң кенжеси Токтонай деген уул, ал кичинесинде эле чарчап калган. Акмөөрдөн төрөлгөн Калый деген кызы Көл башына турмушка чыккан деп айтылып жүрөт.

Бул жерден Акмөөр жөнүндө көп эле чыгармалар жарапалып жүрөт, бирок биз ал жөнүндө эл арасында айтылып жүргөн кыскача баяндаманы берип кетүүнү туура таптык.

Акмөөр 1869-жылы 35 жашында өлгөн экен. Анын сөөгү Кичи-Кеминдеги Жол-Булак деген айылга коюлган. Акмөөрдүн атасы Адыл, апасы Маржагүл. Адылдын

атасы Бооркок. Эл оозунда айтылып жүргөн Болот деген жигит болсо Адылдын жээни болгон. Болот Ош аймагындагы Өзгөндүн маңдай жагынданы Төөчү деген айылда жайгашкан Карабагыш деген уруудан деп айтылып жүрөт. Болот өзү сымбаты келишкен, жүрөгүндө оту бар, тайманбаган баатыр жигит болгон экен. Жаштардын жыйындарында, оюн-шоок өткөргөндө Болотко кыз-келиндер тегеректешип көп тийишчү. Мына ошондон айылдык жигиттер ичтери күйүп, күндөрдүн бириnde ага кол салышып өлтүргөнгө чейин барышат. Ошол өлүмдөн тышкary болуш учун Bolot өз айлынан качып, Нарын аймагында жашап жүргөн таякеси Адылга келип, анын жылкысын багып, жан сактап калган.

Айтылуу Бооркоктун Адылынын Ажыбек, Өмүр, Төлөмүш деген үч уулу жана Мөөркан деген кенже, жалгыз кызы болгон.

Жантайдын Акмөөрдөн төрөлгөн Муңайтпасынан Муса, Isa, Жамалиддин деген үч уул, Мария, Нурила, Алиман деген үч кыз.

1971-жылдардагы изденүүнүн, сураштыруунун негизинде Акмөөрдөн 58 небере-чөбүрөлөр бар экендиgi такталды.

### **Жантайдын жан жолдошу Баяке жөнүндө**

Оштун Кара-Суу деген жеринде, Кара дарыянын жээгинде жашаган кыргыздын кыпчак уруусунан чыккан Нускай деген киши эр көкүрөк, чырга жакыныраак, намыскөй адам болуптур. Өз жеринде жаатташып жер-сүү талаша кетишип, чоң жаңжал болот. Ошондо Нускай бир атактуу кишини өлтүрүп коёт. «Буга күн чак-келбайт» деп баласы Аргынбай экөө көчө качып, Тогуз-Торо аркылуу Таласка түшүп, андан Сокулуктун оозундагы Жыламышта жайгашкан солто уруусунун Кошой деген уулuna келип туруп калат. Бул жерден Нускайдын Аргынбай уулунан Күнтууган деген бала төрөлөт. Күнтууган үйлөнүп-жайланып ал Баяке деген балалуу болот. Аталуу, балалуу чоң атасы Нускайдын көзү өткөндөн кийин, Жанкарачтын айылдында жайгашып калышат. Нускайдын небереси Күнтууган балбан, улакчы (көкбөрүчү) болгон. Күндөрдүн бириnde улак тартып жүрүшүп чатак чыгып, ошондо Күнтууган үзөнгүсүн чечип алып бирөөнү attan жыга чапкан. Бул окуядан коркушуп, өз элибизге кетебиз деп Аргынбай менен Күнтууган Анжыян тараптагы өз элин көздөй көчүп жөнөп баратканда Талаастагы күшчү, саруу тукумдары: «Кетпей эле бизге эл болгула» деп аларды токтолуп калган. Аргынбай кадырлуу жакшы адам болгондуктан, ошол жерге бир аз жыл бий болуп туруп, аナン өлгөн. Күнтууган баласы Баяке жигит болгондон кийин, аны күнтуу уруусунан бир кызга үйлөнтөт да, куда-сөөк болуп калышат.

Кийин Жантай Шабдан уулuna таластык саруу тукумунан Бердике дегени баатырдын балдары Качыке бийдин кызы Шааке дегенди алып берет. Жантайдын бул кудасы Баякелер турган айылдан. Жантайлар куда түшкөнү баргандада Баяке конок күткөн жигиттер менен биргө кызмат кылган. Баякенин шамдагай, кишиге жукумдуу баатыр экенин кыраакы Жантай байкайт да, ошол жигитти кошо көчүрө кетүүнү ойлонуп, өзүнө жигит кылып алууга кудалардан: «Баякени мага бергиле, көчүрө кетейин» дейт. Куда-сөөк болгондон кийин алар каршылык кылбайт, Баяке өзү да макул болот. Бирок Шабданга турмушка чыгып жаткан Шааке менен кошо кетсем, Жантайга кул болуп кетти деген сөзгө калам, деп кийин өзүм көчүп барам деген жоопту берген. Айтканындай эле көп узабай Баяке Жантайдын айлына көчүп келип, ага жигит болуп калган.

## **Жантайдын кандыкка көтөрүлүшү**

Карабек өлгөндөн кийин анын ашын Таштанбек деген бир тууганы башкарат. Ошол жылдык ашына чейин Карабектин ордуна кандык такка ким отурапы белгисиз болуп турган. Карабектин уулу Жантай тың болуп чыккан. Аны Таштанбек байкап, көкүрөгүнө түйүп жүргөн. Таштанбек Карабектин ашына онду-солду чакырып, ашты өткөрүп жаткан учурда күтүлбөгөн жерден элге бата кылдырып, ак боз бәзин сойдуруп жиберип, Жантайды ак жай намазга салдырып чайкатып «Хан, хан, хан. Жантай хан, Жантай хан, Жантай хан» деп элге үгүза үч жолу айтып, хан көтөрүшөт. Ак боз үйдүн түндүгүнөн чыгара түпөк (туу) көтөртүп, ошол жерден ырчыларга жар чакыртып, Жантайга даярдап койгон таажыны кийгизип, кызыл кымкап жаап, калың әлдин көзүнчө бардык жөрөлгөлөрдү жасаткан. Аштан тараган эл: «Карабектин Жантайы кан көтөрүлдү» дешип уу-дуу болуп жай- жайына кайтышат. Ошондон тартып Жантай эки тизгин, бир чылбырды колуна алып, «жер өрттөп» чыга келет. Жантай ошентип Таштанбектин жасаган амалы менен хан көтөрүлүп калган.

Жантай өз балдары Телөгө, Үйманалыга, Шабданга Чоң-Кеминди бөлүп берип, кийин алардын жанына Баякени да кошуп берет. Өзүнүн бир тууганы Телтайга, балдары Мамыт, Искендерге Кичи-Кемин өрөөнүн берет. Өзү, Мырзаалы, Тынаалы, Ысак деген уулдары менен Кара-Булак менен Бейшекени әэлеп, бөлөк-бөлөк, оолак- оолак отурукташып калышат.

Жантай көп жылдары кан болуп бийлик кылып, өз әлине кадыр-баркы өсүп, журуту сыйлап калган. Анын ата-даңы тынай әлине гана эмес, бүткүл сарбагыш тукумуна: Көлдүн, Тянь-Шандын әлдерине жетип, ал тургай коңшулаш казак эли да Жантай менен эсептешип, тыкыс байланышта болушуп, бирин-бири кадырлап-сылашкан. Жантай өзүнүн уулу Шабданга солто тукумунан же Талас жергесинен аял алып берүүнү алдына максат кылып койгон. Эгерде бул укумдуу-тукумдуу жерден куда-сөөк күтүп алган болсо, анда жалпы эле кыргыз эли биригип, эл ичинде ынтымак-бирдик пайда болот ко деген ойго келген. Мына ушуга байланыштуу Жантай солто уругунан белгилүү болуп чыккан Жангараачтын кызын Шабданга алып берүүнү чечет, бирок Шабдан кызды жактыrbай коёт. Ошондо Жантай уулуна: «Арам ит, сага мен катын эмес, эл-журт, кол алып берейин деп жатам» деп айткан. Мына ушундай кызымчылыктан кийин Шабдан Жангараачтын Бак деген кызына үйлөнөт. Жантай Жангараач менен куда-сөөк болуп калат.

Эми сөздү Жантайдын уулу Шабдандан баштайлы. Шабдан балдарынын ичинен тири карак, эстүү-баштуу болуп, тың чыккан. Шабдан-Шабдан болуп туруп, жалаң эле кыргызга эмес, орус падышасына да таанымал болуп чыгып келди.

Жантай Шабданга солто әлине белгилүү болгон Жангараачтын Бак деген кызын алып бергенден кийин, өзүнүн жана уулунун кадыр-баркын дагы өйдөлөтүүгө, әлди, жерди жана жоокерлерди көбөйтүүгө максат кылып саяктан, казактан, өзбектен, деги эле төгөрөктүн төрт бурчунан куда-сөөк күтүүнү ойлойт. Атасы Жантайдын ойлогон оюн канааттандырганданбы, Шабдан алты аялдын ээси болгон.

Шабдандын биринчи аялы солтонун каны Жангараачтын кызы Бак эне деп белгилеп кетпедикпи. Мындан Солтонбай деген уул төрөлгөн.

Экинчиси таластык саруу уурусунан Бердике баатырдын тукуму Качыке бийдин кызы Шааке. Шааке болсо ажыга барган киши экен, ошондуктан аны Ажы эне, же Ажы апа деп келин-кезектер тергешчү. Андан Мөкүш менен Кемел деген уулдар төрөлгөн.

Үчүнчүсү Кулжа деген кишинин кызы Султан. Мындан жалгыз эле Самүдүн.

Төртүнчүсү намангандык кожонун тукуму Насирдиндин кызы Мөөркан. Андан Аман деген бир эле бала.

Шабдандын булардан тышкары элге ачык айтылбаган дагы эки аялы болот. Анын бирөө — Ормонкандын улуу баласы Үмөталынын кызы — Үпөл. Мындан Нажимудун деген уулу төрөлөт. Экинчиси, кокондук Ашымкандын Күшбегинин кызы Айымхан. Мындан Абдылас. Ошентип, Шабдандын алты аялынан жети бала.

Шабдандын Бак аялынан төрөлгөн Солтонбайынан Майлыш деген бир гана бала. Шабдандын Мөкүш деген уулунун алты аялы болуптур. Анын байбиче аялы Боронбай ажынын кызы Бубү. Мындан Абыла деген бала.

Экинчи, аялы Алмакүчүктүн Күттубайдын кызы, дагы окшош аттуу Бубү. Мындан Ажиман деген бала төрөлгөн.

Үчүнчүсү, Чоконун кызы Сейнеп. Андан Низима деген кыз.

Төртүнчүсү, азык уруусунан Зуура, мындан — Жамалбек, Асанбек, Айпа деген үч уул.

Бешинчиси, Өмүрзактын Каптагайынын кызы Кайып, мындан Ормонбек, Назарбек, Аршидин, Жамалкан деген төрт уул.

Алтынчысы, Бадижамал. Андан Эдилбек, Байбагыш деген эки уул.

Шабдандын экинчи аялы Ажы ападан төрөлгөн Кемел деген уулу беш аял алган.

Анын биринчи аялы өзүк тукумунан Сарбос ажынын кызы Калыйпа. Мындан Ажыгабыл деген бир гана эркек. Айша, Бопуйкан, Бүбүкан, Жамалкан деген төрт кыз болгон. Экинчиси, саяк тукумунан Боксарынын кызы. Мындан бала болгон жок, анткени ал бир жылдан кийин каза тапкан.

Үчүнчүсү, Нарын аймагынан Мамбеталынын кызы Токон. Мындан Мамбетказы деген уул.

Төртүнчүсү, Сооронбайдын Дүрүнүн кызы Сабира. Бул төрөтү оор болуп каза тапкан.

Бешинчиси, Нарындын Жергетал айлындагы Ажы уулу Ботокандын Моңшунун кызы Батыйма. Мындан Саадат деген бир гана кыз.

Шабдандын үчүнчү аялыш Султан энеден төрөлгөн Самүдүн деген уулу жети аял алган.

Анын биринчи аялыш казак элиниң орто жүз түкүмүнан Алила деген. Ал 1911-жылды жер титирөөдөн өлгөн. Мындан Бекботов деген эркек, Ракия деген кыз.

Экинчиси — Солтонойдун алты уулунун бирөөсүнүн кызы Зубайда. Мындан Мажит, Абыламит деген эки уул.

Үчүнчүсү — өзүк уруусунан Сарбос ажынын кызы Салийман. Мындан Акматбек деген бир уул. Калыйча, Самса, Рапия деген үч кыз.

Төртүнчүсү — Көл аймагындағы Улахол айлындагы жалдуу Кабанын түкүмү күдайменде уруусунан Мамыткандын кызы Асылкан.

Бешинчиси — Бугунун түкүмүнан дөөлөс уруусунан Чекир ажынын кызы Бурулкан. Бул аялышын Кытайдын Үч-Турпанынын Кулан-Сарық деген жеринде жүргөндө алган. Мындан Абылдабек, Жусупбек деген эки уул.

Алтынчысы — Тогуз-Тородогу Чолук дегендин кызы Гулай. Мындан Анварбек деген бир уул болгон.

Жетинчиси — Ысык-Көл аймагындағы Чоң-Өрүктү айлындагы чиркей- уруусунан Токтокан деген. Бул аялышын Самүдүн айдалып жүргөндө үйлөнгөн. Алар жетим орус баланы багып алыш, анын атын Рамазан деп коюшкан.

Шабдандын төртүнчү аялыш өзбек кызы Мөөрканадан төрөлгөн Аман деген уулу үч аял алган.

Биринчиси — Нарын аймагында жашаган Бабанын уулу Карактын кызы Канышбүү. Бул төрөттөн каза болуп, түкүм болгон эмес.

Экинчиси — Күлжамыйла. Мунун атасы Алматы калаасында жашаган Рахымбай деген казак, энеси татар кызы болгон.

Үчүнчүсү — өзүк түкүмүнүн Баобектин кызы Алтын- бүбү. Мындан Ажекбар, Канай, Касымбек, Ныязбек, Малик деген беш уул, Сакынжамал, Шалийпа, Айна деген үч кыз.

Жалпысынан алганда Шабдандын жети баласы жыйырма жети уул көрүптүр.

### **Шабдандын баатырдыгы жөнүндө**

Шабдан 1839-жылдын жайында Боомдун капчыгайынын күн батыш жагындагы Көк-Жар деген жерде туулуп, 17 жашка келгенде жүрт ишине аралашат. Ошондон тартып өмүр бою әл үчүн кызмат кылыш келген. Ал өз ажалы. менен 1912-жылды 6-апрелде 74 жашка кеткен чамасында Чоң-Кеминде өлүп, 9-апрелде сөөгү жерге коюлат.

Шабдандын өмүр баяны кыргыз элиниң өмүр баянына тыкыс байланыштуу десек жаңылышпайбыз. Мурун кыргыз элиниң борборлошкон өзүнүн өкмөтү болбогон. Саясый-экономикалык жактан алганда түштүк кыргыздар менен түндүк кыргыздардын айырмачылыгы болгон. Эгер түштүк кыргыздар Кокон кандыгы

менен тыкыс байланышта болсо, тұндуқ қыргыз, башкача айтканда, сарбагыш эли Кокон кандығына жалпы баш ийгени менен негизинде ага каршы турған әле.

XIX қылымдың орто ченинде Атаке баатырдың небереси Жантай өз әлинин көз каранды әместигин көздөп, Кокон кандығына да, орус басқынчыларына да каршы турған. 1862-жылы орус падышасының армиясы Жети-Сууга кирип келгенде, Жантай шаштысы кетип Кокон кандығынан жардам сурап, 23 жаштагы уулу Шабданды аларга жиберген. Бирок, ички-тышкы душмандарынан айласы кетип турған Кокон кандығы әч жардам бере албаган. Ушундай коркунуч мезгилде орус падышасына каршы чыгам деп бүт сарбагыш әлин қыргандан көрө орустарға өз ықтыяры менен кошулууга келишим түзүлгөн. Бул жөнүндө Кокон кандығы угуп Шабданды «атаң чыккынчылық қылды» деп Бишкектеги Кокондун түрмөсүнө камаган. Шабдан андан аман-әсен бошонуп чыккан.

Кыргыздың орустарға өз ықтыяры менен кошулғандығына Карабастан, Ормондун уулу Осмон Кочкордо, Нарында жашаган кыргыздарды орустарға каршы уюштуруп, Закряжский деген аскер башчысын жолдоштору менен бирге кармап камап коюшкан. Курал-жабдығы арбын болгон орус аскерлерине, бул жасалган мамиле келечекте кыргыз әлине катуу кыргын болорун Шабдан алдын-ала түшүнүп, Ормондун уулу Осмондун чырын токtotуп, орустун армиясының башчысы Закряжскийди жолдоштору менен бошоттурған. Шабдандың бул жасаган ишине таарынып, Осмон Кашкарға көчүп кетип калған.

Шабдан 1973—1876-жылдары Анжыяндагы жана Алайдагы кыргыздар орус падышасының Соболев менен Куропаткин башчылық кылган аскерлерине Курманжан датка баш болгон кыргыздар каршы көтөрүлгөн, орус падышасы аны басуу үчүн өкүл кылып Шабданды жиберген. Ал Курманжан даткага жолугуп, Анжыян-Алай көтөрүлүшүн токtotуп кайткан. Шабданды бул жасаган иштери үчүн орус падышасы нечен баалуу сыйлыктар менен сыйлаган.

Шабдан кыргыз әлинин билимсиздигин жоюу үчүн, балдарды окутууну ойлоп Чон-Кеминге 10 мин қомдук сонун мектеп-медресе салдырган. Ага Шариф Нажималидин деген мугалимди алып келип балдарды арабча, орусча окута баштаган. Ал өзүнүн уулдары Самүдинду Самаркантка, Кемелин Алматыга (мурдагы Верный) гимназияда окуткан.

Шабдан өлөр-өлгөнгө чейин әч жамандыкты көрбөгөн, анын мартабасы өскөндөн өсө берген. Бир күндө минден ашуун адам келсе, андан ошончо дүнүйө байлык түшүп турған, тескерисинче, алар Шабдандан дүнүйө-байлык да алып турушкан. Башкача айтканда, ага бири берүүгө шашса, бири алууга шашкан.

Шабдандың дагы бир өзгөчөлүгү — ал өтө жөнөкөй, кичи пейил, бой көтөрбөгөн адам болгон. Алдынан кандай гана киши чыкпасын токтоп, учурашып ал-абалын сурап, алардын суроо-талаптарын канаттандырууга аракет кылган.

Шабдан өзү кан болсо дд салтанат-сөөлөт менен жүрүүнү сүйчү эмес, жактырчу да эмес. Алдында мингени мейли, аргымак болобу, мейли, кашаң ат болобу же байтал болобу, чанбай минип кете берчү.

Шабдан баатырдың жакшы сапаттары жөнүндө әл ичинде өтө көп сөздөр, жомоктор, ырлар, макалдар айтылып жүрөт.

Кыргыз әлинде мал, эт, жүн, май тери көп экенин өзбектердин соодагерлери билип, кыргыздар менен тыкыс байланыш түзүүнү көздөшкөн. Бул максатта кыргыз әлинин Шабдан баатырын колго алуу үчүн Ташкендин бийи аны конокко чакырат. Шабдан өзбектердин бир нече чакырығына барбай, акыркы чакырығында эли менен кеңешип, алардын макулдугун алып, барып келүүнү чечет. Жол азық камдатып жолдоштун чогултуп жол тартып жөнөштөт. Кошо кеткен жолдошторунун арасында анын эки аталаш иниси Мураталының уулу Мамбеталы бар эле. Мамбеталы Шамшы әлинде кадырлуу адамдардың бири.

Шабдан жолдон жолуккан жетим-жесир, бакшы-думаналар көрүнө калса: «Ээ, балдар, бергилеци алдагы жол азығыңардан мынабу мусапырга» деп бердири берген. Ошентип, алар атчан бир нече күн жол жүргөндөн кийин азыктары түгөнө баштайт. Куржундарда эчтеке калбай баратканын көрүп, Мамбеталы артта келе жатып: «Бул бакшыны ээрчийбиз деп ээн талаада ачка калабыз го, азыктын баарын жетим-жесирге, бакшы-думанага таратып бутту» дептири.

Нечен күн жол жүрүп, кыргыз, казак жана башка улуттарга конок болуп, жакшы сый менен ач болбой, жөө калбай Ташкенге жеткенде өзбектер сурунай-керинейин тартып, бий-тамаша менен Шабданды жолдоштору менен кадырлап тосуп алган экен. Аларды өзбек эли бир нече күн жакшы сыйларын көргөзүп коноктошот. Кетер күнү коноктордун жол азыгын камдашып, күмүш менен жабдылган ээр токуму менен бир жакшы кара атты Шабданга тартуу кылышат. Шабдан: «Биз муну албайбыз, сыйыңарга чоң ыракмат», десе да: «Муну албасаңыздар биз таарынабыз» деп болбой коюшат. Ошондо Шабдан баатыр Мамбеталыны карап: «Маке, болбостур эми, бул өзбек агайындардын тартуу кылган атын жетелеп ал», дептири.

Мамбеталы ошол замат атты жетелеп алат. Өзбектер кандай тосуп алса, ошондой эле сурнай-керинейлерин чалып, шаардан кыргыз конокторду жөнөтүшөт. Ошентип, өзбектердин бир нече күнү конок сыйына Мамбеталы таң калып, Шабдандын кадыр-баркын ошондо түшүнүп, артта келатып жолдошторуна: «Колдо бар алтындын баркы жок», деген чын экен го, мен мурун тең ата болуп жүрүп Шабдан абамды барктабай жүрчү экенмин, көрсө ал кадырлуу, барктуу адам турбайбы», деп өз кемчилигин моюнга алып, ошондон кийин Шабданды кадырлап-сыйлап калган экен.

Ташкенден кайтып келе жатканда Луговой-Меркинин тегерегиндеги казактарга конуп калышат. Шабдан баатырдын кабарын уккан казактын кадырмандары жакшылап коноктошот. Эртеси конокторду чайлантып, аттарын токутуп жөнөтө турган убакта шаркылдаган таягы менен ак уруп кетпей боз үйдү кайра-кайра айланып бир думана пайда болот. Ошондо, төрдө чай ичип олтурган Шабдан баатыр, тияк-биягын каранып туруп, Мамбеталыга: «Ээ... Маке, кечеги өзбек агайындардын берген аты кайда?» дегенде, Мамбеталы: «Эшикте, мамыда байланып турат» дейт. «Ээ балам ошол атты эшиктеги ак уруп жаткан думанага мингизчи», дейт Шабдан. Мамбеталы бир аз унчукпай жер тиктеп олтурup калат. Шабдан кайрадан: «Мингизчи, балам», деп кайталаган- да Мамбеталы эшикке чыгып, мамыда байланып турган кара атты чечип, думанага туура тарта бергенде, думана атка шап минип, аттын башын кыбыланы каратып туруп: «Бейшембинин күнүндө, жума күнүнүн түнүндө атанын белинен, эненин курсагынан түшкөн Шабдансың. Кыдыр алик салам жетектеп жүргөн Шабдансың. Эки дүйнөнүн кызыгын берген Шабдансың, оомийин!» деп Шабданга арнап алакан жайып бата тилеп, думана атты минген бойдон жүрүп кеткен экен. Муну угуп турган ошол жердеги казактын эстүү-баштуу аксакалдары Шабдандын бул кылган ишине таң калышып, өздөрү уялып, Шабданды жолдоштору менен ал күнү да жибербей кайра кондурушуп, тай союп конок кылышкан. Эртеси бир жакшы атты ээр-токум жабдыгы менен мингизишип, бардыгына бир сыйра чапан жабышып жөнөтүшкөн.

Шабдандын эки ата өткөн аталаш агалары Кубат уруусунан чечен Калыгул жөнүндө жогоруда айтып кеттик. Мына ушуга байланыштуу Шабдан кан Тынай эли гана эмес, солтосарбагыштын, ал түгүл жалпы эле кыргыз, казактын ортосундагы чыр-чатактарды чечен Калыгулсуз чечилчү эмес.

Калыгул токсондон ашып, эл кыдыра албай калган кезинде Бишкекте чоң сиез (жыйын) болот. Алматыдан губернаторлор келет, ошондо Шабданды кайра шайлоо жөнүндө сөз болмок экен. Калыгул күү-күчтөн тая электе мындай жыйындарга катышып турчу. Бирок бул жыйынга: «Калакем карып атка мине албай калды, ал кишинин үбара кылбай, болгон сөздү

кайра келгенде айтып беребиз», деп Шабдан ага жолукпай эле Токмок аркылуу Бишкекке жүрүп кеткен.

Бурана-Шамшы эли ат токуп, дүркүрөп калганын угуп Калакем: «Бул эмине эле дүркүрөп ат токунуп жатасыңар?» дегенде: «Бишкекте сиез (жыйын) болот экен, ошого чакырып, жөнөгөнү камынып жатабыз» дешет. Ошондо Калыгул: «Ээ, балдар, андай болсо мен да барайын, ат токугула, менин өсөрүм калган жок, өлөрүм калды. Мындан кийин мындай жыйынга катышамбы, жокпу, мен да силер менен кошо барып катышып келейин», деп эл артынан Бишкекке келет. Калыгулдун келишин Шабдан угуп, анын жанына келип: «Оо жарыктык, карыганда келбей эле койбайсуз да, жыйынтыкты биз айтып барат элек ко» дегенде Калыгул өз оюн Шабданга айткан экен.

Сиезд (жыйын) бүтүп, Шабдан кайра кан болуп шайланат. Калыгул ошол жерге барган элдерге: «Жүргүлө эми балдар, мен кайра бул жерге келемби, келбеймби, бир кудайдын өзү билет, ошондуктан бул жердеги Байтик куданыкына барып көрүп, ылайык болсо конуп кетели», деп Басбөлтөк айлына келишсе, кудасы Байтик да жаңы эле келген экен, коноктордун атын алдырып конок каадасын баштайт.

Алар сиездин өткөнүн сөз кылып олтуруп, Байтик Калыгулга «Калыке, сиезд кандай өттү, көңүлүнүзгө жактыбы?» деп суроо берген экен. Анда Калыгул: «Иии, Байтик куда, сиезд жакшы өттү, анткени, эки тизгин бир чылбыр өзүндүн эле колунда калбадыбы».

Шабдандын биринчи аялы Жангараачтын кызы. Шабдан солтого күйөө бала болот да. «Менин иним болсо, сенин күйөө балаң эмеспи». Бул жооптон кийин Байтик: «Аныңыз туура-туура» деген.

Чай ичип олтуруп, дагы бир аздан кийин Байтик Калыгулга кайрылып: «Калыке, Шабдан инин мага күйөө бала болсо да, бул кызыл көз ининди мен жаман көрөм, анткени, падыша да ушундай жүрөбү, кишинин жакшы-жаманын ылгабай, улуу-кичүү дебей бардыгы буга теңтүш, ошондуктан мен жаман көрөм», — деген.

Калыгул бир аз токтоп, чай ууртап, андан кийин Бай- тикке карап: «Ии... куда, мунун туура, туура... Анда менин бул жаман иним дарыянын көпүрөсү турбайбы, дарыянын көпүресүнүн үстүнөн жакшы да өтөт, жаман да өтөт, ошолордун бардыгын былк этпей көтөрөт. Менин жаман иним так ушул дарыянын көпүрөсү да анда», деп жооп кайтарганда, Байтик бирде кызарып, бирде татарып ылдый карап олтуруп калган.

Биз жогору жакта Карабектин уулу Жантай жөнүндө жана анын тукумунун таралышы жөнүндө баяндап бердик. Эми Карабектин Маркозу, Телтай жана Молтой деген балдары жөнүндө токтолуп кетели. Карабектин бул үч уулу мүнөзү жагынан момун, жошураак, өз оокаттары менен алек болушкан адамдар экен Жантай канга келген сый конокторду күтүшүп, аны мал чарбасына карап, кол кабыш кылышчу.


Бул жерден айтып кете турган бир нерсе — Телтайдын тукумунан Шаралдайдын уулу Далбай адилеттүү, сөзмөр, сөз кезеги келгенде керектүү сөздү таман алдынан тапкан киши экен. Эл ичинде, жыйындарда узун жомоктуу сөздөрдү айтып, олтургандарды эриктүрбөген адам болуптур. Айыл ичинде же башка эл менен болгон чыр-чатақка агайын туугандары Далбайсыз баруучу эмес. Далбай барган жердеги чыр маселелер сый менен, тынчтык жолу менен чечилчү. Ошондуктан, Далбайды эли кадырлаган, барктаған.

Мырзабек абдан кошокчу аял экен, мына ошол өнөрүнө кызыгып Атаке аны аялдыкка алыштыр. Бул аялдан төрөлгөн балдарды Атакенин улуу аялынын балдары өз жандарына жакыннатпай кордоп жектешкен. Мындан кордукка чыдабай Атакенин токол аялы балдарын өзү тарбиялаган.

Кайсы бир тойдо ат чабыш болуп, ошондо Атакенин улуу аялынын балдары Мырзабек аялдын балдарынын аттарын коштурбай коёт. Ошондо Мырзабектин балдары күлүк аттарын тандап, жашыруун алыш барып кошуп чабышкан. Ал эми Мырзабек апа балдарына: «Эгер атынар алдыга чыгып келсе, Атаке деп ураан чакырбастан, Мырзабек! деп ураан чакырып келгиле» дейт. Чындыгында эле

Мырзабектин балдарынын аты чыгып, «Мырзабек, Мырзабек!» деп энесинин атын атап чаап келген. Мына ушундан улам Атакени бул үч баласы энесинин атында жүрүшөт деп әл арасында айтылат.


## Жантайдын Шабдандан башка балдарынан тарагандар



## Жантайдын Мамыт, Мунайтпас, Тे балдарынан тарагандар

Чормо  
Кәдиркүл

Жантайдын Шабданынын түкүмдарынын таралышы



### *Атакенин Сартай аттуу баласы жөнүндө*

Атакенин эн кенже аялынан Сартай аттуу бир уул төрөлгөн. Күндөрдүн бириnde Атаке эл арасына чыгууга аттанып баратып, Сартайды эркелетүүгө, анын энесине: «Эй, байбиче, алдагы сасыкты бери алып келчи, бир жыттап алайын» дейт. Анда ал аялдын акылы паз болсо керек, Атаке баланы «Сасык» де эркелетип айтканын тетири түшүнүп, ага жооп кылып: «Андан сасыктар деле жүрбөйбү» деген. Бул жооп Атакени иренжитип, ал ошол эле жерден: «Мен келгенче бул аялды төркүн-төшүнө жеткирип бергиле, бул аял кыргызга тийбесин, казакка тийсе мейли» деп айткан.


Сартай Атакенин колунда калып, бойго жетип үйлөнүп-жайланып балалуу-чакалуу болот. Энеси Атакеден кийин казактын Копо деген жериндеги Боккайнат деген уруунун түкүмүна турмушка чыгып, андан Эдиге, Сейит деген эки эркек бала төрөйт. Кийин бул күйөөсүнөн да ажырашып, Сартайды көрүүгө эки баласын ээрчитип кайра кыргыз жергесине келет. Ошол бойдон ушул жерде калат. Казактан ээрчип келген Эдиге деген баласы абдан тентек, ууру чыккан.

Айылда Карабектин уулу Жантайдын күмүш чапкан, зергери Эркинбай деген мыкты уста кишиси болгон. Ал Акмөөргө жана айылдагы башка келин-кыздарга кооз буюмдарды жасоочу. Жантай бул устаны өтө кадырлачу, ал эми Акмөөр аны «Манап уста» деп тергөөчү.

Мына ошол Эркинбай зергер Жантайга Эдигинен тентектиги, уурулугу жөнүндө айтып жүрүп, акырында Сибирге айдатып жиберген, ал ошол бойдон дайыны жок.


Анын иниси Сейит үйлөнүп-жайланып балалуу-чакалуу болуп кыргыз жеринде жашап калат. Андан Ашыр деген бала. Ашырдан Асы деген бала. Асы бир эле кыздую болот.

## Карабектин Телтай уулунан тарагандар



### *100-cyphes*

## Карабектин Маркозу жана Молтой уулунан тарагандар



Атакенин токол аялы Мырз Назарбек, Барман, Адике уулд



## *Атакенин Сарт аялы жөнүндө*

Заманында кокондук, намангендик соодагерлер кыргыз элиниң арасына үзбөй соода-сатык қылыш түрүшчү. Ошол учурда Атаке намангендик бир кожонун тукумунан аял алат. Эл арасында: «Атаке соодагер сарттан сулуу катын алышп алыптыр» деп айтылып калган. Бул аялдан бир бала төрөлөт, аты Бозокор коюлат. Бул жөнүндө эл арасында мындай деп айтылып жүрөт. Атаке өзбек аялды алышп, кийин коё берет, аялдын боюнда кетет. Ошондо Атаке айткан: «Боюнда бала бар, эгер әркек төрөсөң, мобу кестикти бер, ошол аркылуу мени таап алат, кыз төрөсөң өзүң менен болсун» деген. Ошентип, ал аял шак кайнатып, бозо сүзүп эптеп оокат қылышп жүргөн учурда бала төрөйт. Мына ошого байланыштырып баланын атын Бозокор койгон дешет. Ошол Бозокордон Жумаш деген бала болгон. Атакенин бул уулунан тарагандар Жумаш уулу болуп аталышп жүрөт.

## *Тынайдын уулу Сокур жөнүндө*

Тынайдын экинчи аялынан төрөлгөн үчүнчү уулу Сокур. Тынайдын бул баласы да кереметтүү төрөлгөн. Бала жерге түшкөнү қырк күн бою көзүн ачпайт. Ошондуктан баланын аты Сокур коюлган.

Сокур да атасы Тынай, агалары Сатыбалды, Атаке сыңары тиригарак, эстүү болуп чоңоёт. Эстүүлүгү, акылдуулугу менен элге алышнат. Сокур Казакбай, Касымбек, Эрназар, Багышбек, Жаныш, Элчибек деген алты балалуу болот. Алар Кеминден Бишкекке чейин отурукташып, бүгүнкү күнгө чейин ушул аймактарда жашап түрүштөт.

Сокур өз балдарын ынтымактуулукка, боорукерликке, башка элдер менен алака түзүүгө тарбиялаган. Чоң- Кеминдин Калмак-Ашуу айылында Арзыгул, Үрүскүл Бекмураттын небере-чөбүрөлөрү жашашат, ал эми бул айылдын тургундарынын бардыгын Сокур түкүмү деп атап коюшат.

Мындан тышкaryы Калмак-Ашууда саяк, азык, өзүк, абыла, мундуз түкүмдары да бар. Алар да Сокур түкүмүнә ынтымакташып, боорлошуп кудас-сөөк да болуп кетишкен. Айылда жашаган жүздөн ашуун ар уруудан кошулган түтүндүн эли бир бүлөдөй ынтымактуу болушуп, жамандык-жакшылыкта бири-биринин кызматы үчүн тикеден-тик түрүштөт.

Сокурдун Касымбек деген уулунан Чагатай, Болот деген эки уулу болот. Булардын түкүмдары Бишкектин үстүндөгү Башкара-Сүү айылында отурукташып калышкан. Мына ошол Сокурдун Касымбекинин Болотунан Чодрон, ал эми андан кыргыз элине белгилүү Кыргыз ССРинин эл артисти Кыдырбек Чодронов.

Сокурдун уулу баласы Казакбайдын уулу Үчүкенин, Түлкүнүн небере-чөбүрөлөрү негизинен Калмак-Ашууда, Боролдойдо жашашат.

Сокурдун үчүнчү баласы Эрназар. Андан Нарботово, Суранчы, Нурады деген үч уул көргөн. Ал эми анын Нарботовсунан Баба, Керим, Суранчы деген үч уул. Суранчыдан болсо Түлөберди, Нурады деген экөө, Нурадыдан Монголдор ажы.

Эми сөздү Сокурдун үчүнчү уулунун Эрназарынын Нарботовсун карай буралы. Бул адам заманында жоокер, өткүр болгон. Анын эрдиги жөнүндө эл арасына мындай деп айтылат. Бир сапар жоо менен чабышууда Нарботовонун буту шыйрагынан сыйнат. Сынган бутун аттын капиталына таңып алышп, чабышууну улантып жоону жеңип чыгат. Нарботовонун кичүү баласы Баба 1872-жылды туулган, 1930-жылга чейин Бишкекте жашаган. Улуу баласы Жунушалы келтеден о дүйнөгө кетип, кичүү уулу Сейдакмат жалгыз калат. Ошондо Болоттун уулу Чодрондун Кыдырбекин жерге


түшөрү менен багып алат. Себеби, Кыдырбек төрөлгөндө энесинин көзү көрбей калган экен. Кийин, бир жылга жетпей энесинин көзү айыкканда Кыдырбекти энесине кайра берет. Көрсө, өзүнүн аталаш иниси Түлөбердинин Назаркул деген баласын багып алганы жүрүптүр. 1925-жылы Назаркул бир жашка чыкканда багып алат. Бабанын зайыбы Жаңылча баланы эмизгенде балкып сүт чыгып кетет. Назаркул Жаңылчанын эмчегин жети жашка чейин эмет.

Баба Бишкекте жашагандыктан орус тилин билген.


Ошондуктан Башкара-Суудагы Сокур уулунун келиндерি Бабаны «тилмеч аке» деп тергешкен. Баба орус тилин мыкты билгендиктен Бишкекте фельдшердин тилмечи болуп иштеген, орустар менен кецири байланышта болгон. Сокурдун элге, тууган-туушканына карамдуулугу бала-бакырасына, небере-чөбүрөлөрүнө чейин салт катары тараган. Баба Бишкекте жашап турганда Сокурдун алты баласынан тараган уулдар ага каралап барышып, шаардан билим алышкан, алар Бабанын өз балдары катары жүрүшкөн. Мисалы, Сокурдун Жаныш уулунун небереси Ашым, Эрназар уулунан Абди, Сабыр, Шакир, Ахсамат, Кара, Шара; Касымбек уулунан Чагатай, Болот; Багышбек уулунан Кылыш; Казакбай уулунан Бейше, Шабарий Бабанын колунда тарбияланышкан. Бабанын ортончу баласы Сейдакматтан Жолдош, Жоодат деген уулдары болгон. Бабанын балдарынын эң кенжесинин аты Зарлык.

Сокурдун кичүү иниси Рыскулдан Жумабай; Жумабайдан Сопу, Молдокан, Сапай деген үч уул. Сопудан Асанкул деген бала болгон. Ал республикабызда партиялык, советтик жетекчи кызматтарда иштеген, азыр республикалык маанидеги пенсияда. Сокурдун Эрназарынын Апсаматынан Баткул, Баатырбек, Султанбек, Эмилбек деген төрт уул. Анын Баткулунан Султанбек деген баласы айыл чарба илиминин кандидаты болуп кызмат өтөп жүрөт.

Биз жогоруда Сокурдун алты баласынан тарагандардын бардыгын Сокур уулу деп белгилеп кеттик. Арзыгул, Рыскул, Бекмурат тукумдары да өздөрүн Сокур тукумун аташып жүрүшөт. Ушул тапта бул уруулар бир атанын балдарындай боордошуп жашашат, кала берсе бөлөк уруудагыларды да, бөтөн элдин балдарын да өздөрүнө сицирип алышат. Калмак-Ашууда Пономарев, Щетинин деген орустар да тамаша сөзгө чаптырып, Сокур уулу болуп жүрүшөт. Пономаревдун Николай деген уулу Бишкекте жашайт, Щетининдин уулу Владимир кыргызча Болотбек деп коюшат. Жумгалга жайгашып, ал саяк элинин кызына үйлөнгөн. Ушу тапта орус элинин бул эки баласы кез-кезде Калмак-Ашууга келишип, эл-журтка учурашып, сый көрүп кетишет.



## Атакенин Жумашынын түкүмдарынын таралышы



Тынайдын кичүү аялыман көргөн Бекмурат, Арзыгул, Сокур жана Рыскул деген балдарынын тукумдарынын тарапалышы

105-сүрөт  
Тынайдын Сокурунун балдарынын тарапалышы



106-сүрөт

Тынайдын Бекмурат, Арзыгул жана Рыскул уулдарынын тукумдарынын тарапалышы





### **Эшим уруусунун таралышы**

Эшим, Дөөлөстүн (Дөөлөсбакты) Манап уулунан чыгат. Манаптын Сүтөй жана Сүтүкө деген эки уулу болгон. Ал эми Сүтөйдүн Сарсейит, Тукур деген балдары болот. Тукурдан Эшим жана Олчотай аттуу эки уулу Олчотайдан тукум жок, ал эми Эшимден тукум бар, бирок өтө аз, чачкынды болуп жашашат. Алар Атбашыда Нарында, Чүй районунда (Кызыл-Аскер, Онбир-Жылга, Кегети айылдарында, Токмок шаарында) турушат.

Азыр Эшим уруусун чече билген санжырачы аксакалдары жокко тете. Ошондой болсо да Эшимдин небере-чөбүрөлөрү 82 жашка чамалап калган Сооронбай уулу Осмоналы, ага аталаш болгон Дүйшөнүн уулу Сатар, Копобайдын кызы Анар байбиче укум-тукумунун чоң аталарынын таралышын бир аз айтып беришти. Осмоналынын атасы Сооронбай: «Биз Эшим деген уруудан болобуз, агайынтуугандар Атбашынын Акжар деген жеринде турат, биз турмушка байланыштуу Сары өзөн Чүйдүн Токмок шаарына келип, оруска малай болуп иштеп калганбыз», деп айтчу. Осмоналы да эс тартып калган мезгил экен, агасы Мамбеталы экөө атасына жардамдашып оруска малай болуп иштегендиги жөнүндө айтып олтуруп, ал чоң атасы Жаманкул, анын балдары Шорук, Сооронбай экөө бир тууган экендигин билдириди. Сооронбайдан Ишеналы, Мамбеталы жана Осмоналы, Ишеналыдан Темирбек; Мамбеталыдан Будин, Болот; Осмоналыдан Болот, Марат.

Эшимдин Бекбoto деген жалгыз уулу болгон. Бекботовдон Шааке, Ташыркай, Конушбай, Шааболот, Жакып, Жаманкул, Төлөк жана Сейит деген сегиз бала. Бекботовун Ташыркайынан Бокбасар, Конушбайынан Копобай Караболот, Дыйкан, Кенжебай, Арық, Жакыбынан Жээнбай, Тойгонбай, Сүйүнбай, Жусубалы, Осмон; Шааболотунан Андаш, Кообаш, Айдаш жана Барак деген балдары болгон. Булардан тараган тukумдар Чүйдүн Кызыл-Аскер, Кегети айылдарында, Токмок шаарында жана Нарын жакта жашашат. Эшим тukумунан Сооронбайдын уулу Осмоналы партияга, элге эмгек сицирген жагынан мактоого татырлык карыя. Осмоналы кичинесинен турмуштун запкысын жеп, орустарда малай болуп жүрүп чоңойгон. Мунун бактысына Совет өкмөтү орношуп калып, малайлыктan күтулуп, өз демилгеси менен окуп жүрүп сабатын жоюп, эмгек жолун 1920—1925-жылдары мектепке мугалим, сельсоветке секретарь болуп иштөөдөн баштаган. Кийин коммунисттик партиянын катарына өтүп райкомдун инструкторунан баштап, райисполкомдун төрагасы, райондук комитеттин биринчи катчысы болуп көп жылдар үзүрлүү эмгектенип Ленин орденине татыктуу болгон. Ал азыр республикалык маанидеги пенсияга чыгып, сексенден ашкан карыя.





### Манаптын Сүтүке уулуунан тарагандар

Дөөлөстүн (Дөөлөсбакты) Манап уулуунан Сүтөй жана Сүтүке деген эки баласы болгон. Санжырачылар айрымдары Сүтөйдүн бир тууганы Сүтүке эмес, Жарбаң деп айтышып, жазышып да жүрүшөт.

Жарбаңды негизинен чоң эне, чоң атасы Сүтүкө менен байбичеси экөө багып чоңойтуп, аны үйлөнтүп-жайланткан. Кийин жарбаңдын укум-тукуму өсүп, өзүнчө чоң урууга айланат. Илгери жарбаңдардын тукуму негизинен Атбашы, Нарын, Кочкор жакта турушкан экен. Кийин айрым уруктары Чүй бооруна келип туруп калышат.

Анын себеби, алар Атбашы аймагында өсүп-өнүп өзүнчө болуп турганда, ал элди Чоко деген бий башкарып турган. Чоко бийдин элге калыстык менен көз карабагандыгынан жарбаң тукуму бир топ запкы да көрүшөт. Ал тукумдан Эралынын уулу Буудайчы деген мыктысы чыгып, өз тукумунун ар-намысын коргоп, Чоко менен бийлик талашып, ага моюн сунбай, жарбаң элин бөлүп өзүнчө болушуюштурган. Болуштукка жарбаң эли Буудайчыны шайлашкан.

Чокобий жарбаңдардын бул ишине катуу ыза болуп калат да, өзү жана анын жан-жекөрлөрү Буудайчыны көрө албай кектенип калат. Кандай айла-амал менен Буудайчыны өзүнө көз каранды кылар амалын ойлонот жүрөт.

Көп узабай Анжыяндын соодагерлери Чокобийдин айылына келип, көп сандаган буюмдарды соодалап сатып калышат. Бул мезгилде Чокобий ойлонот да, Буудайчыны ууру кылмакчы амалын таап, бир түнү өз жигиттерине соодагерлердин куржундарындагы баалуу буюмдарын уурдатып, көпчүлүгүн өздөрү алыш, жарым-жартылайын куржуну менен Буудайчынын туугандарынын төөсүнүн чомдоруна тыгып, кай бирлерин Буудайчынын баласы Макенин өргөсүнө каттырып коюшат.

Эртеси эртең менен соодагерлер түрушса эле таңылган буюмдары таңгагы менен, куржундагысы куржуну менен жок. Бул окуяны соодагерлер Чокобийге айтышат. Чокобий билмексен болуп, ошол замат эле элин, жигиттерин чакырып, Буудайчыдан шек қылып, анын айылын тинтите баштайды. Бир топ соода буюмдары Буудайчынын туугандарынын төөсүнүн чомдорунан, анын баласы Макенин өргөсүнөн абылат. Ошентип, Чокобийдин зулумдук- куулугу менен Буудайчы болуш анын эли жалган жеринен ууру атығып соодагерлерге көп кун төлөшөт, малдарынан, баалуу буюмдарынан ажырашат.

Мына ушундан кийин Чокобийдин эле Буудайчыга, жалпы эле Атбашыдагы жарбаң элине күн көргөзбөйт. Жарбаңдар катуу кыйналышат, көпчүлүгү туш-түш жакка кете башташат. Бир тобу Нарындын Жергетал деген жерине, Кочкордун Карап-Сүсүсүна, Чүйдүн Кичи-Кемин жагына келишкен. Айрымдары Атбашынын Ак-Жарында калышкан. Буудайчы болсо Чүйдөгү Кичи-Кеминдин Бейшеке деген жериндеги куда-сөөктөрүнө келип токтогон. Кийин-кийин бул жарбаңдар Ак-Бекетке (Жаны-Алышка) жана Кызыл-Суунун өрөөнүнүн оозуна (Маданиятка) келип отурукташып калган.

Мына ошентип, Жарбаңдын чоң атасы Сүтүке, Сүтүкенин уулу Кудур, Кудурдун баласы Жарбаң, Жарбаңдын Эралы, Топор, Кубат, Мияр, Койчу, Календер, Акылбек, Усункожо деген балдары болгон. Эралынын тукумдары негизинен Кеминдин Ак-Бекет (Жаңы-Алыш) айылында түрүштөт. Эралыдан Буудайчы, Боку, Кыдырбай, Буудайчынын эки аялы, болуп, андан Байчоро, Маке, Кулан, Кеке, Тыйта, Чормук, Чырмак, Ормык, Дүйшөналы жана Дүйшөмбү деген он баласы болгон. Буудайчынын Куланынан Саке, Жамғырчы. Сакеден Рысбек, Рыскүл, Ишеналы, Рысбектен — Дүйшөнбек; Эралынын Боку деген уулунан жалгыз эле Кызалак деген бала.

Жарбаңдын Топор, Мияр, Кубат деген балдарынын тукумдары Чүй районунун Маданият айылында түрүштөт. Топордун жалгыз эле Жакшылык деген уулу болгон. Булар өтө эле аз түтүн болуп, айыл ичинде Жакшылык тукуму деп коюшат. Аманжан деген санжырачы Жарбаңдын Мияр деген балсынан Белек деп айтат, ал эми Атыбай деген санжырачы Белекти Жарбаңдын Кубат деген баласынын баласы дейт. Ал эми Белектен Мандыке деген бала. Анын Аксакал, Кенжеш жана Өмүрбек деген уч уулу болгон. Анын Аксакалы төрт аял алып, анын биринчи аялынан Бокой, Айюке, Урак, Тултемир, Нурмамбет, Эшманбет; экинчисинен Үку; үчүнчүсүнөн Канай, Сатыбалды; төртүнчүсүнөн Жакшылык. Ошентип, Аксакалдын тукумдары 60—70 түтүндөй, негизинен Маданият айылында, айрымдары Он-Бир-Жылгада, Прогрессте жашашат.


Аксакалдын бул тукумунан Алымкулдун уулу Аманжан, Жумалынын уулу Абытай эл агартуу майданында 40-50 жылдар иштеп, көп жылдар мектептин директору болушуп, нечен жүздөгөн жаштарды уядан учурушкан. Азыр бул карыялар ардактуу эс алууда.

Аксакалдын Өмүрбек уулунан Тыным, андан Араке, Акылбек, Олжобай. Булардан тараган тукумдар көп, алар Нарындын Жерге-Тал айылында түрүштөт.

Жарбаңдын Койчу, Календер, Усункожо деген балдарынан тарагандар Нарындын ошол эле Жерге-Тал айылында жашашат. Койчудан, Мамырбай, Байзак, Аалыбай. Календерден жалгыз эле Токтогул. Акылбектен Сарытай, Томпой, Календер. Усункожодон Маат жана Асланбек. Булардын бардыгы өсүп өнүгүп, укумдуу-тукумдуу болушуп, Нарындын «Жаңы-Турмуш» колхозунда жайгашып калышкан.


Мындан тышкary Чүйдүн Маданият айылында Жарбаңдан тараган Кенжеш уулу, Сары уулу, Түнтөй уулу жана Сагындык уулу дегендөр бар.

## Манаптын небереси Жарбан түкүмунун тараалышы




110-сүрөт

Мендекенин Аксакалынын биринчи аялынан тараган тукумдар




111-сүрөө

Мендекенин Аксаналынын биринчи аялдан көргөн  
Эшмамбет, Тултемир, Нурмамбет уулдарынан  
тарағандар



Мендекенин Аксакалынын экинчи аялынан көргөн  
Үкүсүнү түкумдары



**Үчүкө түкүмунун таралышы**

Үчүкө Сарсейиттин уулу. Анын Дөөлөткул, Маматкул, Кудаян деген үч уулу болгон. Сарбагыш уруусунун ичинен Үчүкө түкүмунан элге белгилүү атактуу адамдары Ормонхан, олужа Калыгул, Канат, Карапбай, Төрөгелди баатыр, Эсенкул, Ныязбектин Сегизбек жана башкалары чыккан. Үчүкөнүн Дөөлөткулунан Надырбек, Бай, Карамурат, Аалы деген төрт уул. Мунун Надырбекинин биринчи аялынан Абыке, Кубат деген эки бала; ал эми экинчи аялынан жалгыз эле Седет.

Дөөлөткулун Байынын биринчи аялынан Бердике, Медет деген эки бала; экинчисинен Калыгул, Чыбы деген эки бала.

Калыгулдан Кененсары, Акидейсары деген эки бала болгон. Балдардын Акидейсарысын энесинин жатынында жатканда эле сүйлөгөн бала деп айтылат. Экинчи уламыш мындай: Калыгулун Ногой, Күнтууган, Шыгай деген үч баласы болгон. Анын Шыгайынан Кененсары; андан Усубалы, андан Турдакун. Мына ошол Турдакун кийин 1961-жылдан 1985-жылга чейин Кыргызстан Компартиясынын биринчи катчысы болуп иштеп, азыр ардактуу эс алууда. Байдын Чыбы деген уулунан Көбөгөн ажы, муну айрымдар Шыгайдын Көбөгөн ажысы деп да айтышат. Дөөлөткулун Карамуратынан Ныяз деген бала. Айрым жерлерде жетим Ныяз деген да айтып коюшат.

Мендекенин Аксакалының үчүнчү аялынан жана төртүнчү аялынан көргөн балдарының түкүмдәры



## **Дөөлөткулдун Байынын Калыгулу жөнүндө**

Байдын уулу Калыгул 1785-жылы туулган. Аксакалдардын, санжырачылардын айтуусуна караганда Калыгул 1855-жылы 70 жаш курагында каза болуп, Ысык-Көлдүн түндүк жагындагы Бостери айылына жакын жердеги көрүстөнгө сөөгү коюлган. Калыгулдун оозунда кара калы болгон. Ошого байланыштуу аны эл ичинде «Кара ооз Калыгул» деп айтышчу.

Калыгул сөөктүү чоң адам болуптур. Ошондуктан аны бир эле чоң карагер аты көтөрчү. Калыгул ырчы да, анык даанышман, бир нерсени алдын ала түшүнө-туюна билген олужа адам болгон. Ал сөз кезеги келгенде сөзүн макалдатып, акырын сабырдуулук менен акыл-насыят катарында сүйлөчү. Ал сөзүн көпчүлүк учурда эл эртели-кеч дөңдө жыйылып олтурганда, же атайлап чогулган жерде, үйдө эл толтура олтурганда гана айтчу. Ал айттар сөзүн айттып-айтып келип, кээ бир учурларда өзүнчө күнгүрөнүп кетип, көпкө чейин унчукпай калган убактары да болчу. Сүйлөп жатып, анда-санда «әэ... ушундай эмеспи» деп оң ийинин бир карап, сол ийинин бир карап койчу. Эл ичинде чийелешкен чоң доосу болсо, аны чечкен, элди жараштыра билген. Ал элдин мүдөөсүн чечүүдө эч кандай парасыз, калыстык менен, доско, сөөк-тамырга карабай акылдуулук менен чечип келген.

Калыгулдун сынчылык жайы да болгон. Учурунда Ормон, Төрөгелди, Карабектин уулу Жантай үчөө олтурушуп, Калыгулга өзүбүздү сыннатып көрөлүчү деп; «Калыке, сиз сынчысыз, кимибизден кандай элдик жакшы адам чыгат, ушуну сынап айтып берицизчи» деп сурашыптыр. Анда ал: «Макул, сынап берейин. Ормон, сенин жакшылыгың өз башың менен кетет, сенден эл башкаар тукум болбайт, тукумундун арты токой аралап уста болот», дептир. Чынында эле Ормондун тукумунан камчы сапка жааралыгы болбоптур, уста болуп кеткени чын экен. «Төрөгелдинин тукуму өз оокатына гана тың болот, маасысын майлаган соодагерлер чыгаар, мындан да эл башкара турган мыкты чыкпайт» деген. Ал эми «Жантай, сенден ат качырбас боз туулат» дейт. Тигил үчөө «Ал эми өзүнүздөн кандай чыгат?» деп сурашат. Анда ал: “Менден экөө жанаша чыкпайт, бирөө үзүлбөйт” деген.

Чынында эле, Калыгул олужа айткандай, “Жантайдан ат качырбас боз айгыр туулат” деген сөзү анын уулу Шабдан баатыр чыккан. «Менден экөө жанаша чыкпайт, бирөө үзүлбөйт» дегени Акидийсарысынан Б. Исакеев, Т. Усубалиев сыяктуу эл башкарган адамдар чыгышты. Бул болсо чын эле Калыгулдун анык сынчы экенин, анын алдын ала билген олуюлышын далилдеп турбайбы. Калыгул жамактап ыр чыгарып да койчу.

## **Үчүкөнүн уулу Маматкулдан тарагандар**

Үчүкөнүн уулу Маматкулдун эки аялды болуптур. Биринчисинен Темир, Болот, экинчисинен Андагул, Кеккез, Берик деген балдар. Экинчи аялдан тарагандарды «Кырк уруулар» деп коюшат.

Маматкулдун Болоту эки аял алышп, анын биринчисинен Айдаке, Олжоке, Суураке, Мураке деп (бешинчи баланын аты белгисиз) эркелетип айттылса керек, а чындыгында аларды Дайырбек, Айдарбек, Мунаке, Таты Котон (Аким) деп айтышат. Бирок буларды «Беш күрөндөр» деп да коюшат. Анын себеби, Болот бий болуп туруп Санчы-сынчыны чакырып: «Менин беш балам бар, булар кандай элдик киши болор экен, сынап берицизчи» деген экен.

Болоттун бул койгон суроосуна Санчы-сынчы макул болуп, балдарын чакыртат. Эт, кымыз, айран-жуурат ичип-жеп чоңойгон балдар өңдөрү кара-күрөң болуп бешөө тен үйгө кирип келип тұра калғанда Санчы-сынчы аларды қарап турup: «Булардан әлдик киши чыкпайт, булар беш күрөң деген әл болот» деп айткан. Чынында әле булардан тараган түкүмдарды сырт жакта беш күрөңдөр дешет.

Болот Санчы-сынчынын бул сөзүнө анча-мынча намызданып: «Андай болсо мага әлдик бала төрөй турған аял сынап бергиле» дейт. Анда ошол әле Санчы-сынчы: «Макул, сынайлы, әлиңиздин баарын жайлоого көчүрүнүз биз дөңдө олтуруп, көч менен өткөн келин-кыздарды сынайлы», — дейт.

Болот жигиттерине айтып, айыл-айыл қылып әлди жайлоого көчүрүүгө буйрук берет. Санчы-сынчы жол жәэгингеди дөңгө аркасын көч өткөн жакка қаратып олтурат. Әлдин көчү өтө берет, өтө берет, далай кыз-келиндер өтөт, эч кимиси жакпайт. Көчтүн аягы бүтүп калат, Санчы-сынчы: «дагы көчө турған әлиң калдыбы?» дейт.

Болот жигиттерине: «Эл отурған жерлери қарап келгилечи» деп буйрук берет. Жигиттери әл көчкөн жүрттарды қарашса бир гана жесир аял қалыптыр, өгүзүнө жаман кара алачығын жүктөй албай жаткан экен жигиттер жардамдашып жүктөп беришет. Қөрсө бул аял Чагалдактын Таалаке деген жесири экен. Жүгү менен кара өгүзүн жетелеп келатып, әэн талаага токтоп түзгө олтуруп, саара қылып, андан кийин өгүзүн жетелеп жолго түшөт. Ошондо Санчы-сынчы : «Ушул аялдын түзгө олтурған жерин жигиттер қарап келишсе болот әле», дейт. Болот жигиттерине чаптырып, алар Таалакенин түзгө олтурған жерин барып қарашса, жер бир қарыштай оңурайып тешилип калғанын айтып келишет. Ошол жерден Санчы-сынчы Болот-бийге: «Ушул аялды алыныз, анық әлдик бала төрөп берет» — дейт. Болоттун айласы кетип, Санчы-сынчынын айткандарына макул болуп Таалакени әкинчи аялдықка алган.

Санчы-сынчы: «Бул аялды алсаң әкини төрөйт, бириңи балаң жатын чайкаар сасық құзөң болуп, атын Салыбек коюңуз, әкинчи балаңдын атын Башкайкоң коюңуз» деп айткан. Ошентип, Болоттун Таалаке деген әкинчи аялы (муну әл «Таалаке тарқылдак» деп аташкан) әки бала төрөп берет.

Ал әми әл ичинде булар жөнүндө дагы бир сөз бар. Болоттун әкинчи аялы Таалаке бириңи бала төрөгөндө Болот бий той қылып, Санчы-сынчы чакырып түзүгүрөөк ат койдурмак болот. Санчы-сынчы көпкө чейин келбейт, әл чыдабай: «Балага өзүбүз әле ат коюп алабыз», деп баланын атын Кожошукүр койушат. Бир убакта Санчы сынчы келет. «Сиз жок, баланын атын Кожошукүр» деп койдук дейт. Санчы-сынчы. «Олдо кокүй ай, бала атынан бузулған экен, бала әлге тирек боло албайт, әл башкарбай әле айылда кожо болот экен» деп сын берген. Чынында әле ал кийин айылда кожолук гана милдетин аткарып қалыптыр.

Таалаке әкинчи бала төрөйт. Аты Башкайкоң коюлат. Бала төрөлгөндө әл жайлоого көчкөн учуру экен. Болоттун улуу аялы Таалаке менен күңү болушуп: «Көчкөндө Таалакеге азоо бәзден кармап мингизгиле» деп жигиттерине айткан экен. Таалаке азоо бәзни кулактап кармап араң әэр токуп минет да, әңкейип жерде калған бешиктеги баланы ала албай убара болот да, баланы бешиги менен жүртка таштап, көч менен кошо барат. Барғанда күйөөсу Болот бий: «Бала кана», деп сураганда Таалаке: «Атага керек болбогон баланын мага әмне кереги бар, азоо бәз бешикти алдыrbай, балаң жүртта калды» деп жооп берген. Болот ошол замат жигиттери менен жүртка чаап келсе, бешиктін үстүнөн көк жал бөрү ыргып туруп қачып кетет, қарашса, баланын оозунан ак көбүк ағып, ыксырап уктап жатканын көрүп: “Балам аман-әсен калды” деп түлөө қылып, атын әлге Эсенкул деп жарыялаган экен.

Ошентип, Эсенкул 11-12 жашка келет. Болоттун улуу аялышынын балдары «беш күрөндөр» кичүү аялы Таалаке менен баласы Эсенкулга көп кордуктарды көргөзүшөт. Алар конуштан-конушка көчкөндө боз үй тигерге жер да бербей койгон күндөр болгон. Кийин Эсенкул мыкты чыгып 13—14 жашында эл башкарыйп, жигиттери көбөйөт. Айыл ичиндеги калмактын түкүмүнүн — Бүркүт уулу да Эсенкулга жигит болгон. Ошентип, аталаш бир туугандары «беш күрөндөрдүн» жазасын Эсенкул берген. Таалакенин Кошошукүрүнөн (Салыбектен) тарагандар Алыке, Шуруке, Качыке, Карбос дегендөр. Ал эми анын Алыкесинен Түйтө. Түйтө үч аял алган. Анын биринчисинен Айманбай, Урак. Экинчисинен Рысменде, Мусакан, Ысабек, Сака. Үчүнчүсүнөн Токомбай, Досмамбет. Тоймо. Экинчи аялышынын Рысмендисинен Темир, Кылыш. Кылыштан болсо Зарыпбек, Зарып, Сагын, Асанкан, Азис. Ал эми Зарыпбектен Нурдос; Зарыптан Алга, Сагындан Бакыт деген балдар.

Болот бийдин Таалаке аялышынын баласы белгилүү Эсенкулдуң жети аялы болуп, алардан 21 бала көргөн. Эсенкулдуң бириңчи аялы Анардан Ниязбек, Абдраман, Кубат, Куттусейит, Карасарт, Шоорук деген алты бала төрөлөт.

Экинчиси Каз деген аялышынан Асанбай, Үсөнбай, Базаркул, Назаркул деген төрт бала. Буларды эл арасында, «чала манаптар» деп айтышат.

Эсенкулдуң бириңчи аялы Анардан төрөлгөн эң кичүү уулу Шоорук. Ал болсо үйүндө күң болуп жүргөн казактын кызы Баян дегенге үйлөнүп, андан Нурады, Нурадил деген эки балалуу болгон.

Эсенкулдуң Анардан көргөн Ниязбек жөнүндө эл арасында айтылган санжырада «Ат качырбас боз айгыр» деп айтышат.

Эсенкулдуң үчүнчү аялышынан Базаркул, Назар. Төртүнчүсүнөн Бекмурат, Шаамурат. Бешинчисинен Жапар, Саткын. Алтынчысынан Айтбай, Керим, Жетинчисинен Кудаяр, Султан, Жайчы дегендөр. Бул балдардын түкүмдары «Эсенкул эли» болуп аталып калган, негизинен булар Кочкор, Нарын, Ат-Башыда турушат.

### **Эсенкулдуң бириңчи аялы Анар төрөгөн Куттусейиттен тарагандар**

Куттусейит үч аял алган. Анын бириңчи аялышынан Шамен. Райымбек Байтели. Экинчисинен Баястан, Караб, Мунун Каракынан Рыскелди, Төрөгелди, Дөөлөткелди, Мурзакелди, Кангелди. Куттусейиттин үчүнчү аялышынан Эшмамбет, Алмамбет, Жантели. Мунун Эшмамбетинен Байтерек, Малабай, Чынгыш. Мунун Байтерегинен Балбак, Баракан дегендөр.

### **Эсенкулдуң Ниязбекинен тарагандар**

Анын бириңчи аялышынан Бүтүк, Мураталы. Булар Чоң-Кеминде. Экинчисинен Стам. Стамдан Мурзалы, Башкой, Мендибай, Кулен, Турум, Кайыпалы, Орозалы, Шарип, Токтогул. Үчүнчүсүнөн Ормон, Бердибек, Бердикожо, Кожобек, Рыскулбек, Акы, Суван, Шатен. Булардын түкүмдары жөнүндө эл арасында: «Ниязбектин сегизбек, телегейи тегизбек, теменеси Болотбек» деп айтылып калган экен. Анткени, алардын эл бийлөп, башкарғандары көп болуп, айрыкча белгилүү болгону Ормонкан.

Ниязбектин төртүнчү аялышынан Түлкү, андан Тезекбай, Кооман; үчүнчү аялышынан көргөн Рыскулбекинен Кайду, Осмон. Мунун Кайдусунан Чоко, андан Казы. Бул киши манап да, болуш да болгон.

Ниязбектин үчүнчү аялынан көргөн Ажысынан Абыкан, Ботокан, Баба. Мунун Бабасынан Карабаев, Тентимиш, Акылбек, Калча, Ысакан, Куланбай, Мамыркан. Мунун Каракынан Богоубай, Мамбетжан, Дайыр.

Ниязбектин үчүнчү аялынан көргөн Бердибегинен Шаабай, Манде, Муратбек. Ошол эле үчүнчү аялнын Суванынын эки аялы болгон. Анын бириңчисинен Майлыйбай, Ысак, Жайнак. Экинчисинен Мусаке, Матай, Чынгыш, Адыл баатыр. Мунун Мусакесинен Байгазы, Койгелди, Чойгелди, Кангелди, Мангелди, Боотай деген алты уул болгон. Анын Байгазысы эки аял алып, андан көргөн тогуз уул. Анын бириңчисинен Турмамбет, Айдарбек, Турсун; экинчисинен Эсенгүл, Султаншакир, Абдылда, Капсалан, Кантели, Андаш дегендер.

Мусакесинен Кадыр; андан Насир. Анын Насиринен Бокол. Мусакенин Боотайынан Чойтели, Артықбай, Укеп, Бектур, Турумбек. Мунун Чойтелисинен Темирбек, Абдразак. Анын Абдразакгынан Үсейин, Асейин.

Ниязбектин үчүнчү аялынан көргөн Шатенинен Качы, Кылжыр, Токсаба, Медет. Анын Качысынан Мамбет, андан Касымалы болуш, Шералы, Оруналы. Мунун Касымалысынан Айдаралы, Акималы, Мусалы. Анын бириңчисинен Үмәтальы, Чарғын, экинчисинен Бакал, Үсөн, үчүнчүсүнөн Муса, андан Дүйшөмбай.

Ормондун Үмәтальысынан Бекташ, Санташ, Төлгөташ, Көкташ, Койташ, Балташ, Оттукташ, Акташ, Канташ деген тогуз уул болот, же эл арасында тогуз таш деп коюшат. Мунун Канташынан Капар, андан Сатаркул.

### *Ормонкан-жөнүндө кыскача баян*

Эл ичинде санжырачы аксакалдардын айтуусуна караганда Ормон 1790-жылдын башында туулган экен. Ормондун атасы Ниязбек оокат-жайлуу бай, кадырлуу киши болуптур. Ниязбектин Ормон уулу тың чыгып, 18 жашынан эле жоого аттанып, эрдик көргөзүп, 25 жашка жеткенде эл бийлөөгө жетишкен.

37—39 жаш курагында бүткүл арка кыргыздарынан өкүлдөр чакырылып, Кочкордун аягы Орто-Токойдо жыйын өткөрүлөт. Жыйынга келген элге Ормон эч ким менен кеңешпей турup; «Кыргыз эли бет алды баш аламан болуп жүрбөй эле, бир кишиге кызыл тебетей кийгизбейлиби. Ошол киши кыргыз элин башкарсын. Мына ошол кызыл тебетейди ким кийсин, кана атын атагыла?» — дейт. Ошол жерден чогулган элдин баары: «Сиз болунуз» — деп Ормондун башына кызыл тебетей кийгизип ак кийизге салып, кан көтөрүп коюшкан.

Ушул эле жыйында айыл аскер баштыгына саяктын Каба уругунан Кетрекейдин Алыбеги дайындалып, жоо бетине Төрөгелди белгиленген. Кандын алдында акылдашы: Меназар, Сергеян, Медербек, Жаманжээк дайындалып, анын чон кеңешине Карабектин уулу Жантай, жигити болуп Саза белгиленген.

Бул мезгилде Кокон жана Кашкар кандыктарынан, казак элинен дайыма өкүлдөр келип турчу. Келген элчилерди Ормон кан опузалап койчу. Ормондун бул опузалаган сөзүн, эл арасында «Ормон окуу» деп атап коюшкан.

Ормон кан болуп дайындалгандан баштап бүткүл Сарбагыш элине келген соодагерлер андан уруксаат алгандан кийин гана элди аралап соодасын өткөрчү. Соодагерлер Ормонго нечен-нечен буюмдарын акысыз берип кетчү.

Ормонканын алдында ар дайым 30—40 мылтыкчан мергенчилери болчу. Бул мергенчилердин башчысы саяктан Бердибек жана казактан Дада деген атагы чыккан мергенчилер машыктыруучу. Бул экөө төң балбан, эр журөк жигиттер, мергенчиликтен атып алган кулжа-текелерди экиден көтөрүп кете беришчү.

Ормон намаз окубаган, кышында дайым бозодон, жайында кымыздан аракшарап тарттырып ичүүчү. Ормондун үйүнө келип жатып калган конокторунун аттарын көбүнчө өзү гана жайгаштыруучу, анын 4—5 миндей кою, эки миң чамасында жылкысы болгон. Ормонкан саяк элин, өзгөчө Курманкожо, Кулжыгач тукумдарын көбүрөөк эзген. Боронбайдын Өмүрзак деген баласына Ормон өзүнүн Күлан деген кызын берип, куда болуп калышкан.

Бугудан чыккан Балбай баатыр Ормонкандын элиниң жана саяк элиниң жылкыларын чаап алыш турчу. Учуро келип, Балбайды Ормонкан колго түшүрүп алыш, аны бир-еки жылга орго салдырып койгон.

Балбайды бошотуу үчүн бугу элиниң бир-нече мертебе элчи келсе Ормонкан макулдугун бербей койгон. Акырында бугу элиниң Кыдык уруусунан Ормондун кыйбас досу Чынгыш деген бир күлүк кара ат жетелеп келген. Ошондо Ормон ордо жайгашкан Балбайга: «Ээ чунагым, атка чапсаң ченеп чабарсың, эми тынч жүрөсүңбү?» деп айткан экен. Анда Балбай: «Эл тынч жүрсө, мен дагы тынч жүрөмүн, ал эми эл тынч жүрбөсө, алдын торой чаап жүрөмүн да» деп Ормонканга жооп кайтарган. Ошентип, Ормонкан Чынгышты кыйа албай Балбайга бир сыйра киймин кийинтип, ордон чыгарып жөнөтүп жиберген.

Сарбагыштын Орзбакты менен Дөөлөс деген эки уулунун тукумдары эки башка аймакта жашашчу. Орзбактынын тукуму Ысык-Көлдүн жээгинде, ал эми Дөөлөстүн тукумдары Ат-Башы, Нарын, Кочкор, Кемин жана Чүй аймагынын тоо этектеринде жайгашкан. Экөө бир тууган болсо да бири-бири менен каршылашып турушкан. Анын да себептери бар. Көлдүн жээги мал багууга өтө ыңгайлую болуп, ошол жерди дайыма талашып келишкен. Бул жер үчүн чыр-чатақ болгондо кээ учурда жарашип, көпчүлүк учурда жараша албай да калышчу.

Күндөрдүн бириnde ордо ойноп жаткан жерден чоң чыр башталат. Анда Ормонкандын тукуму бир, ал эми Балбай жак бир болуп, беттешип ордо атышат. Бугулар жеңилип, акыркы чокон калганды бугу тукуму ордочу Чымыр дегенин алыш келишет. Ошондо Чымыр бир чоконду атып ордого түшүрүп, чөнтөгүндөгү томпойду алыш чүкөнүн бардыгын атуу үчүн Ормонкандан: «Ат алмашууга болобу?» деп сурайт. Анда Ормон: «Уруксаат, өнөрүң болсо жасай бер» деп жооп берет. Бул жоопту уккандан кийин Чымыр әкинчи чөнтөгүндөгү томпойду алыш сол колу менен ордодогу чүкөнүн бардыгын сүрүп чыгарат, утуш бугуларда болуп калат. Ормонкандын оюнчулары жалгыз чокон менен Балбайдын оюнчуларына алдырдык дешип намыстанышат. Мына ошентип, эки элдин ортосундагы чыр ордо аткандан чыгат. Ормонкан бугулуктар кантер экен дегенсип: «Белек уруусуна уу чачтым» деп 500 ирикти Ысык-Көлдүн «Шыната» деген жерине жайдырып жиберет. Балбайлыктар ал ириктерди айдал келип үй-үйгө, түтүн-түтүнгө таркатып союп жеп атышат. Бул окуяны эл-журт уккандан кийин Ормонканга кайрылышат, ал жигиттерин топтоп, бугуларга кол салат, аларды кууп-сүрүп олтуруп Каркырадагы «Текенин мүйүзү» деген жерге чейин сүрүп барышат. Ал жерге барганды Балбай баатыр бугу элиниң мыкты жигиттерин топтоп, кайрадан Ормонкандын жоокерлерине кол салып кууп жөнөй баштайт. Ормонкандын колу артка чегинип Жоон-Төбө деген жерге келип токтойт. Бул учурда Ормонкандын колунун көбү кырылып, өзүнүн аты жүрбөй калат. Ормонкан: «Ээй, бугулар, олжо менден артык эмес, менин кудам Боронбайга кабар кылгыла» дейт. Ормондун бул сөзү Балбайга жетет. Анда Балбайдын айлынын билермандары: «Ата көрү, Балбайдан эркек туулбай калган экен го» деп айтышат. Бул сөздү уккандан кийин Балбай Ормонканга барып: «Ассалоом-малеким, таяке» деп саламдашып ага билгизбей туруп табарсыкка сайып коёт. Бирок Ормон катуу жарадар болуп өлүү-тирүүнүн алдында жаткан экен. Аны көрүп Боронбай Ормонду үйүнө алдырып келет.

Ормонкан жылдыз толгон маалда кудасы Боронбайдыкынан каза табат.

Ормонкандын көзү жумулгандан кийин, бүт бугу эли чогулуп, кеңешишет да: «Ормонкандын сөөгүн элине бербесек чатак кыйын болот» дешип, сөөгүн элине жөнөтүү керек экендиги жөнүндө да бир топ талаш-тартыштар болот. Акырында: «Кандын сөөгүн буура төөгө жүктөп жөнөтсөк, Ормондун эли буурадан жаман болот, андан көрө Ормондун өлүгүн атан төөгө жүктөп жөнөтөбүз» деген бир пикирге келишет. «Эми кандын өлүгүн көп киши менен жиберсек кыргын болуп кетиши мүмкүн» дешип, Ормондун кызы Күланга айылга белгилүү Жайыкбек деген кишини кошуп жөнөтүшөт. Бирок кандын өлүгүн алып барганда анын кызына кошуулуп Жайыкбек, ал эми кээ жерде Намазбек барган деп айтылат. Ормонкан өлүп, анын сөөгүн алып келиптир деген суук кабарды уккандан кийин, кандын элинде катуу кайғы болот. Ошондо Төрөгелди баатыр Ормондун кызынан: «Бугулардан ким келди?» деп сураган экен. Анда Күлан: «Аны эмне кыласыңар, бирөө келди да», деп атын айтпай койгон. «Балбайды өлтүрө албагандан кийин, Балбайдын кулуна колунузду булгап эмне кереги бар» деп жооп кайтарып, өлтүрүп койбосун деп өзү менен бирге атасынын сөөгүн алып келген кишини ақырын кайта элине жөнөтүп жиберген.

Ормонкан катуу жарадар болуп, кызыныкына

келип, ақыры өлөөрүнө көзү жеткендөн кийин кызы Күланга: «Бугу чабыштын ақылын Төрөгелдиге, ички колду тескөөнү Адылга, күн кууштун ақылын Шаменге койгула, ал эми Төрөгелди көлдү үч айланып чапсын» деген бир-нече керээз айтып кеткен.

Ормонкандын айтканындай, Төрөгелди көлдү үч жолу айланып чабат, ақырында өзү колго түшүп, туугандары чоң тартуу берип жатып бугулардан аман-эсен алып калышат. Шамен Ормонканды өлтүргөндүгү үчүн бугуларга кундуун үч шартын коёт. Бириңчиси, көл аймагынан бугулар тукумунун чыгып кетишин, экинчиси, бугу элиниң кыздарын сарбагыш элине берүүсүн, үчүнчүсү, Бугу элинде болгон кыл күйруктуу малдарын Сарбагыш элине берүүсүн талап кылган. Шамендин Ормонкандын кунун алыш үчүн койгон бул шартына бугу эли чыдай алышпай, айлалары кетип, Төрөтай деген келинди кыз атантып казактын белгилүү каны Тезектөрөгө аялдыкка беришет, ал аркылуу орустан кол-жардам алышып, Ормонкандын өлүгүнө күн берилбей калат деп айтылат. Ормонкандын бул окуясы жөнүндө, биз кыс-кача гана баяндап бердик.

### **Ормондун атасы Ныязбектин өлүмү**

Ормондун атасы Ныязбек кышында Ысык-Көл аймагында каза тапкан. Бирок анын сөөгүн ал жерге койбостон, аманат кылып сакташып, кар кетип бел ачылганда, көлдүн күңгөй жак бетинен алып келип, Чоң-Кеминдин Жол-Булактын оюна койгон деп айтышат.

Сөөгүн алып келүүдөн мурун, көрүстөнүн казуу үчүн Акбекеттен (Атайкеден) өзбек элиниң жакшы усталарын алдырган. Көрүстөндүн кеңдигин кыргыздын 8 канат үйүндөй кылып, таманына, тегерек капиталдарына бышкан кирпичтен капитаттырган. Андан кийин Ныязбектин сөөгүн булгарыга капитап, алдына ак кийиз төшөп даярдалган көрүстөнгө коюлган. Көрүстөндү тегерете бир гектар жерге бышкан кыштан төрт бурч кылып коргон салдырышкан. Ормонкан элине коргон салдырып бүткөндөн кийин эл чакыртат, анда казак-кыргыздын кадырлуу-сыйлуу жерлеринен көп адамдар келип, бир-нече күнү конок болушат, молдорор куран окушат. Бул жыйындын аягында ат чабыш да болот. Аттар, Кичи-Кеминдин суусунун Чүйгө куйган жерине чектеш Атаке кыштагынын тушунан коё берилип, Кичи-Кеминдин жана Чоң-Кеминдин суусун кечирип, анын тескей жагынdagы Орто-Кайындынын оозундагы Кара-Дөбө деген жерди ақыркы чеги кылынган. 150дөй ат

чабылып, 50дәй атка байге коюлган. Бул чабышта биринчиликти Ормондун иниси Бердикожонун Кулакашка деген быштысы алган. Ал эми Ниязбектин ашы болсо 1843-жылы берилген деп айыл-аксакалдары, санжырачылар кеп салат.

### **Үчүкөнүн уулу Маматкулдин биринчи аялынан көргөн Темирдин тукуму жөнүндө**

Маматкулдин Темиринен Кулуке, Боогачы, Черикчи, Назар деген төрт уулу болгон. Бул төртөөнүн ичинен Назары атактуу болуп чыгат. Мүнөзү каардуу келип, бий болгон да ал Болоттун тукумуна дайыма каршы чыгып турган. Ал өзүнүн бир тууган агасы Черикчиге да жакшы мамиле кылган эмес. Бул жөнүндө эл арасында мындай деген сөз бар.

Черикчи мергенчи болгон. Адатта мергенчилер мылтық, жаа асынып, капканын канжыгасына байланып алдыр-шулдур болуп, ит-тайгандарын ээрчитип жүрөт эмеспи. Күндөрдүн бириnde Черикчи мергенчиликке чыгууну чечет да, иниси Назардын үйүндө жашап жаткан апасынан кымыз ичип кетүүнү ойлоп кайрылып калат. Назар Черикчинин келгенин сезип калып, апасына: «Апа кирпичечендей шалдыратпай мунунду кетирчи» дейт. Бул инисинин айткан сөзүн Черикчи да угуп калат. Апасы кымызды көөкөргө куюп үйдүн жанына көк чөпкө олтуруп уулу Черикчиге кымыз берет. Баягы Назардын сөзүн Черикчи кымыз ичип олтуруп апасынан: «Апа эмне дейт Назар уулұң?» деп сурайт. Анда апасы: «Ээ, балам, менин көзүм тириү кезинде бул үйгө экинчи келбей эле койчу» деген. Ошондо Черикчи инисине: «Тұтұнұң жетиден ашпасын, жетиден ашса бири менен бири биригишпесин» деп батасын берген. Бирок чынында эле Назардын тукуму аз болуп көрүнгөн жерге жайгашып калган.

Назар жөнүндө дагы бир сөз. Кочкордун башындагы Караколдо мазар болуптур, бул мазардын жанына тиккен кайың болгон. Назар сопуга: «Ушул мазардын жанындагы кайыңды кыйып ташта» деп буйрук берген. Ошондо сопу айласы кетип: «Каяйын дейм, мазардан корком, кыйбайын дейм Назардан корком, кечир күнөөмдү, кудай таала» деп кайыңды бир чапканда кан чыгып, экинчи чапканда сүт чыккан, ошондо сопу кайыңдын сүтүн ичип жатып: «Жакшылығың мага, жамандығың Назарга» деп бата берген экен.

Мына ушундан Назар мыкты чыкканы менен ақылсыз мыкты болгондугу билинип турбайбы.

### **Темирдин мергенчи уулу Черикчи жөнүндө**

Черикчи көзгө атар мергенчи болгондуктан айылындагы тууган-туушкандарын кайберендин эти менен камсыз кылып турчу. Бул мезгилде Үчүкөнүн тукумунун көпчүлүгү Чүй боорунун Кегети, Шамши, Кызыл-Суу деген жерлеринен орун алышкан. Кийин-кийин Тянь- Шань тоолорунун ыңгайлуу жерлерине жайгашып алышкан. Черикчи үйлөнүп-жайланып, анын аялы кош бойлуу болуп калат. Күндөрдүн бириnde Черикчи Кегетинин тоолорунда мергенчилик кылып журсө алдынан бир чоң ажыдаар жолугат. Аны бир топко чейин андып жүрүп атып өлтүрөт. Аны союп өтүн алат да, үйүнө келсе аялы төрөп койгон болот. Айылдагы туугандары ырымдап, баланы ажыдаардын өтү менен оозандырып коюшат. Черикчи ажыдаар атып алган Кегетидеги жерди ушул күнгө чейин “Ажыдаар булак” деп аталат.

Черикчинин бул баласынын аты - Абайылда деп коюлган. Бул аттын коюлушунун себептери бар Черикчинин Жумгалда Абайылда деген абдан жакшы мергенчи досу болуптур. Аялы эркек төрөгөндөн кийин балага ат койдурал деп Черикчи чоң той қылат, тойго Абайылда досун чакырып, балага ат коюуну ыйгарат.

Досу макул болуп: «Андай болсо макул, балаң ат коюп берейин, экөөбүз кыяматтык доспуз, балаң унуптай эстеп жұрсұн үчүн өз атымды коюп берейин, балаңдын аты Абайылда болсун» — деп бата берген.

Черикчи үч аял алган. Бириңчи аялынан Абайылда, Борколдой, (Баркалдай деп да айтылат), Кулуке, Караменде, Жаныбек, Жаманқара, Бекбото, Кедей, Мама деген балдары болгон. Экинчиси казак қызы болуп, андан Карабай, Манапбай. Үчүнчүсүнөн жалғыз эле Кенжетай.

Черикчинин бириңчи аялынан көргөн Абайылдасы үч аял алган. Анын бириңчи аялы Ботокөздөн Шадыкан, Коондук, Беки, Нарботов, Төрөгелди баатыр, Шерботов деген алты бала.

Абайылданын бириңчи аялы Ботокөздөн көргөн Төрөгелди баатырдан Качкын, Караптай, Үркүнчү, Өтөнбай, Табыш, Чоткана, Байзак, Мамыркан, Батыркан жана бизге белгилүү Молдо Кылыштын атасы Шамыркан. Молдокылыштан Тобокел деген бала калган.

Абайылданын Ботокөз байбичесинен көргөн уулу Коондуктан Медет, Султан деген эки уул. Анын Медетинен Үйманалы, Үзак, Абдыракман, Үбрайым жана Шейшеналы дегендөр. Үйманалысынан Абакир жана Абдыжапар деген экөө. Абакиринаң Эмилбек, Ақылбек, Мелис жана Болот деген төрт уул. Эмилбектен Марат; Ақылбектен Кылыш, Алмаз, Эрнист, Нарынбек, Жыргалбек. Мелистен Мурат. Болоттон Рахат, Максат, Исмат. Абдыжапардан Казы жана Асбек.

Коондуктун Султан уулунан Кадыркул, Үрыскул жана Үбрайымкул деген үчөө. Кадыркулунан Искен. Үрыскулунан Сардарбек, Анарбек, Салмоорбек, Зарлык, Токтонбек, Андашбек. Сардарбекинен Баатырбек, Жолдубек, Мейманбек жана Дуулан. Анарбектен Шабдан; андан Чынгыз жана Аскар. Салмоорбектен Бугу, Азык, Талас жана Болот.

Коондуктун Медетинин Абдыракманынан Жаныш, Капар, Сапарбек. Коондуктун Үбрайымынан Алымбек, Сагынбек дегендөр.

Абайылданын Ботокөз байбичесинен көргөн Беки уулунан Жанек, Жанапбай, Мыразлы жана Түкөй деген төрт уул. Түкөйнөн Самсалы жана Супатай, ал эми Супатайдан Жайнак.

Абайылданын Ботокөз байбичесинен көргөн Шадыкан уулунан Бектен, Түрүнбек, ал эми Бектенден Токтосун, Турсунбектен Баялы. Бектен ар дайым 40 жигит күткөн белгилүү киши болгон экен.

Абайылданын әкинчи аялы Жаңылдан Үбыкке, Шеримбек деген эки бала көргөн. Үбыкеден Канат, Байдылда, Мамбетсадык деген үч бала. Ал эми мунун Канатынан Карыпбай, андан Ниязбек.

Абайылданын әкинчи аялы Жаңылдан көргөн уулу Шеримбектен Акмат, мындан жалғыз эле Закир.

Абайылданын үчүнчү аялынан Кыдык деген жалғыз эле бала, бирок ал Кыдык деген атын Сыдык деп көрүп алган. Сыдыктан Молдо Жаркынбай, Осмоналы, Исамұдүн, Чопой.

Бектендин Токтосуну да бир топ эл башкарып бийлеген экен. Кийин бийлик Үбыкенин уулу Канатка өтүп, ал да көп жылдар бийликтік доорду сүргөн. Андан кийин бийлик Канаттын уулу Карыпбайга өтөт. Карыпбай Совет өкмөтү чыккандан кийин кулак болуп айдалып, кийин түрмөдөн чыгып келип, қыргыз жергесинде каза тапкан.

Абайылданын Ботокөз байбичесинен көргөн Төрөгелди баатырдын баласы Шамыркан, андан Рұстембек жана Молдо Кылыш деген эки бала болгон. Сөздү эми мына ошол Молдо Кылышты көздөй буралы. Ал 1866- жылы туулуп, 51 жаш чамасында өлгөн.

Молдо Кылыш жашынан эле арабча окуп, кат сабаттуу болгон. Ал болгонду болгондой, көргөндү көргөндөй ачык-айкын жазган накта эл үчүн иштеген ак ниеттүү жазма акын экен. Совет өкмөтү бийликтө келгенден кийин «Чала молдо дин бузат» дегендөй кыргыздын кээ бир «актив» сөрөйлөрүнө жакпай калып, аны эл душманы катарында 1936—37-жылдары каматып жиберишкен. Ал мына ошол камактан дайыны жок. Бирок кийин демократиялык кыймыл күч алып акыйкат заман келгенде Молдо Кылышты актап, анын чыгарган эмгектерин кайра басып чыгара баштады. Анын эмгектеринде өтө эле тарбия-таасирдүүлүгү чоң.

### **Черикчинин Абайылдасынын уулу Ыбыкенин өлүмү**

Абайылданын уулу Ыбыке өз оокатына тың, эл-журтуна кадыр-барктуу. Бирок Бектен, Байгазы жана башка ушул сыйктуу туугандары каршилашып турган.

Биз жогоруда белгилеп кеткендөй Черикчинин үч аялынан он эки уулу болгон, анын бир уулу Абайылдадан Абыке, дагы бир уулу Мамадан Калча, андан Үркүнбай. Демек, Үркүнбай Ыбыкенин аталаш иниси. Қундөрдүн бириnde Ыбыке Үркүнбай иним эмеспи деп кышкы короосундагы көнүн тарттырып алат. Үркүнбай мүнөзү жагынан өткүр, курч сөз кезеги келгенде кайра тартпай бетке айткан жигит экен. Ыбыке байкесинин кылъыгын уккандан кийин ага келип «көндү сурабай аласың» деп катуу урушат. Ыбыкенин өлүмүнүн бир себеби ушул. Экинчиси, илгери соодагерлер кербени менен келгенде эл билген айыл аксакалдарына жолугуп, конор айылын, төө, эшек, өгүз жана минген аттарын откозуп, эс алдыра турган жайыттарын сурал алышчу. Соодагерлер Үркүнбайдын Ийри-Суу деген жайытында жатышса Үркүнбай келип: «Ким уруксат берди», деп сурайт. Соодагерлер: «Ыбыке уруксат берди», дешет. Үркүнбай ачусу келип, соодагерлерди өгүздүн куйругуна байлап алышп, белди ашыра кууган. Ыбыкени көрө албаган Бектен, Байгазы сыйктуу тек түүгандары, Үркүнбайды көкүтүп жүрүп, бир учуру келип калганда тегирмендин жанынан Үркүнбай Ыбыкени бычак менен сайып жиберген. Ошонун зилдери менен ыбыке каза болгон.

### **Черикчинин Мамасынын Калча уулунан тарагандар**

Калчадан Үркүнбай, Ажыбек, Саса, Чоро, Каңғы. Мунун Үркүмбайынан Сырдабай, Такырбаш, Касымбек. Мунун Такырбашынан Чаки. Касымбединен Үзрайыл.

Калчанын Ажыбединен Алсопу, Жүнүш, Рыскул, Жанчкул, Айткул, Искендер, Калпак, Үйманалы, Шабдан, Молдалы ж. б. Мунун Алсопусунан Минбай, Сансызбай. Мунун Минбайынан Нааматбек, Жоробек; Нааматбединен Куван, Каныбек, Жаныбек, Суванбек, Эрнис. Сансызбайынан Шакир, Сапарбек, Болотбек, Мамбетжан. Мунун Шакиринен Мелис, андан Марат.

Сансызбайдын Сапарбединен Таалайбек. Таалайбектен Бактыбек, Бактыбединен Кайрат; Болотбединен Кубатбек, Самүдүн, Марат, Азат, Урмат, Туратбек, Дуулантбек. Мунун Кубатбединен Азамат; Мамбетжанынан Талантбек, Тынайбек, Кадырбек. Мунун Кадырбединен Алышер Ажыбектин Жунушунан Бектурсун, Түрүсбек. Мунун Бектурсунан Алмамбет.

Ажыбектин Рыскулунан Бейшенаалы. Айткулусунан Азаке, Карасарт. Мунун Азакесинен Карыпбек, Жүнүш. Карасартынан Бегимбай.

Ажыбектин Искенинен Жекен, Иният, Үрэзалы, Мырзалы. Калпагынан Урудин, Куттудин, Асирдин. Шабданынан Какий, Жөкөн. Молдалысынан Шамшидин, Саламат, Арзымат, Ийзamat.

Калчанын Сасасынан Сооронбай, Акмолдо, Сатыбалды. Мунун Сооронбайынан Алымкул, Үйманкул. Мунун Алымкулунан Стамбек, Табылды; Үйманкулунан Атыш, Адырбек, Курманбай, Чырбаңбай, Жениш.

Сасанын Акмолдосунан Осмон, Кул. Мунун Осмонунан Азык; Сатыбалдысынан Дүйшөналы.

Калчанын Чоросунан Керимбек, Түмөнбай, Үзак. Мунун Керимбединен Казым, Дүйшеке. Мунун Казымынан Абдыбек; Дүйшекесинен Ныязбек, Каттообай.

Чоронун Түмөнбайынан Токтобек, Кайыпбек; Үзагынан Шайылда, андан Сагындык.

Калчанын Каңғысынан Сыдық, Солтонкул, Абдрайым. Мунун Сыдыгынан Адамалы, Өзүбек; Солтонкулунан Кыскара, Сарманбет, Абдыракман; Абдырайымынан Илияс, Дүйшөналы, Шейшеналы.

Калча түкүмнан Сансызбайдын уулу Мамбетжан мыкты чыгып, өз эмгегинен бүт кыргыз элине таанымал болгон. Аны Чүйдүн Мичурин атындагы колхоздун колхозчулары 1959-жылдын аяк ченинде бригадир шайлашкан. Мамбетжан 30 жылдан бери талаачылык боюнча жогорку көргөzmөгө ээ болуп келе жатат.

Партия менен өкмөт ак ниеттүү эмгегин баалап Ленин ордени менен эки жолу, «Кызыл Туу ордени», «Ардак белгиси» ордени жана көптөгөн медалдар, Кыргыз ССР Жогорку Советинин Ардак грамоталары менен сыйланган, Кыргыз ССР Жогорку Советине депутат болуп үч жолу шайланган.

Черикчинин биринчи аялынан көргөн Караменде деген уулунан Шаамырза, Надыр, Садыр, Тойчубек, Рыскулбек, Сейитбек деген алты баласы болгон. Мунун Шаамырзасынан Байгазы, Шалбан, Албан, Мыкы, Түлөгабыл, Эсенгелди; анын Байгазысынан Осмонаалы, Дөөталы, Усубалы, Шаки.

Шаамырзанын Шалбанынан Мамбеталы, Шаршеналы, Курманалы, Жумалы. Албанынан Токсоба, Байсаба, Өмүр, Сыдық, Жунуш, Шапек. Сыдыгынан Качкын, Асанбек. Жунушунан Мырсабек, Куван, Аман, Сыйтык Шапегнен Темирбек. Караменденин Шаамырзасынын Мыкысынан Көлдөйкөм, Ақыналы, Тургуналы. Албанынын Байсабасынан Акмат, Кадыр, Мансур, Тоголок. Мунун Акматынан Табылды, Анарбек, Жантай, Мынарбек. Мансурунан Чолпонкул. Чолпонкулунан Канай, Канат, Ашырбек дегендер.

Черикчинин биринчи аялынан көргөн Жаныбек уулунан Чыны, Абыласалан деген экөө. Чынысынан Жантай, Сарыбай. Мунун Сарыбайынан Тынай; андан Султаналы.

Жаныбектин Абыласаланынан Мамбеталы; андан Токтобек, Төлөбек, Сопубек, Медетбек.

Черикчинин биринчи аялынан көргөн Жаманкара уулунан Ногойбай; андан Мансур, Султан. Мансурунан Тилек; Султанынан Төлөбек.

Черикчинин биринчи аялынан көргөн Бекбето уулунан Кулжа; андан Кангелди; андан Биймурза, Суранчы. Суранчысынан Аманкул, Увалий. Аманкулунан Самак, Эркінтай, Марат, Максат, Сабырбек, Замир дегендер.

Черикчинин биринчи аялынан көргөн Кедей уулунан Осмонаалы, Молдо, Жаркынбай деген үч уул.

### **Черикчинин казак кызына кандайча үйлөнгөндүгү жөнүндө**

Заманында кыргыз-казактын ортосунда чоң той болуп, ага көп эл чогулат. Мындай той-топурларда эки элдин ортосунда өткөрүлүп жүргөн оюн-зоок тамашада өткөрүлөт. Бир маалда эр сایыш болот деп жарыяланат. Ошондо казак элиниң белинде кылышы, жонунда мылтыгы, колунда найзасы бар бир жигит ортого чыгып: «Кана кыргыздар, найза сайышка жигиттериңерди чыгаргыла» — деп шаштырып калат. Кыргыздан бир топко чейин эч ким даап чыкпайт. Көп узабай Черикчи баатыр Атаке бийге келип: «Мага батаңызды бериңиз, мен сайышка чыгам» деп кайрылат. Атаке казактын келбетин көрүп: «Буга тең келип чыкпай эле койсоң боло» десе, Черикчи болбой коёт. Атакеден бата алып Черикчи сайышка чыгат. Чабыштын башында эле качырып келе жаткан казак жигиттин найзасын Черикчи колу менен түртүп жиберип, казак жигитти аттын үстүнөн жулуп алып өңөрүп улак баскандай алдына басып алат да, түптүз Атакени көздөй чаап бара

жатканда: «Эй карагым, жанымды аман кой, эгерде жанымды аман койсоң сага миң кой, 100 жылкы, бир кызды аялдыкка үй көтөрүп, бир кызды күн, бир жигитти кул кылып берем», — дейт.

Черикчи казакты өнөрүп келип, Атаке бийдин жанына алып келип: «Сизге олжого бердим» дейт. Анда Атаке: «Мен ыраазымын, эрк өзүндө, эмне кылсан, да өзүң бил» деген экен. Ошондо Черикчи: «Үч күндүн ичинде айткан убадаңды аткар» деп казак жигитти көё берген экен.

Үч күн өткөндөн кийин казак жигит убадасындей эле бир боз үйдү кызы менен, айткан малдарын айдал келет. Келген казактарды кыргыздар тосуп алып, кадимкидей салт боюнча конок кылып, куда-сөөк катарында жөнөтүшөт. Мына ошентип, Черикчи ошол казак кызына үйлөнүп, андан биз жогоруда белгилеп кеткендей Карабай, Манапбай аттуу эки балалуу болот. Булардын тукумдары Кочкордогу Кум-Дөбө, Карасуу айылында жана «Коммунизм» совхозунда жайгашып калышкан.

### **Үчүкөнүн Кудаяны жөнүндө**

Тұлқу, Үчүкө, Жаңыл Мырзанын колунан өлгөндөн кийин түндүк кыргызды Кудаян бийлеп калат. Ал кандык доорду өтө эле катуу жүргүзгөн. Кудаян кан калмактардын коркунучунан улам, Сыр-Дарыя жакта туруктуу жашоо үчүн бүткүл элин ошол жакка күч менен көчүрүп кеткен. Ошондо Кудаян кандын жанындагы Санчы-сынчыга: «Мени сынагын» деген экен. Анда Санчы-сынчы: «Жок мен, сизди сынабаймын, эгер мен сизди сынасам, сизден сыр кетет, ал эми менден да сын кетет» деген. Бул жоопко Кудаян кан макул болбой, акырында сыннатат. Ошондо Санчы-сынчы: «Сенин элиндін жарымы Сыр-Дарыянын ары жагында, жарымы бери жагында калып, өзүң болсо чөп алачыкта калып, андан бутуң чыгып өлөсүң» деген. Бул сөздү укканда кан Кудаян Санчы-сынчыны башка камчы менен тартып жиберсе, анын койнунаң ак коён ыргып кетет. Мына ошондон кийин Кудаян кандан сыр кетип, ал эми Санчы-сынчынын касиети ак коён менен кошо кетип, Кудаяндын элиниң жарымы Сыр-Дарыянынары жагында, жарымы бери жагында калып, кан өзү болсо чөп алачыктан буту чыгып жатып өлгөн экен.

Кийинчөрөк Кудаяндын тукуму Тоголок деп аталып, алардын көпчүлүгү түштүктөгү өзбек, кыргыздардын арасында бириндеп жашап калышкан.

### **Кырк уруу тукумунун таралышы жөнүндө**

Биз жогоруда белгилегендей Үчүкөнүн Маматкул, Дөөлөткул, Кудаян деген үч уулу болгон. 40 уруу тукуму Үчүкенин Маматкулунан тарайт. Маматкул эки аял алып, айын биринчисинен Болот, Темир, экинчисинен болгон Андагул, Көккөз, Берик аттуу балдарынан тарагандарды «кырк уруулар» айтышат.


40 уруу тукуму деп аталып калышынын себептери санжырачылардын арасында мындай деп айтылат. Маматкулдун экинчи аялынан төрөлгөн балдары тентегирээк болгон сыйктанат. Илгери-илгери түштүктөн соодагерлер кербени менен келе жатса, жолдон аларды тоношуп, жакшы баалуу буюмдарын талап алышкан. Муну билген айыл аксакалдары ал балдарды катуу урушуп, акыл-насаатын айтып, соодагерлерди болушунча ыраазы кылышып жөнөтүшкөн. Ошондо ал соодагерлер: «Тукумун, кыркка жетпесин, кыркка жетсе да ынтымагы жок болсун» деп бата беришкен имиш. Чынында эле булар Кожонун каргышына калган, өздөрү кыйла арбын тукум, ошондой болсо да ынтымактары жогураак, көрүнгөн жерде чачкын

жүрүшөт деп аксакал-карыялар айтышчу. Ошол себептен булар кырк уруулар деп эл арасында айтылып калган.

Андагул менен Бериктен таралгандары негизинен Кочкордун Молдо Кылыш, Чүйдүн Чапаев, Ак-Бешим, Кең-Булуң айылдарында жашашат. Көккөздөн тарагандары болсо, ошол эле Чүйдүн Кең-Булуң айылында, Токмок шаарында турушат. Андагул, Көккөз, Бериктин энеси ақылман, калыс мықты аял болуптур, ошондуктан аны «Ала-Тоо байбиче» деп атап коюшчу әкен.


Адуу, Байтен, Сооронбай, Сыдык, Орусбай, Кетрекей, Кадыр, Ормотой, Эшимбай, Аден, Ажыбай уулдары да Андагулдун түкүмдары. Эшимбайдан Дүйшеке, Рай. Дүйшекеден Аскар. Аденден Сарыгул, Кубан. Ал эми Кубандар Медес деген жалғыз бала. Кетрекейден Жумакан, андан Керез. Кадырдан Аден. Аденден Мыйты, Карагул, Сарыгул деген үч уул.

Учүкенүн Маматкулунун экинчи аялына көргөн  
балдарынын тукумдарынын таралышы  
(Кыры ууру тукумдары)



115-cypao

Учуконун Маматкулунун Кеккөз уулунун  
тукумдарының таралышы  
(Кырк уурунун таралышы)



Үчүкенүн Маматкулунун Берик уулунун  
тукумдарынын таралышы  
(Қырк уруунун тукумдары)

